

Бул текст документтири үкү ралыктарыга арналган жана юридикалык күчкө ээ эмес. Союздун мүчөлөрү эч кандай жоопкерчилик тартышпайт. Анын мазмуну үчүн Тиешелуү актылардын аңкы версиялары анын ичинде алардын преамбулалары Европа Бирлигинин расмий журналында жарыяланган жана EUR-Lexте жеткиликтүү. Бул расмий тексттер бул документте камтылган шилтемелер аркылуу түз жеткиликтүү болот.

В. РЕГУЛЯЦИЯ (ЕС) 2018/848 ЕВРОПА ПАРЛАМЕНТИНИН ЖАНА КЕҢЕШИНИН

2018-жылдын 30-майы

органикалык өндүрүш жана органикалык продуктуларды маркировкалоо жөнүндө жана Кеңештин жобосу нжокко чыгаруу (ЕС)
№ 834/2007

(OJ L 150, 14.6.2018, 1-6.)

Түзөтүү тарихи

	Расмий журнал		
	Жок	бет	дата
<u>M1</u> Комиссиянын Делегацияланган Регламенти (ЕБ) 2020/427, 2020 - ж.		1	23.3.2020
— декабрь 2020	L 60	24	22.2.2021
<u>M3</u> Регламент (ЕБ) 2020/1693 Европарламенттин жана Кеңеш 2020-жылдын 11-ноябры	L 381	1	13.11.2020
<u>M4</u> Комиссиянын Делегацияланган Регламенти (ЕБ) 2020/1794, 16-сентябрда 2020	L 402	23	1.12.2020
<u>M5</u> Комиссиянын Делегацияланган Регламенти (ЕБ) 2021/642, 2020 - ж. 151	M8	1	20.4.2021
Комиссиянын Делегацияланган Регламенти (ЕБ) 2021/1006, 2021 - ж. L 336	M11	1	3.5.2021
Комиссиянын Делегацияланган Регламенти (ЕБ) 2022/474, 2022 - ж.		5	3.5.2021
—		3	22.6.2021
—		1	22.9.2021
—		3	23.9.2021
—		1	25.3.2022
— 2022	L 29	6	1.2.2023

Түзөткөн

- C1 Corrigendum, OJ L 270, 29.10.2018, стр. 37 (2018/848)
- C2 Corrigendum, OJ L 305, 26.11.2019, стр. 59 (2018/848)
- C3 Corrigendum, OJ L 439, 29.12.2020, стр. 32 (2020/1794)
- C4 Corrigendum, OJ L 7, 11.1.2021, стр. 53 (2018/848)
- C5 Corrigendum, OJ L 204, 10.6.2021, стр. 47 (2018/848)
- C6 Corrigendum, OJ L 321, 15.12.2022, стр. 72 (2018/848)

Б

РЕГУЛЯЦИЯ (ЕС) 2018/848 ЕВРОПА
ПАРЛАМЕНТ ЖАНА СОВЕТ

2018-жылдын 30-майы

органикалык өндүрүш жана органикалык продуктуларды маркировкалоо
жана жокко чыгаруу Кеңешинин жобосу (ЕС) № 834/2007

I ГЛАВА

ПРЕДМЕТ, КӨЛӨМ ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

1-статья

Тема

Бул Регламент органикалык өндүрүшүнүн принциптерин белгилейт жана органикалык өндүрүштү иштетүү сертификатоо жана этикетталоодо жана жарнамалоодо органикалык өндүрүшкө тиешелүү көрсөткүчтөрдү колдонууга тиешелүү эрежелерди, ошондой эле (ЕБ) 2017-ж/625.

2-статья

Колдонуу чөйрөсү

1. Бул Регламент ТФЭУнун 1-тиркемесинде саналган айыл чарбасына, анын ичинде аквакультурадан жана аарынык танкелип чыккан төмөнкү продукцияга жана мындай продукция өндүрүлгөн даярдалган, маркировкаланган же пландаштырылган ошондой эле тардан алынган продукцияга карата колдонулат. , бөлүшүрүлгөн рынокко жайгаштырылган Союзга импорттолгон же андан экспорттолгон

(а) үрөндөрдү жана башка өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарын кошкондо, тирүү же кайра иштетилбеген айыл чарба продукциялары

(б) тамак ашкатырмаларды пайдалануу үчүн кайра иштетилбеген айыл чарба продукциялары

(в) ТЮТ.

Бул Регламент ошондой эле бул Регламенттин I тиркемесинде саналган айыл чарбасы менен тыгыз байланышта болгон алар өндүрүлгөн даярдалган, маркировкаланган бөлүшүрүлгөн рынокко жайгаштырылган Бириккен импорттолгон же андан экспорттолгон айрым башка продукцияларга да жайытылат.

2. Бул Регламент өндүрүшүнүн даярдоо жана бөлүшүрүлгөн наркандай стадиясында 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияга тиешелүү ишаракетке катышкан бардык операторлорго карата колдонулат.

3. (ЕБ) № 1169/2011 Регламенттин 2(2)-беренесинин (г) пунктунда аныкталгандай, массалык тамактануу ишканалары арабынанышке ашырылган массалык тамактануу операциялары бул пунктта белгиленгенден башка учурларда бул Регламенттин колдонулушуна жатпайт.

Б

Мүчө мамлекеттер массалык тамактануу ишканаларынан келип чыккан продукцияны өндүрүү, маркировка жана контролдоо боюнча улуттук эрежелерди, ал эми алар жок болгону чурда же стандарттарды колдонуу алышат. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшү нлоготиби мындай аз ыктардыз тикет калоодо, презентация лодо же жарнамалоодо колдонуу лб ашыкерек жана массалык тамактануу чурда жайды жарнамалоо үчүн колдонуу лб ашыкерек.

4. Эгерде башкасы каралбаса, ушул Жобо Союздун тиешелүү мыйзамдарына, атап айтканда, азыктун чыныгынын коопсуздугу, жаңыбарлардын саламаттыгы жана жер алчлыгы өсүүдүктөрдүн ден соолугу жана өсүүдүктөрдүн репродуктивдүү материалы чөйрөсүндөгү мыйзамдарга зыян келтирбестен колдонулат.

5. Бул Регламент продукциянын рынокко чыгарууга тиешелүү Бирликтин башка спецификалык мыйзамдарына, атап айтканда, Европарламенттин жана Кеңештин (1) Регламентине (ЕБ) № 1308/2013 (1) жана Регламентке зыян келтирбестен колдонулат. (ЕС) № 1169/2011.

6. Комиссияга 54-статьяга ылайык Итиркеде көрсөтүлгөн продукциянын тиешелүү мезгилдеринде киргизүү жөнүндө, тизмеге кошумча продукцияларды кошуп же ошол кошумчага жазууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ийгиликтуу куку берилген актыларды кабыл алууга укугу бар. Бул тизмеге айыл чарба продукцияларынын тыгыз байланышта болгон продукцияларга киргизилет.

3-статья

Аныктамалар

Ушул Жобонун максаттары үчүн төмөнкү аныктамалар колдонулат:

- (1) "органикалык өндүрүш" - өндүрүшүнүн даярдооунан жана бөлүштүрүүнүн бардык этаптарында ушул Нускамага ылайык келген өндүрүшкөмөлөрүн колдонууну, анын ичинде 10-статьяда көрсөтүлгөн конверсиялоо мезгилиндеги иди билдирет;
- (2) "органикалык продукт" - кайра иштетүүдө өндүрүлгөн продукциядан башка органикалык өндүрүшүнүн натыйжасында алынган продукт 10-статьяда көрсөтүлгөн мөөнөт. Жапайы жаңыбарларга аңчылык же балык уулоо продукциясы органикалык продукттар катары каралбайт;
- (3) "айыл чарба чийкизаты" - консервациялоо же кайра иштетүү боюнча эч кандай операцияга дуушар болбогон айыл чарба продуктусу;
- (4) "алдынуу чаралары" - биологиялык артүрдүүлүктү жана кыргыздын сапатын сактоону камсыз кылуу максатында өндүрүшүнүн даярдооунан жана бөлүштүрүүнүн ар бир этабында операторлор көрүүгө тийиш болгон иш-чаралар, зыян жечтердин жана илдеттердин алдынуу жана аларга каршы күрөшүү боюнча чаралар жана айлана-чөйрөгө, жаңыбарлардын ден соолугуна жана өсүүдүктөрдүн ден соолугуна терс таасирин тийгизбөө үчүн кабыл алынат;

(1) 2013-жылдын 17-декабрындагы Европарламенттин жана Кеңештин № 1308/2013 Айыл чарба продукцияларынын рыноктору ну юштуруу жана Кеңештин Регламенттерин (ЕЭК) жокко чыгаруучу Регламент (ЕБ) № 922/72, (ЕЭК) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 жана (ЕС) № 1234/2007 (Л347, 20.12.2013, 671-ст.).

Б

- (5) "сактык чаралары" өндүрүшүндө даярдоону нана бөлүшүрүңүз нар бирэ табьнда э ксплу атация лоочу тарабынанкө рүлө турганчаралардыбилдирет, алар менен булганууга жол бербө ө үчүнөндү рүшүк э мес проду кту лар же заттар. ушу га ылайык органикалык өндү рүшө колдонууга уру ксат берилген жөнө салуу жана органикалык э мес проду кту лар менен органикалык проду кту ларды аралаштырбоо үчүн;
- (6) "конверсия" - органикалык э мес өндү рүшө н органикалык өндү рүшө өтү үнү билдирет, анын жүрүшүндө органикалык өндү рүшө карата ушул Ну скаманьн жоболору колдонулат;
- (7) "конверсиялык проду кт" - 10-статья да эскертилген конвертация лоомезгилинде өндү рүлгөн проду кция ;
- (8) "холдинг" 2(1)-статья нын(а) пункту нда эскертилген ирү жө кайра иштетилбеген айыл чарба проду кция сың анын ичинде аквакультурадан жана аарынык таналынган проду кция ны өндү рүү максатында бирдиктү башкаруу нунасында иштеген бардык өндү рүшүк бирдиктерди билдирет же эфир майларын жана ачык кылардан башка Итиркемеде саналган проду кция лар;
- (9) "өндү рүш бирдиги" - башпаккы өндү рүшүк жайлар, жеру частоктору, жайыктар, ачык аялгачалар, мөл чарба имераттары же алардын бөлүктөрү, уюктар, балык көлмөлөрү, балырларды же аквакультура жаныбарларын кармоочу системалар жана частоктор сыяктуу холдингдин бардык активдери өстүрүү бөлүмдөрү, жө э кже деңиз түбүндө гү концессия лар жана айыл чарба өсүмдүктөрү өсүмдүктөрдү, балырларды мөл аз ыктарың чийки заттарды сактоо үчүн жайлар материалдар жана (10) пунктта, (11) пунктта же (12) пунктта баяндалгандай башкарылуучу ар кандай башка тиешелүү мөальметтар;
- (10) "органикалык өндү рүш бирдиги" - 10-статья да көрсөтүлгөн кайра иштетүү мезгилин кошпогондо, органикалык өндү рүшө тиешелүү талаптарды сактоо менен башкарылуучу өндү рүшүк бирдик;
- (11) "конверсиялык өндү рүш бирдиги" - 10-статья да көрсөтүлгөн кайра иштетүү мезгилиндеги, органикалык өндү рүшө тиешелүү талаптарды сактоо менен башкарылуучу өндү рүшүк бирдик; ал жеру частоктору нан же башка активдерден түзүлүшү мүмкүн алар үчүн конверсия мөөнөтү
- 10-берене убагыгынар кандай учурларда башталат;
- (12) "органикалык э мес өндү рүш бирдиги" органикалык өндү рүшө тиешелүү талаптарга ылайык башкарылбаган өндү рүшүк бирдикти билдирет;
- (13) "оператор" - бул жактын көзөмөлүндө турган өндү рүшүндө даярдоону нана бөлүшүрүңүз нар бирэ табьнда ушул Регламенттин сакталышына камсыз кылуу үчүн жооптуу жеке же юридикалык жак;
- (14) «фермер» - айыл чарба ишин жүзөгө ашыруучу жеке же юридикалык жак же бул топту нана анын мүчөлөрү нунулу тту к мыйзамдарга ылайык укуктуу к статусуна карабастан жеке же юридикалык жактардын тобу ;

Б

(15) "Айыл чарба аймагы" - ушул пункту н(е) пункту нда аныкталгандай айыл чарба аянты (ЕБ) № 1307/2013 Регламентин(4) беренеси;

(16) "өсүмдүктөр" № 1107/2009 (ЕС) Регламентин(3) беренесинин(5) пункту нда аныкталган өсүмдүктөрдү билдирет;

(17) "өсүмдүктөрдү репродуктивдүү материалы" өсүмдүктөрдү жана өсүмдүктөрдү нбардык бөлүктөрүн аныкындауу катарды бүтүндөй өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жөнөмдүү жана аларуу чүнаралган өсүштү наркандай стадиясында билдирет;

(18) "органикалык гетерогендик материал" - эң төмөнкү белгилүү рангдагы бир ботаникалык таксонду ничинде топтошкон өсүмдүктөрдү билдирет, ал:

(а) жалпы фенотиптик мүнөздөмөлөрдү берет;

(б) өсүмдүктөрдү нтоптору аз сандагы бирдиктер менен мөс, бүтүндөй материал менен көрсөтүлүүчү айырмрепродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик артүрдүлүктүн жоюу деңгээли менен мүнөздөмөт;

(с) Кеңештин(5)(2)-беренесинин маанисинде сорт эмес Регламент (ЕС) № 2100/94 (1);

(г) сортторду наралашмасы эмес; жана

(е) ушул Ну скамга ылайык даярдалган;

(19) "органикалык өндүрүшү чүн жарактуу органикалык сорт" (ЕС) № 2100/94 Регламентинин(5)(2) статьясында аныкталган сортту билдирет, алар:

а) жеке репродуктивдүү бирдиктердин ортосундагы генетикалык жана фенотиптик артүрдүлүктүн жоюу деңгээли менен мүнөздөмөт; жана

(б) ушул Эрежелердин II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.4-пункту нда көрсөтүлгөн органикалык асылтуу кушшеринин натыйжалары;

(20) "эңелик өсүмдүк" - жаңы өсүмдүктөрдү көбөйтүүчү өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалынын идентификацияланган өсүмдүк;

(21) "мууну" - өсүмдүктөрдүн теги боюнча бир баскынтытууга өсүмдүктөрдүн тобу;

(22) "өсүмдүк өндүрүшү" - айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүнү, аныкындагы коммерциялык максаттаруу чүн жапайы өсүмдүктөрдүн репродуктуларын жыйноону;

(1) 1994-жылдын 27-июлу ндагы № 2100/94 жаматтык өсүмдүктөр жөнүндө Кеңештин жобосу (ЕС) сортту куу катар (OJ L 227, 1.9.1994, 1-бет).

Б

- (23) "ө сү мдү к проду ктылары" - у цу л статья нын(б) пу нкту нда аныкталгандай ө сү мдү к проду ктулары (ЕС) № 1107/2009 жобону н3-б еренеси;
- (24) "з ыя нкеч" Европа Парламентинин жана Кең ешин 2016/2031 Регламентинин (ЕБ) 1(1) б еренесинде аныкталгандай з ыя нкечти билдирет (1);
- (25) "биодинамикалык препараттар" - салттуу түрдө колдонулганаралашмалар биодинамикалык чарба;
- (26) "ө сү мдү ктөрдү коргоо каражаттары" статьясында көрсөтүлгөн продукцияны билдирет (ЕС) № 1107/2009 жобосуну н2-б еренеси;
- (27) "мал чарба өндүрүшү" - курткумускаларды кошкондо, үй жөү жаныбарларын өндүрүшү;
- (28) "веранда" - үй канаттуулары чүнарналганизматтын кошуна, чатыры жабылган жылуу ланбаган сырткы бөлүгү, көбүнчө эң узун тарабы зымтосмолор жетор менен жабылган сырткы климаты бар, табигый жана зарыл болгону чурда, жасалма жарыктандыруу, жана ташанды пол;
- (29) 'pullets' Gallus gallus түрүндөгү жаш жаныбарларды билдирет 18 жумадан аз жаша;
- (30) жумурткалоочу тооктор - керектөө үчүн жумуртка өндүрүшү чүнарналганизм жана жашы 18 жумадан кем эмес Gallus gallus түрүндөгү жаныбарлар;
- (31) "пайдаланууга жарактуу аялг" (г) пу нкту нда аныкталгандай пайдалануу аймакты билдирет 1999/74/ЕС Кеңешиндирективасынын 2(2) б еренеси (2);
- (32) "аквакультура" (25) пунктта аныкталгандай аквакультураны билдирет (ЕБ) № 1380/2013 жобосуну н4(1)-б еренеси Парламент жана Кеңеш (3);
- (33) "аквакультура продукциясы" № 1380/2013 Регламентинин (ЕБ) 4(1)-б еренесинин (34) пунктта аныкталган аквакультура продукциясын билдирет;
-
- (1) Регламент (ЕБ) 2016/2031 Европа Парламентинин Кеңешинин 2016-жылдын 26-октябрындагы ө сү мдү ктөрдү нз ыя нкечтеринен коргоочу чаралары жөнүндө, Регламентке (ЕБ) № 228/2013, (ЕБ) № 652/2014 жана (ЕБ) өзгөртүлөр киргизүү. № 1143/2014 Европарламентинин жана Кеңешинин жана жокко чыгаруучу Кеңешиндирективалары 69/464/ЕЕС, 74/647/ЕЕС, 93/85/ЕЕС, 98/57/ЕЕС, 2000/29/ЕЕС, 2006/91/ЕЕС жана 2007/33/ЕЕС (ОJ L 317, 23.11.2016, 4-бет).
- (2) 1999-жылдын 19-июлуна дагы 1999/74/ЕС Кеңешинин Директивасы жумурткалоочу тоокторду коргооуну минималдуу стандарттарын белгилеген (ОJ L 203, 3.8.1999, 53-бет).
- (3) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 11-декабрындагы Регламентинин (ЕБ) № 1380/2013, Кеңешинин Регламентинин (ЕС) № 1954/2003 жана (ЕС) № 1224/2009 жана № 2371/2002 жана (ЕС) № 639/2004 жана Кеңешинин 2004/585/ЕС чечими (ОJ L 354, 28.12.2013, 22-бет) күчүн жоготту.

Б

- (34) "жабык рециркуляциялык аквакультура объекти" - жабык аквакультура ичинде аквакультура жүргүзүлүп жаткан жердеги же кемедегги объект сууну рециркуляциялык сүзгүчтөр менен анжана аквакультура жаныбарлары үчүн найлана-чөйрөнү турукташтыруу үчүн туруктуу ташык энергияга көз карандычөйрө;
- (35) "кальбана келүүчү булктардан алынган энергия" - шамал, күн энергиясы, геотермалдык, толкун толкун гидроэнергетика, полигон газы саркындысууларды таза алоочу курулмалардын газы жана биогаздарсыз куюу кайра жаралуучу казылбаган булктардан алынган энергияны билдирет;
- (36) "инкубация" - аквакультура жаныбарларын атап айтканда фишканаларды жана моллюскаларды өстүрүү, инкубация лоожана багуу үчүн жер;
- (37) "питомник" - инкубация жана өсүү стадияларынын ортосунда аквакультура үчүн өндүрүшү наралык системасы колдонулган жер. Питомниктик стадия өндүрүш циклин биринчи үчтөн бир бөлүгүндө аяктайт, мында смолтификация процессинен өткөн түрлөрдөн башкасы;
- (38) "сууну нубулангыч" ушул статьянын (33) пунктуна аныкталгандай булганууну билдирет 2000/60/ЕС Директивасынын 2-бөлүмүнө жана 3-статьянын (8) пунктуна Европа Парламентинин 2008/56/ЕС Директивасынын жана Кеңештин (1), ошондой эле Директивалардын ар бири колдонулуучу сууларда;
- (39) "поликультура" - аквакультурада эки же андан көптүрдү, адатта, ар кандай трофикалык деңгээлдеги бир эле маданият бирдигинде өстүрүү;
- (40) "өндүрүш цикли" аквакультура жаныбарынын же балырдын жашооунун алгачкы стадиясын (аквакультура жаныбарларында уруктанган жумуртка) тартып түшүм алганга чейинки өмүрүнүз актыгын билдирет;
- (41) "жергиликтүү түрдөн өстүрүлгөн түрлөр" № 708/2007 Кеңештин Регламентинин (ЕС) 3-бөлүмүнүн (6) жана (7) пункттарынын маанисинен ылайык, бөлөндө, жергиликтүү да жок түрлөр болуп саналбаган аквакультура түрлөрүн билдирет. 2), ошондой эле тизмеленген түрлөр Ушул Жобонун IV тиркемесин;
- (42) "ветеринардык дарылоо" - белгилүү бир ооруна пайда болушуна каршы дарылоочу же профилактикалык дарылоону нардык курстары;
- (43) "ветеринардык дары-дармек каражаты" Директиванын 1-бөлүмүнүн (2) пунктуна аныкталгандай ветеринардык дары-дармек каражатын билдирет 2001/82/ЕС Европа Парламентинин жана Кеңешинин (3);

- (1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 17-июнундагы 2008/56/ЕС Директивасынын деңгээлиндеги экологиялык саясат чөйрөсүндө коомчулукту аракеттерин үчүн негиздүү зүтү (Деңгээл стратегиясынын алкактык директивасы) (ОJ L 164, 25.6.2008, 19-б.).
- (2) 2007-жылдын 11-июнундагы № 708/2007 Кеңештин (ЕК) бөлөндө жергиликтүү жок түрлөрдү аквакультура пайдалануу жөнүндө жобосу (ОJ L 168, 28.6.2007, 1-бет).
- (3) 2001/82/ЕС Европарламентинин жана Кеңешинин 2001-жылдын 6-ноябрьдагы Ветеринардык дары-дармек каражаттарына тиешелүү Коомдошуктун кодекси боюнча Директивасы (ОJ L 311, 28.11.2001, 1-бет).

Б

- (44) "дая рдоо" органикалык же консервациялык продуктулардын консервациялоо же кайра иштетүү боюнча операцияларды же башапкы продукту нун өзгөртпөстөн кайра иштетилбеген продукту кыда жүргүзүлүчү ар кандай башка операцияларды мисалы союу, кесүү, тазалоо же майдалоо сыяктуу операцияларды билдирет. ошондой эле органикалык өндүрүшө тиешелүү таңгактоо, маркировкалоо же маркировкага өзгөртүлөрдү киргизүү;
- (45) "азыктүлүк" (EC) Регламенттин 2-беренесинде аныкталган тамак-ашты билдирет.
№ 178/2002 Европарламенттин жана Кеңештин (1);
- (46) "жем" № 178/2002 (EC) Регламентинин 3-беренесинин (4) пунктунда аныкталган тоютту билдирет;
- (47) "тоют материалдары" - ушул статьянын (g) пунктунда аныкталгандай тоют материалдары
Европанын № 767/2009 Регламентинин 3(2) беренесинин
Парламент жана Кеңеш (2);
- (48) "рынокко чыгаруу" (EC) № 178/2002 Регламентинин 3-беренесинин (8) пунктунда аныкталгандай рынокко чыгарууну билдирет;
- (49) "көзөмөлдөө" 2(1)-статьяда эскертилген тамак-ашка, тоютка же ар кандай продуктуга, ошондой эле тамак-ашка, тоютка же 2(1)-статьяда эскертилген ар кандай продуктуга киргизүү чүнарналган же болжолдонгон ар кандай субстанцияга байкоочү жүргүзүлүшү жана байкоочү жүргүзүлүшү мүнөзүнүнүлүгүн билдирет. 1) өндүрүшүндө даярдоонун жана бөлүшүрүлүшүнүн бардык этаптары аркылуу;
- (50) "өндүрүлүшүндө даярдоонун жана бөлүшүрүлүшүнүн стадиясы" органикалык продукту нун башапкы өндүрүлүшүнөн аныкталган, кайра иштетүү, ташуу жана сатуу же берүү аркылуу акыркы өндүрүшө чейинки ар кандай этапты билдирет. керектөөчү, анын ичинде зарыл болгон учурда маркировкалоо, жарнамалоо, импорттоо, экспорттоо жана субподряддик иштердү жүлүк;
- (51) "ингредиент" (f) пунктунда аныкталган ингредиентти билдирет
(ЕБ) № 1169/2011 Регламенттин 2(2) беренесинин тамак-аштан башка продуктулар үчүндө рпродукция да дагы эле бар, ал тургай өзгөртүлгөн формда да бар продуктциянын өндүрүлүшө даярдоодо колдонулган ар кандай зат же продукт;
-
- (1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2002-жылдын 28-январындагы № 178/2002 Регламенти, тамак-аштын амдарынын жалпы принциптерин жана талаптарын белгилеген Азык-түлүк коопсуздугу боюнча Европа аныкталган үчү жана тамак-аш коопсуздугу маселелери боюнча жол-жоболорду белгилөө (OJ L 31, 1.2.2002, 1-бет).
- (2) 2009-жылдын 13-июлуна дагы Европарламенттин жана Кеңешинин № 767/2009 токтому, Европа Парламентинин жана Кеңешинин Регламентинин (EC) № 1831/2003 түзөтүлөрдү киргизүү жана Кеңештин жокко чыгаруу 79/373/ЕЕС Директивасы Комиссиянын 80/511/ЕЭК Директивасы Кеңешинин 82/471/ЕЕС, 83/228/ЕЕС, 93/74/ЕЕС, 93/113/ЕЕС жана 96/25/ЕС Директивалары жана Комиссиянын чечими 2004/217/ЕС (OJ L 229, 1.9.2009, 1-б.).

Б

- (52) "мәркировка" кайсы болбосу нтаң гагында, доку менгте, эскертмеде, э тикеткада, шаккече же жака менен коштолгон же аны кошгон жакага жайгаштырылган продукцияга тиешелүү ар кандай сөздөрдү, реквизиттерди, соода белгилерин, фирмалык аталышын сүрөттүү материалды же символду билдирет;
- (53) "жарнак" продукцияны сатуу үчүн тикетке кыйратуу рдө илгерилетүү максатында көз караштарга, ишенимдерге жана жүрүмтүрдү таасир этүүчү жана калыптандыруу үчүн нарналган же болжолдонгон э тикеткадан башка ар кандай каражаттар менен коомчулукка ар кандай презентацияны билдирет;
- (54) "компетенттүү органдар" (ЕУ) 2017/625 Регламенттин 3-б-беренесинин (3) пунктунда аныкталгандай компетенттүү органдарды билдирет;
- (55) "контролдоо органы" (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 3-б-беренесинин (4) пунктунда аныкталгандай органикалык контролдоо органы же Комиссия тарабынан таанылган же Комиссия тарабынан чүчүнү өлкө тарабынан таанылган аныгы арыму кутарды билдирет. Союзга органикалык жана конверсиялык продукциянын импорту үчүн чүчүнү өлкө лөрдө контролду жүргүзүү;
- (56) "контролдоочу орган" - (5) пунктунда аныкталгандай аныгы арыму кут берилген органы билдирет Регламенттин 3-б-беренеси (ЕБ) 2017/625, же Комиссия тарабынан таанылган орган же чүчүнү өлкө тарабынан таанылган Союзга органикалык жана конверсиялык продукцияларды импорттоочун үчүн чүчүнү өлкө лөрдө контролду жүргүзүү максатында комиссия;
- (57) "ылайыксыздук" - ушул Регламенттин талаптарын аткарыоо же ушул Регламентке ылайык кабыл алынган аныгы арыму кутарды же ишке ашыруучу актыларды аткарыоо;
- (58) "генетикалык жактан модификацияланган организм" же "ГМО" Европарламенттин жана Кеңешинин (1) 2001/18/ЕС Директивасынын 2-б-беренесинин (2) пунктунда аныкталгандай генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмди билдирет. ошол Директивага IВ тиркемесинде келтирилген генетикалык модификациянын көлөрү;
- (59) "ГМОдон өндүрүлгөн" - толугу менен же жарымжартылай алынган ГМО, бирок ГМО камгыбаган же андан туурбаган;
- (60) "ГМО тарабынан өндүрүлгөн" өндүрүш процессинде акыркы иреттүү организм катары ГМОну колдонуу менен алынган бирок ГМОну камгыбаган же ГМОдон туурбаган жана ГМОдон өндүрүлгөн каражаттар;
- (61) "тамак-аш кошулмасы" (а) пунктунда аныкталгандай тамак-аш кошулмасын билдирет Европанын № 1333/2008 Регламентинин (ЕС) 3(2) беренеси Парламент жана Кеңештин (2);
- (1) 2001-жылдын 12-мартындагы Европарламенттин жана Кеңештин 2001/18/ЕС Директивасын өндүрүлгөн организмдерди чөйрө өзгөртүүчү жана Кеңештин 90/220/ЕЕС Директивасын жокко чыгаруу (ОJ L 106, 17.4.2001, 1-бет).
- (2) 2008-жылдын 16-декабрындагы Европа Парламентинин жана Кеңештин № 1333/2008 Регламент (ЕС) тамак-аш кошулмалары боюнча (ОJ L 354, 31.12.2008, 16-бет).

Б

- (62) "тоют кошу малары ушул статьянын(а) пунктунда аныкталгандай, тоют кошу маларын билдирет
Европанын № 1831/2003 Регламентинин 2(2) б-еренеси
Парламент жана Кеңеш(1);
- (63) "инженердик наноматериал" Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2015/2283
Регламентинин (ЕБ) 3(2) б-еренесинин (f) пунктунда аныкталгандай инженердик
наноматериалды билдирет (2);
- (64) «э-квиваленттүүлүк» бирдей деңгээлде шайкештик камсыздооу камсыз кылуу үчүн
э-режелерди колдонуу аркылуу бирдей максаттарга жана принциптерге жооп
берүүнү билдирет;
- (65) "кайра иштетүү чүжардам" пункту н(b) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүү чүжардамды билдирет
(ЕС) № 1333/2008 тамак-ашуу чүжармасын 3(2) б-еренеси жана тоют үчүн (ЕС) №
1831/2003 Регламентинин 2(2) б-еренесинин (h) пунктунда;
- (66) "тамак-ашферменти" пункту н(a) пунктунда аныкталгандай тамак-ашферментин билдирет
Европанын № 1332/2008 жобосунун (ЕС) 3(2) б-еренеси
Парламент жана Кеңеш(3);
- (67) "иондошуруу чүжарманы" 2013/59/Евратом(4) Кеңешинин Директивасынын 4-
б-еренесинин (4б) пунктунда аныкталгандай иондошуруу чүжарманынуну билдирет ;
- (68) "алдынала тагакталган тамак-ашуу пункту н(e) пунктунда аныкталгандай алдынала тагакталган тамак-ашуу билдирет
(ЕБ) № 1169/2011 Регламентинин 2(2) б-еренеси;
- (69) "канаттуулар үйү" - бардык капиталга беттерин камтыган үй канаттууларын
жайгаштыруу үчүн пунктуу же көчмө имарат.
чатерлар менен анын ичинде веранда менен үй бөлүмү гө болот
ар бири бир үйдү батарея турган өзүнчө бөлүмдөр;
- (70) "топурак менен байланышкан айыл чарба өсүмдүктөрүнө стүрү" - жер казынасына
жана түп тектерине байланыштуу органикалык өндүрүштөү рүксат берилген
материалдар жана продуктылар менен аралашкан жер семирткичтүү тирүү кыртышта
же кыртышта өндүрүш
-
- (1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрындагы жана б-арлардын
азыктандыруу сунда колдонулуучу кошу малар жөнүндө Регламент (ЕС) № 1831/2003
(OJ L 268, 18.10.2003, 29-бет).
- (2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2015-жылдын 25-ноябрындагы Регламент (ЕБ)
2015/2283 жаңы тамак-ашуу ыктары боюнча, Европа Парламентинин жана Кеңешинин №
1169/2011 Регламентине (ЕБ) түзөтүлөрдү киргизүү жана Регламентинин (ЕС) жокко чыгаруу
№ 258/97 Европа Парламентинин жана Кеңешинин Комиссиянын Регламентинин (ЕС) №
1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, 1-бет).
- (3) Регламент (ЕС) № 1332/2008 Европарламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы
тамак-ашферменттери жөнүндө жана Кеңешинин 83/417/ЕЕС Директивасына
өзгөртүүлөрдү киргизүү, Кеңешинин Регламентинин (ЕС) № 1493/1999, Директива
2000/13 /ЕС, Кеңешинин Директивасы 2001/112/ЕС жана Регламент (ЕС)
№ 258/97 (Л354, 31.12.2008, 7-ст.).
- (4) 2013-жылдын 5-декабрындагы 2013/59/Евратом Кеңешинин Директивасы иондошуруу чүжарманынуну
нунтаасиринен келип чыгуучу коркунуштан коргоонуунен изги
коопсуздук стандарттарынын белгилеген жана 89/618/Еуратом 90/641/Еуратом 96/29/
Директиваларды жокко чыгарган Euratom, 97/43/Euratom жана 2003/122/Euratom (OJ L 13,
17.1.2014, 1-бет).

Б

- (71) "кайра иштетилбеген продуктулар" № 852/2004 Регламенттин (ЕС) 2(1) беренесинин (п) пунктунда аныкталгандай кайра иштетилбеген продукцияны билдирет. Европа Парламенти жана Кеңеш (1), таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан;
- (72) "кайра иштетилбеген продуктулар" таңгактоо же маркировкалоо операцияларына карабастан (ЕС) № 852/2004 Регламенттин 2(1)-беренесинин (о) пунктунда аныкталган кайра иштетүү продуктуларын билдирет;
- (73) "кайра иштетүү" - (м) пунктунда аныкталгандай кайра иштетүү (ЕС) № 852/2004 жобосу нун 2(1)-беренеси; бу га ушул Регламенттин 24 жана 25-статьяларында көрсөтүлгөн заттарды колдонуу кирет, бирок таңгактоо же маркировкалоо операцияларын камтыйбайт;
- (74) "органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгү" продукту шайкеш келбегендигин билдирет, бул:
- (а) өндүрүшүндө даярдоону жана бөлүшүрүшүнүн кандай стадиясында продукту нун органикалык же конверсиялык мүнөздө мөлөрүнө таасир этсе; же
- (б) кайталануучу жетпейт;
- (75) "калам" - жаныбарларды баарынын жагымсыз шарттардан коргоо менен камсыз кылынган бөлүгүн камтыган коргоо.

II ГЛАВА

ОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮШҮНҮН МАКСАТТАРЫ ЖАНА ПРИНЦИПТЕРИ

4-статья

Максаттар

Органикалык өндүрүштө мүнөзү жалпы максаттарды көздөйт:

- (а) айланачөйрөнү жана климатты коргоо сальмошу;
- (б) топурактын узак мөөнөттү асылдуулугун сактоо;
- (в) биологиялык ар түрдүүлүктүн жогорку деңгээлин сальмошу;
- (г) уулу эмес чөйрөгө олуттуу сальмошу;
- (е) жаныбарлардын жергиликтүү жогорку стандарттарына жана, атап айтканда, жаныбарлардын түрүнө мүнөздүү жүрүмтөрүнүн катмарына канаттандырууга сальмошу;
- (ф) бириктирилген кайсы аймктарында кыска бөлүшүрүшү каналдарына жана жергиликтүү өндүрүштү стимулдаштыруу;

(1) Тамак-ашаыктарынын гигиенасы боюнча Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги Регламент (ЕС) № 852/2004 (OJ L 139, 30.4.2004, 1-бет).

Б

- (ж) корку ну чта ту ргансейрек кез деңү чү жана жергиликтү ү породадарды сактоого көмөк көрсөтүү жок болуу ;
- (н) органикалык айыл чарбасынын конкреттү ү муктаждыктарына жана максаттарына ылайыкташтырылган өсүмдүктөрдү генетикалык материал камсыздоону өнүктүрүүгө салымкошуу ;
- (и) биологиялык артүрдү үлүктү нжорку деңгээлге салымкошуу , атап айтканда, органикалык гетерогендик материал жана органикалык өндүрүшү чү нжарактуу органикалык сорттор сыйктуу артүрдү ү өсүмдүктөрдү генетикалык материал пайдалануу менен ;
- (j) органикалык сектордун жагымдуу экономикалык перспективаларына көмөктөшүү максатында органикалык өсүмдүктөрдү селекция сыйктуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү .

5-статья

Жалпы принциптер

Органикалык өндүрүштөмөнү жалпы принциптерге негизделген турактуу башкаруу системасы болуп саналат:

- (а) жаратылыштын системаларына жана циклдери менен үйлөшүү, кыртыштын суунун жана абанын абанын өсүмдүктөр менен жаныбарлардын ден соолугуна жана алардын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо жана жакшыртуу ;
- (б) табигый ландшафттын элементтерин мисалы табигый мурастар объекттерин сактоо ;
- (с) суу , топурак , органикалык заттар жана абасын ктуу эңергияны жана жаратылыш ресурстарын жоопкерчиликтү ү пайдалануу ;
- (г) керектөөчүлөрдүн товарларга болгон сууроо талаптарына жооп берген жорку сапаттагы тамак-аштын жана башка айыл чарба жана аквакультура продукциясын жараткандай түрлөрүнөндүрүү .
айланачылардын ден соолугуна , өсүмдүктөрдүн ден соолугуна жана жаныбарлардын ден соолугуна жана жергиликтүү жергиликтүү жергиликтүү ;

C2

- (д) тамак-аштын жана тоютту өндүрүүнүн даярдоо жана бөлүштүрүүнүн бардык этаптарында органикалык өндүрүштүн бүтүндүгүн камсыз кылуу ;

Б

- (f) экологиялык системалардын негизинде жана башкаруу системасынын ички ресурстарын пайдалануу менен биологиялык процесстерди тиешелүү долбоорлоо жана башкаруу , төмөнкү өкмөлдөрдү колдонуу менен
- (i) тирүү организмдерди жана механикалык өндүрүшкүмөлдөрдү колдонуу ;
- (ii) топурак менен байланышкан өсүмдүк өстүрүү жана жер менен байланышкан мал чарбачылыгы же суу ресурстарын турактуу пайдалануу принцибин ылайык келген аквакультура менен коштоо ;

Б

- (iii) ГМОну, ГМОдонөндү рүлгөнө нпроду кция ныжана колдону у ну жокко чыгару у ветеринардык дары-дармектерден башка ГМОөндү ргөнө нпроду кция лар;
- (iv) тобокелдиктерди баалоо жана зарыл болгону чурда алдыналу у жана алдыналу у чараларын колдону у га негиз делген;
- (ж) тышкыресу рстарды пайдалану у ну чектөө ; тышкысальмдар талап кылынса же (f) пунктунда эскертилген башкаруу нүктесиндеги үчкөмөлү жана үчкөмөлү жок болсо, тышкысальмдар төмөнкүлөр менен чектелет:
- (i) органикалык өндүрүштөн алынган материалдар; өсүмдүктүн репродуктивдүү материалдар болгону чурда тандалып алынган сортторго артыкчылык берилет органикалык айыл чарбасын коңреттүү муктаждыктарын жана максаттарын канааттандыруу жөндөмдүүлүгү үчүн;
- (ii) табигый же табигый түрдө алынган заттар;
- (iii) эригичтиги аз минералдык жер семирткичтер;
- (h) зарыл болгону чурда жана ушул Регламенттин алкагында өндүрүш процессин адаптациялоо санитардык абал, экологиялык баланстагы айрым чөйрөлөр, климаттык жана жергиликтүү шарттар, өнүгүү ээ таптары жана спецификалык чарбалык практика;
- (i) жаныбарлардын коңдошуруу үчүн жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарлардын багуу үчүн жана коңдошуруу үчүн урлануу үчүн бүткүл органикалык азоттук үчкөмөлү чыгаруу;
- (к) жаныбарлардын жергиликтүү жерин жогорку деңгээлдеги линсактоо түрлөрүнө өзгөчө муктаждыктары

6-статья

Айыл чарба иштерине жана аквакультурага колдонулуучу коңреттүү принциптер

Айыл чарба иштерине жана аквакультурага карата органикалык өндүрүштө айтканда, төмөнкү коңреттүү принциптерге негиз делет:

- (a) кыргыздын жашотирчилик инжана табигый кыргыздын асылдуу лугуң кыргыздын туруктуу лугуң кыргыздын суусуна сакталышына жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жогорулатуу, кыргыздын органикалык заттарын жогорулууна, кыргыздын кысыгына жана эрозиясына жол бербөө жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле биринчи кезекте кыргыздын экосистемасын аркылуу өсүмдүктөрдү азыктандыруу;

- (б) кайра жаралбаган ресурстарды жана тышкыресу ресурстарды пайдалануу чектөө минималдуу киргизүү;

- (в) өсүмдүк жана мал чарба өндүрүшүнө кирүүчү катары өсүмдүк жана жаныбарлардан алынган калдыктарды жана кошулма продуктуларды кайра иштетүү;

Б

- (г) алдынала у чаралары менен өсүмдүктөрүндөн соолугуна сактоо, атап айтканда зыянкечтерге жана илдеттерге турутуу тиешелүү түрлөрү, сортторду жегетергендик материалды тандоо, ылайыктуу которушуру пайдоо, механикалык жана физикалык ыкмалар жана зыянкечтердин табигый душмандарынан коргоо;
- (д) генетикалык ар түрдүү лүктү нжор орку даражасы илдеттерге турутуу лугу жана узак жашоосу баруу ктарды жана жаныбарларды пайдалануу;
- (е) спецификалык органикалык өндүрүш системасынын өзгөчөлүктөрүнө сөзсүз менен өсүмдүктөрүндөн сорттору тандоодо агротехникалык көрсөткүчтөргө, илдеттерге турутуу лугу, ар түрдүү жергиликтүү топурак-климаттык шарттарга ыңгайлашууга жана табигый өтүүчү тоскоолдуктарды сыйлоого көңүл буруу;
- (г) органикалык гетерогендүү материалдан жана органикалык өндүрүшүчү жарактуу органикалык сорттордону рган өсүмдүктөрүндө репродуктивдүү материалы ктуу органикалык өсүмдүктөрүндө репродуктивдүү материалы пайдалануу;
- (г) табигый репродуктивдүү жөндөмдүүлүк аркылуу органикалык сортторду өндүрүү жана табигый кесип өтүүчү тоскоолдуктардын чегинде кармоого басым жасоо;
- (и) № 2100/94 Регламенттин 14-беренесине жана мүнөз мөлөкөттөрүнү лугу мыйзамдарына ылайык берилген өсүмдүктөрүндө сортторуна куугуна зыянкечтерден фермерлердин өз чарбаларына алынган өсүмдүктөрүндө репродуктивдүү материалы пайдалануу мүнүнү лугу органикалык өндүрүшүнө өзгөчө шарттарга ылайыкташтырылган генетикалык ресурстар;
- (к) генетикалык ар түрдүү лүктү нжор орку даражасын жаныбарлардын жергиликтүү шарттарга ыңгайлашуу жөндөмдүүлүгүн алардын асылтуу куду к баалуулугун узак жашоо тиричилиги жана ооруларга же ден соолук көйгөйлөрүнө турутуу лугуна сөзсүз менен жаныбарлардын пордалары тандоо;
- (к) жерге ылайыкташтырылган жана жерге байланыштуу мөлчарба өндүрүшүнүн практикасы;
- (л) иммундук системаны күчөтүүчү жана ооруларга каршы табигый коргонууну чыңдоочу мөлчарбачылык ыкмаларын колдонуу, анын ичинде өзгүлтүксүз көңүлү лүктү жасоо жана ачык асмандагы айымктарга жана жайыттарга чыгуу;
- (м) органикалык өндүрүшүнүн натыйжасында алынган айыл чарба индигендеринен жана табигый айыл чарбалык эмес заттардан туруп органикалык тоют менен малды оюттандыруу;
- (н) туулгандан же баладан чыккан бери өмүр бою органикалык чарбаларда өстүрүлгөн жаныбарлардан алынган органикалык мөлчарба продукциясын өндүрүү;
- (о) суу чөйрөсүнүн өзгүлтүксүз ден соолугу жана анык рчаптуу ргансуу жана жер үстүндөгү экосистемалардын сапаты;

Б

(р) суу организмдеринтүрүктү уютуу менен азыктандыруу
Регламентке ылайык эки сплутацияланган аналитикалык чарбасы (ЕС)
№ 1380/2013 же органикалык өндүрүшүнүн натыйжасында алынган айыл чарба
ингредиенттеринен анычынча органикалык аквакультурадан жана табигый айыл
чарба элесиз аттардан түзүлгөн органикалык тоют менен;

(с) коргоочу кычкылдар болгон түрлөрү наркандай коркунуучу болуу
органикалык өндүрүшүнүн натыйжасында пайдаланылуучу мүнөзү.

7-статья

Органикалык тамак-ашты кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык тамак-аштын өндүрүшү, атап айтканда, төмөнкү конкреттүү принциптерге негизделет:

(а) органикалык айыл чарба ингредиенттеринен органикалык тамак-аш өндүрүшү;

(б) тамак-аш кошулмаларына негизинен технологиялык жана сезүү функциялары бар
органикалык элесиз ингредиенттерди, микробиотриенттерди жана кайра иштетүүчү
каражаттарды колдонууну чектөө, алар минималдуу деңгээлде жана маанилүү
технологиялык муктаждык болгон учурларда гана колдонулуучу чүңүчө элестөөчү
тамак-аш максаттары;

(с) продукциянын чыгышына тына карата адалдыгы уюзуз аттарды жана кайра иштетүү
ыкмаларына салуу;

(г) биологиялык, механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу органикалык
тамак-аштын тынчтык менен кайра иштетүүсү;

(е) инженердик наноматериалдарды камсыз кылууга алардан түзүлгөн тамак-аштын салуу.

8-статья

Органикалык тоютту кайра иштетүүдө колдонулуучу конкреттүү принциптер

Кайра иштетилген органикалык тоюттун өндүрүшү, атап айтканда, төмөнкү конкреттүү
принциптерге негизделет:

(а) органикалык тоют материалдарынан органикалык тоют өндүрүшү;

(б) тоют кошумчаларына жана кайра иштетүүчү каражаттарды колдонууну чектөө, алар
минималдуу өлчөмдө жана маанилүү технологиялык жезотехникалык
муктаждыктарда элестөөчү тамак-аш максаттарында гана колдонулуучу чүңүчө;

(с) продукциянын чыгышына тына карата адалдыгы уюзуз аттарды жана кайра иштетүү
ыкмаларына салуу;

Б

(г) органикалык тоютту биологиялык, механикалык жана физикалык ыкмаларды колдонуу аркылуу эң тияктык менен кайра иштетүү.

III Г ЛАВА

ӨНДҮРҮНҮН НЭРЕЖЕЛЕРИ

9-статья

Жалпы өндүрүш режелери

1. Операторлор ушул статьяда белгиленген өндүрүштү жалпы режелерин сактоого милдеттүү.

2. Бүтүндөй холдинг органикалык өндүрүшкө карата ушул Эрежелердин талаптарын сактоо менен башкарылат.

3. 24-жана 25-статьяларда жана II тиркемеде айтылган максаттарда жана пайдалануулар үчүн органикалык өндүрүштө ушул жоболорго ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттарга колдонулушу мүмкүн, эгерде аларды органикалык эмес өндүрүштө пайдаланууда союздук закондун тийишүү жоболоруна ылайык, ал эми тийишүү болгону чурда, союздук закондорго негизделгенуу ттук жоболорго ылайык уруксат берилген шартта.

2(3)-статьясында айтылган төмөнкү продуктулар жана заттар Регламент (EC) № 1107/2009 органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилет, эгерде алар ушул Регламентке ылайык ыйгарымукуктуу болсо:

(а) өсүүдүктөрдү коргоо каражаттарынын компоненттери катары сейнерлер, синергисттер жана ко-формуланттар;

(б) өсүүдүктөрдү коргоо каражаттары менен аралаштырылган адъюванттар.

Органикалык өндүрүштө продукцияларды жана заттарды ушул Регламентте каралгандан башка максаттарда пайдаланууга, эгерде аларды пайдалануу II главада баяндалган принциптерге ылайык келсе жол берилет.

4. Иондошуруучу нурулануу органикалык тамак-ашты тоютту дарылоодо, ошондой эле органикалык тамак-ашты тоютта колдонулган чийки заттарды иштетүүдө колдонулбайт.

5. Жаныбарларды клондошуруучу колдонууга жана жасалма жол менен индукцияланган полиплоиддик жаныбарларды өстүрүүгө тыюу салынат.

6. Өндүрүштүң даярдоону жана бөлүштүрүүнү нар бир этабьнда зарыл болгон учурда пробиотикалык жана сактык чаралар көрүлүүгө тийиш.

7. 2-пунктка карабастан холдинг органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшүчү так жана натыйжалуу бөлүнгөн өндүрүштү кибирдиктерге бөлүүнү мүмкүн манда органикалык эмес өндүрүш кибирдиктери үчүн

Б

(а) мөлдөнүр кандай түрлөрү тартылган

(б) өсүмдүктөрү карата, оң ой айырмалануучу ар кандай сорттор тартылган

Балларга жана аквакультура жөнүндө арларна келсек, өндүрүшү частоктору же бөлүмдөрү нүктөсүндө так жана эффективдүү бөлүнү болгон шартта бир эле түр тартылышы мүмкүн.

8. 7-пунктту (б) пунктунан четтөө жолу менен үч жылдан кем эмес өстүрүлмөнөнөн талап кылган көп жылдык өсүмдүктөрү карата, оң ой айырмаланбаган ар кандай сорттор же бир эле сорттор тартылышы мүмкүн каралып жаткан өндүрүш конверсия планынын алкагында жана каралып жаткан өндүрүш менен байланышкан аныктыкты камсыз кылуу үчүн органикалык өндүрүшкө айландыруу мүмкүн болушуна тез арада башталып, эң көп дегенде беш жылдын ичинде бүткөрүлгөн шартта.

Мындай учурларда:

(а) фермер компетенциясы үчүн, же тийишчү учурда конгрессор үчүн же конгрессор үчүн атайын өндүрүшү продукциянын биринин түзүмүн жыйноону башталышы же нүктөсүндө кеминде 48 саат мурда кабарлоого;

(б) түзүм жыйноо аяктагандан кийин дайындалуучу уюму маалымдайт компетенциясы үчүн же арыл болгону учурда конгрессор аны же конгрессор үчүн таратылган анти-үзүмдүктөкө мүн тиешелүү бирдиктер жана продукцияны бөлүп алуу боюнча көрүлгөн чаралар же нүктөсүндө;

(в) конверсия планы жана эффективдүү жана так бөлүнү камсыз кылуу үчүн көрүлүүчү чаралар жыл сайын компетенциясы үчүн таратылган же арыл болгону учурда конверсия планы башталгандан кийин конгрессор үчүн же конгрессор үчүн таратылган аякталат.

9. 7-пунктту (а) жана (б) пункттарында белгиленген ар кандай түрлөрү жана сортторго карата талаптар илимий-билим берүү борборлоруна, өсүмдүктөрдүн питомниктерине, үрөндөрдү көбөйтүүчүлөргө жана селекциялык операцияларга карата колдонулбайт.

10. Эгерде 7, 8 жана 9-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда холдингдин бардык өндүрүшкө бөлүмдөрү органикалык өндүрүш режелери боюнча башкарылбаса, оператор:

(а) органикалык жана конверсиялык өндүрүш бирдиктери үчүн колдонулган продукцияны органикалык эмес өндүрүшкө бирдиктер үчүн колдонулгандан эң көп кармоо;

(б) органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшкө бөлүмдөрдүн таратылган өндүрүлгөн продукцияны бири-биринен бөлөк кармоо;

(в) эффективдүү бөлүнүшү нүктөсүндө үчүн адекваттуу жазууларды жүргүзүү өндүрүшкө бирдиктер жана буюмдар.

Б

11. Комиссия гау шу л статья нн7-пункту на өзгөртүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык, холдингди органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес өндүрүшүк бирдиктерге, атап айтканда, продукцияга карата бөлүү жөнүндө кошулган режелерди кошуу жолу менен ыгарыму куку берилген актыларды кабыл алуу гаукуктуу. 1-тиркемеде келтирилген же ошол кошулган режелерди өзгөртүү жолу менен

10-статья

Конверсия

1. Бальрларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермерлер жана операторлор конверсия мөөнөтүн сактоо милдеттүү. Конверсия лоонун бүткүл мезгилин ичинде алару шул Эрежеде белгиленген органикалык өндүрүш боюнча бардык режелерди, атап айтканда, шул статьяда жана II тиркемеде баяндалган кайра иштетүү боюнча колдонулуучу режелерди колдонушат.

2. Конверсия лоомезгили бальрларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермер же оператор иш жүргүзүлүп жаткан мөөмлекеттин 34(1)-беренесине ылайык өз иши жөнүндө компетенттүү органдарга кабарлагандан кийин эң эрте башталат. ошол фермердин же оператордун холдинги башкаруу системасына башийет.

3. Төмөнкү учурларды кошгондо, өткөн мезгилдин бир дагы өткөн мезгили кайра өзгөртүү мезгилин бөлүү катары таанылышы мүмкүн.

(а) оператордун жеру частоктору Жобого (ЕБ) ылайык ишке ашырылган прогаммада аныкталган чараларга дуушар болгон;
№ 1305/2013 органикалык өндүрүштө колдонулуучу ксат берилгенден башка эч кандай продуктулар же заттар ошол жеру частокторуна колдонулбаган камсыз кылуу максатында; же

(б) оператор жеру частоктору үч жылдан кемэ мезу бакыг бою органикалык өндүрүштө колдонулуучу ксат берилген продуктулар же заттар менен иштетилген табигый же айыл чарба аймактарына кеңигиндилей алат.

4. Конверсия лоомезгилинде өндүрүлгөн продукция органикалык продуктулар катары же конверсиялык продуктулар катары рынокко чыгарылашы керек.

Бирок, конвертация лоомезгилинде жана 1-пунктка ылайык өндүрүлгөн төмөнкү продуктулар конверсиялык продуктулар катары таанылышы мүмкүн:

(а) 12 айдан кемэ мез конверсиялык мезгил сакталган шартта, өсүүдүктөрдүн репродуктивдүү материалы

(б) айыл чарба өсүүдүктөрүнүн бир гана ингредиенттерин камтыган жана түшүм жыйноого чейин кеминде 12 айга конвертация лоомөөнөтү сакталган шартта, өсүүдүктөктүү тамак-ашазыктары жана өсүүдүктөктүү тоют продуктулары

Б

5. Комиссия 2018-жылдын 17-июнунда II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.2.2-пунктунан өзгөртүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 2018-жылдын 17-июнунда II тиркеменин II бөлүгүндө жөнөсө салыган түрлөрүнөн башка түрлөрүнүн конвертациялоо режелерин толуктоо же өзгөртүлөрдү киргизүү жолу менен 54-берененин 2-пунктунан ылайык ыйгарыму кат берилген актыларды кабыл алуу убагына чейин ошол кошулган режелер.

6. Комиссия зарыл болгон учурда, ушул Мыйзамга ылайык өткөн мезгилди арткы тараптан максатында бериле турган докүментаменттерди көрсөтүүчү актыларды кабыл алат.
Ушул статьянын 3-пункту.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

11-статья

ГМДнү колдонууга туюу салуу

1. ГМД, ГМДдөнөрдү рөлгөнө нпродукция жана ГМД тарабынанөрдү рөлгөнө нпродукция тамк-аша жетүүтөт, жетамк-аштөт, кайра иштетүүчү каражаттар, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары жер семирткичтер, топурак кондиционерлери, өсүмдүктөрдү нпродуктивдүү материалды микроорганизмдер катары колдонулбайт. же органикалык өрдү рөлгөнө жаныбарлар.

2. 1-пунктта белгиленген туюу салуу максаттары үчүн ГМД жана тамк-аш жана тоют үчүн ГМДдөнөрдү рөлгөнө нпродукцияга карата операторлор 2001/18/ Директивага ылайык чапталган же берилген продукциянын этикеткаларына таяна алышат. ЕС, Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин (1) же Регламентинин (ЕС) № 1830/2003 Европарламентинин жана Кеңешинин (2) же ага ылайык берилген ар кандай кошумчу документтерге.

3. Операторлор сатып алынган тамк-ашы жана тоюттун өрдү рөлгөнө ГМД жана ГМДдөнөрдү рөлгөнө кандай продукция пайдаланылбаган деп эсептей алат, эгерде мындай продукциянын этикеткасы жок же көрсөтүлбөсө, же болбосо мыйзамда белгиленген артикпте берилген докүментамент менен коштолбогон 2-пунктта көрсөтүлгөн нактылар, эгерде алар тиешелүү продукцияны маркировкалоо ошол мыйзам актыларына ылайык келбегендиктен көрсөткөн башка маалыматтарды албаса.

4. 2-жана 3-пункттарда каралбаган продукцияга карата 1-пунктта белгиленген туюу салуу максаттары үчүн чүчүнү жактардан сатып алынган органикалык эмес продукцияны пайдалануучу операторлор сатуучу данал продукция ГМДдөн чыгарылбаган аңдыгынтас таскытоону талап кылуу убагында милдеттүү. же ГМД тарабынанөрдү рөлгөнө.

(1) Регламент (ЕС) № 1829/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрь брындагы органикалык жактан өзгөртүлгөнө тамк-аш жана тоют боюнча (OJ L 268, 18.10.2003, 1-бет).

(2) Регламент (ЕС) № 1830/2003 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2003-жылдын 22-сентябрь брындагы органикалык жактан өзгөртүлгөнө нпродукцияны маркировкалоо жана органикалык жактан модификацияланган органикалык материалдардын өрдү рөлгөнө тамк-аш жана тоют азыктарына байкоо жүргүзүүгө жана 2001/ Директивага өзгөртүлгөнө карата. 18/ЕС (OJ L 268, 18.10.2003, 24-б.).

Б

12-статья

Өсүмдүктөрдү өндүрүү эрежелери

1. Өсүмдүктөрдү же өсүмдүк продукциясы өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин I бөлүгүндө баяндалган деталдуу эрежелерди сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) четтөөлөргө карата II тиркеменин I бөлүгүндө 1.3 жана 1.4-пункттары

(б) конверсия колдонууга карата II тиркеменин I бөлүгүндө 1.8.5-пункту жана органикалык эмес өсүмдүктөрдү репродуктивдүү материалы

(в) II тиркеменин I бөлүгүндө 1.9.5-пунктуна айыл чарба ишканаларынын операторлорунун ортосундагы келишимдергетийешөлүү кошумча жоболорду кошуу же ошол кошулган жоболорду өзгөртүү жолу менен

(г) II тиркеменин I бөлүгүндө 1.10.1-пунктузаянечтерге жана огоочөптөр менен күрөшүү боюнча кошумча чараларды кошуу же ошол кошулган чараларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен

(е) II тиркеменин I бөлүгү конкреттүү өсүмдүктөр жана өсүмдүк продукциялары үчүн өстүрүүчү нанданаркы деталдуу эрежелерин жана практикасын аныкчында өнүчкөн үрдөрдү нэ режелерин кошуу же ошол кошулган эрежелерди өзгөртүү жолу менен

13-статья

Органикалык гетерогендүү материалдан жасалган өсүмдүктөрдү репродуктивдүү материалдарын сатуу үчүн конкреттүү жоболору

1. Органикалык гетерогендүү материалдын өсүмдүктөрдү репродуктивдүү материалы каттоо талаптарына табакстан жана базальк, негизги жана сертификацияланган материалдардын сертификациялык категорияларына же башка талаптарга жооп бербестен сатылышы мүмкүн. категориялар, алар 66/401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС, 68/193/ЕЕС, 98/56/ЕЕС, 2002/53/ЕЕС, 2002/54/ЕЕС, 2002/55/ЕЕС Директиваларында баяндалган 2002/56/ЕЕС, 2002/57/ЕЕС, 2008/72/ЕЕС жана 2008/90/ЕЕС же ошол Директиваларга ылайык кабыл алынган актылар.

2. 66/401/ЕЕС, 66/402/ЕЕС Директиваларында айтылган жооптуу расмий органдарга жөнөтүүчү тарабынан органикалык гетерогендик материал жөнүндө кабарлоодонокийин 1-пунктта айтылгандай органикалык гетерогендик материалдын өсүмдүктөрдү репродуктивдүү материалы сатылышы мүмкүн. 68/193/ЕЕС, 98/56/ЕЕС, 2002/53/ЕЕС, 2002/54/ЕЕС, 2002/55/ЕЕС, 2002/56/ЕЕС, 2002/57/ЕЕС, 2008/72/ЕЕС жана 2008/90/ЕЕС, төмөнкүлөрдү камтыган досье аркылуу түзүлгөн:

(а) өтүнмө ээсинин байланыш маалыматтары

(б) органикалык гетерогендик материалдын түрү жана аталышы

Б

(в) ушул өсүмдүктөрдү нтопторуна, анын ичинде асылдандыруу га жалпы болгон негизги агротехникалык жана фенотиптик мүнөздөмөлөрдү нсспаттамасы методдор, ошол мүнөздөмөлөр боюнча суюлорду нбардык жеткиликтүү натыйжалары өндүрүлгөнөлкө жана колдонулганата-э нелик материал;

(d) (a), (b) жана (в) пункттарындагы элементтердин чыңдыгы жөнүндө өтүүчү нун билдирүүсү; жана

(e) репрезентативдик үлгү.

Бул кабарлоо эказдык кат менен же расмий органдар тарабынан кабыл алынган башка байланышка жаттары аркылуу, алгандыгы жөнүндө ырастоо суралып жөнөтүлөт.

Кошумча маалымат талап кылынбаган же 3(57)-беренде аныкталгандай, документтин толук эместиги же ылайык келбеген себептер боюнча расмий баштартуу жөнөтүүчүгө билдирилбесе, кайтарып берүүдүмүнчө гүндөкөрсөтүлгөнүндө нүч ай өткөндөнки ич, жооптуу адам расмий орган билдирүү жана анын мазмунунтааныды деп эсептелет.

Кабарлоо ачык же кыйратуудө мойнуна алгандан кийин жооптуу расмий орган кабарланган органикалык гетерогендик материалдардын тизмесине кириши мүмкүн. Бул листинг жеткирүүчүгө бекер болот.

Ар кандай органикалык гетерогендик материалдардын тизмесин башка мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарына жана Комиссияга билдирилет.

Мындай органикалык гетерогендик материал 3-пунктуна ылайык кабыл алынганыйг арым укук берилген актыларда белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

3. Комиссияга ушул Регламенттин 54-беренесине ылайык, төмөнкүлөргө карата белгилүү бир тукумдагы жетүүрдө гү органикалык гетерогендик материалдын өсүмдүктөрдү нрепродуктивдүү материалнөндүрүү жана сатууну жөнөгө салуучу эрежелерди белгилөө жолу мененыйг арым укук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(a) органикалык гетерогендик материалдын сспаттамасы анын ичинде тиешелүү асылдандыруу жана өндүрүү ыкмалары жана колдонулганата-э нелик материал;

(б) уруктардын лотторуна сапатка карата минималдуу талаптар, анын ичинде бирдейлиги, өзгөчө тазалыгы өнүүлдамдыгы жана санитардык сапаты

(в) маркировка жана таңгактоо;

(г) профессионал операторлор сактайтурган маалыматтарды жана продукциянын үлгүлөрүн;

(e) тиешелүү учурларда, органикалык гетерогендикти сактоо материал.

Б

14-статья

Мил чарба продукциясында рдону нэ режелери

1. Мил чарба кыб моткерлери, атап айтканда, II тиркеменин II бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында белгиленген өндүрүшүндө адалдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3 пункттары жана барлардын келип чыгышына карата пайыздарды бир жолу аз айтуу жолу менен органикалык жана барлардын союздук рыногуна жетишүү болушу белгиленген;

(б) органикалык чектөөгө карата II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.6.6 пункту жалпы кампактыгы менен байланышкан азот;

(в) аарларды азыктандырууга карата II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.6.2(b) пункту колониялар;

(г) аарларды дезинфекциялоону натыйжалуу ыкмаларына жана варроа деструкторуна каршы күрөшүүнүн ыкмаларына жана ыкмаларына карата II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.6.3(b) жана (е) пункттары;

(е) 2018-жылдын 17-июнунда ушул бөлүктө жөнөсө салынган түрлөрдө нбашатүрлөрүчү нмөл чарбачылыгы өндүрүш боюнча деталдуу эрежелерди толуу аркылуу же ушул кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен II тиркеменин II бөлүгү:

(i) жана барлардын келип чыгышына карата чектөөлөр;

(ii) тамктануу;

(iii) турак жай жана чарбалык практика;

(iv) саламаттыкты сактоо;

(v) жана барлардын жергиликтүүлүгү;

3. Комиссия тийишүүүчү рларда II тиркеменин II бөлүгүнө карата төмөнкүдөй эрежелерди камсыз алат:

(а) 1.4.1(g) пунктуна көрсөтүлгөн нэ мизүүчү жана барларды энесүтү менен багууну минималдуу мөөнөтү;

(б) кампалардын тыгыздыгына ички жана минималдуу бети 1.6.3, 1.6.4 жана 1.7.2 пункттарына ылайык жана барлардын өнүгүүсү, физиологиялык жана этологиялык керектөөлөрүн канааттандырууну камсыз кылуу үчүн мөлдөн белгилүү бир түрлөрүчүнсакталууга тийиш болгон ачык аялгалар;

Б

(в) минимумга карата мүнөздөмөлөр жана техникалык талаптар ички жана сырткы айымктар үчүн бети;

(г) 1.7.2-пунктка ылайык жаңыбарлардын өңү, физиологиялык жана этологиялык муктаждыктары канаттандыруу камсыз кылуу үчүн наарылардан башка мөлдүн бардык түрлөрү үчүн нимараттардын жана короолорду нмүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары;

(д) өсүүдү көргө жана корголуучу объекттердин жана ачык асманалдындагы айымктардын мүнөздөмөлөрүнө талаптар.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

15-статья

Бальрларды жана аквакультура жаңыбарларын өндүрүү эрежелери

1. Бальрларды жана аквакультура жаңыбарларын өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин III бөлүгүндө жана ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалган өндүрүшүн деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) этжеген аквакультура жаңыбарлары үчүн тоютка карата II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.3.3-пункту;

(б) II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.3.4-пункту айрым аквакультура жаңыбарлары үчүн тоют боюнча андан арык оңреттүү эрежелерди кошуу же ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен;

(в) ветеринардык дарылоого карата II тиркеменин III бөлүгүндө 3.1.4.2-пункту аквакультура жаңыбарлары үчүн;

(д) II тиркеменин III бөлүгү асылтукумал чарбачылыгын жүргүзүү, асылдандыруу жана жашы жете электерди өстүрүү үчүн нар бир түргө кошулган шарттарды кошуу жолу менен же ошол кошулган андалдаш ырылган шарттарды өзгөртүү жолу менен.

3. Комиссия зарыл болгон учурда түрлөргө жетүү рөрдү нтобуна мөлдүн жыштыгы боюнча деталдуу эрежелерди, ошондой эле өндүрүшкү системалардын жана сактоочу системалардын спецификалык мүнөздөмөлөрүн белгилегени ишке ашыруучу актыларды кабыл алат, бул түрлөрдүн өзгөчө муктаждыктарын камсыз кылат. жолу гүшат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

4. Ушул статьянын жана II тиркеменин III бөлүгүндө нмксаттары үчүн «мөлдүн жыштыгы» - өсүү фазасында ар кандай бакта аквакультура жаңыбарларынын бир куб метр суунунтирүү салмагына ал эми жалпак бальктар менен чаяндарда - жербетинин бир чарчы метриндеги салмагы.

Б

16-статья

Кайра иштетилгентамөк-ашгыө ндү рү ү э режелери

1. Кайра иштетилгентамөк-ашазыктарыне ндү рү ү чү операторлор, атап айтканда, II тиркемениV бө лү гү ндө жана ушул статьянын3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалганө ндү рү шгү ндеталдуу э режелерин сактоого милдеттүү .

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) операторлор көрүлгөн тийиш болгон сактык чараларына жана алдыналуу чараларына карата II тиркемениV бө лү гү нү н1.4-пункту;

(б) түрлөрүнө карата II тиркемениV бө лү гү нү н2.2.2 пункту колдонууга уруксат берилген буюмдардын жана заттардын курамы кайра иштетилгентамөк-ашазыктарында, ошондой эле аларды колдонууга мүмкүн болгон шарттарда;

(в) 30(5)-статьянын(а)(ii) жана (б)(i) пункттарында көрсөтүлгөн найыл чарба ингредиенттеринин пайызынэ септөөгө карата II тиркемениV бө лү гү нү н2.2.4-пункту, анын ичинде тамөк-аш24-статьяга ылайык органикалык өндүрүшгө колдонууга уруксат берилген кошумчалар, мындай э септөөлөрү чү найыл чарба ингредиенттери катары каралат.

Бул ыйгарыму кутар Регламенттин(ЕС) 16(2), (3) жана (4) статьяларынын маанисинде табигый эмес даамберүүчү заттарды же даамберүүчү препараттарды колдонууга мүмкүнүлүгүнкамыбайт.

№ 1334/2008 Европа Парламентинин жана Кеңешинин(1), органикалык эмес.

3. Комиссия тамөк-ашазыктарынкайра иштетүүдө уруксат берилген көмөрдү белгилегени ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

17-статья

Кайра иштетилгентамөк-аштарды даярдоонун режелери

1. Кайра иштетилгентамөк-аштардыө ндү рү ү чү операторлор, атап айтканда, II тиркемениV бө лү гү ндө жана ушул статьянын3-пунктунда көрсөтүлгөн бардык ишке ашыруу актыларында баяндалганө ндү рү шгү ндеталдуу э режелерин сактоого милдеттүү .

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2008-жылдын 16-декабрындагы(ЕС) № 1334/2008 Регламенти, ароматизаторлор жана тамөк-аштарда жана тамөк-аштарда колдонуучу чүмчү парфюму у касиеттери баркээ бир тамөк-ашингредиенттери жөнүндө жана Кеңешинин(ЕЭК) № 1601/91 Регламентинен өзгөртүлөрдү киргизүү, Регламент(ЕС) № 2232/96 жана(ЕС) № 110/2008 жана Директива 2000/13/ЕС (ОJ L 354, 31.12.2008, 34-б.).

Б

2. Комиссия га II тиркеменин V бөлүгү нү н 1.4-пунктуна өзгөртүлөрдү киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды операторлор көрүүгө тийиш болгондандары сактык жана алдыналуучу чараларды толуу ктөө же ошл кошулган чараларга өзгөртүлөрдү киргизүү жолу менен кабыл алууга укуктуу.

3. Комиссия тоют продуктыларын кайра иштетүүдө колдонууга укук сат берилген техниканы белгилегенише ашыруучу актыларды кабыл алышымкун.

Булише ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

18-статья

Царап өндүрүү эрежелери

1. Царап тармагынын продукциясын өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VI бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүндө деталдуу эрежелерин сактоого милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(а) II тиркеменин VI бөлүгү нү н 3.2-пунктуна туюу салынгандан аркызы нологиялык практикаларды процесстерди жана дарылоону кошуу же ошл кошулган элементтерди оңдоо жолу менен;

(б) 3.3-пункт. II тиркеменин VI бөлүгү н.

19-статья

Тамак же тоют катары колдонулган ачыккыларды өндүрүү эрежелери

1. Тамак-аш же тоют катары пайдалануучу ачыккыларды өндүрүүчү операторлор, атап айтканда, II тиркеменин VII бөлүгүндө баяндалган өндүрүшүндө деталдуу эрежелерин сактоого тийиш.

2. Комиссия га II тиркеменин VII бөлүгү нү н 1.3-пунктуна өзгөртүлөрдү жана толуу ктөөлөрдү киргизүү менен 54-статьяга ылайык, ачыккы өндүрүүчү нандан аркызы деталдуу эрежелерин кошуу же ошл кошулган эрежелерге өзгөртүлөрдү киргизүү жолу менен ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

20-статья

Мылдык конкреттүү түрлөрү жана аквакультура жаныбарларынын түрлөрү боюнча белгилүү бир өндүрүшкү эрежелердин жогтугу

Кабыл алынганы чейин

(а) 14(2)-статьянын (е) пунктуна ылайык II тиркеменин III бөлүгү нү н 1.9-пунктүндө жөнөсө салынгандан башка милдентүүрлөрү чүчү н кошулган жалпы эрежелер;

Б

(b) 14(3)-статья да көрсөтүлгөн мөлчө чарбасы боюнча ишаракеттерди түрлөрү; же

(c) аквакультура жөнүндөгү чарбалардын түрлөрүнө жетүү үчүн нтобуна карата 15(3)-статья да эскертилген актылары;

Мүчө мамлекет деталдуу улуттук өндүрүш режелерин колдоно алат (a), (b) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн чаралар менен камтылууга тийиш болгон элементтерге карата жөнүндөгү белгилүү бир түрлөрү жетүү үчүн топтору, эгерде бул улуттук режелер ушул Эрежелерге ылайык келсе жана анын аймгынаныштары өндүрүлгөн жана ушул Жобого ылайык келген продукция рынокко чыгарууга туюу салбайт, чектебейт жетоскоолду кылбайт.

21-статья

12-19-статьяларда көрсөтүлгөн продукциянын категорияларына кирбеген продукциялардын өндүрүлгөн режелери

1. Комиссияга Итиркемегетолу кторлорду киргизүү менен толуктоолорду киргизүү менен 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. өндүрүшүк эрежелерди, ошондой эле 12-19-статьяларда көрсөтүлгөн продукциянын категорияларына кирбеген продукцияга же ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен конвертациялоо милдети жөнүндө эрежелер.

Бул ыйгарыму кутар II главада баяндалган органикалык өндүрүшүн максаттарына жана принциптерине негизделет жана 9, 10 жана 11-статьяларда баяндалган өндүрүшүн жалпы эрежелерине, ошондой эле Тиркемеде ушул сыяктуу продукциялар үчүн белгиленген колдонуудагы деталдуу өндүрүш режелерине ылайык келүүгө тийиш II. Алар, атап айтканда, уруксат берилген жетуюу салынган процедура, аларга, тажрыйбаларга жана салымдарга, жетишсиз продукцияга конвертациялоо мөөнөттөрүнө карата талаптарды белгилейт.

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн өндүрүшүн деталдуу эрежелери жок болгон учурда:

(a) операторлор 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияга карата 5 жана 6-статьяларда баяндалган принциптерге, mutatis mutandis 7-статьяда баяндалган принциптерге жана 9-статьяда белгиленген өндүрүшүн жалпы эрежелерине ылайык келүүгө тийиш 11;

(b) мүчө мамлекет 1-пунктта эскертилген продукцияга карата улуттук өндүрүшүн деталдаштырган эрежелерин эгерде ал эрежелер ушул Ну скамга ылайык келсе жана рынокко чыгарууга туюу салбаса, чектебесе жетоскоолду кылбаса, колдоно алат. анын аймгынаныштары өндүрүлгөн жана ушул Жобого ылайык келген продукциялардын

22-статья

өзгөчө өндүрүш режелерин кабыл алуу

1. Комиссияга ушул Регламенттин 54-статьясына ылайык төмөнкүдөй ыйгарыму кутар берилген актыларды кабыл алууга укуктуу:

Б

(а) аныкталгандай, кырдаал "жагымсыз климаттык окуя дан", "жаңбарлардын ылаңынан", "экологиялык инциденттен", "табигый кырсыктан" же "катастрофиялык окуя дан" келип чыккан катастрофалык жагдайларга кирерин аныктоочу чүнкритерийлер; (h), (i), (j), (k) жана (l) пункттарында (ЕБ) № 1305/2013 Регламентинин 2(1)-беренеси, ошондой эле ар кандай салыштырылуучу жагдай;

(б) эгерде аларушул статьяны колдонууну чечсе, мүнөзү мамлекеттер мундай катастрофалык жагдайлар менен кангип күрөшүүгө тийиш келгендигин жөнүндө конкреттүү эрежелер, анын ичинде ушул Нускамадан мүнөзү болгон чегинүүчүлөр; жана

(в) мундай учурларда мониторинг жана отчеттуулукту конкреттүү эрежелери.

Бул критерийлер жана эрежелер II главада баяндалган органикалык өндүрүшүнүн принциптерине башыйуугө тийиш

2. Эгерде мүнөзү мамлекет № 1305/2013 Регламентинин (ЕБ) 18(3) беренесинде же 24(3) беренесинде айтылгандай окуяны табигый кырсык деп расмий түрдө тааньса жана бул окуя

Ушул Регламентте белгиленген өндүрүш эрежелерин сактоо менен, ал мүнөзү мамлекет органикалык өндүрүшкө келтирилген чейин чектелген мүнөзү өнөткө өндүрүш эрежелеринен четтөөлөрдү бере алат, II главада баяндалган принциптерди жана ушул Мыйзамда кабыл алынган ар кандай ыйгарыму куку берилген актыны эске алуу менен 1-пунктуна ылайык.

3. Мүнөзү мамлекеттер 1-пунктта эскертилген ыйгарыму куку берилген актыга ылайык, катастрофалык жагдайларда органикалык өндүрүшү улантууга же кайра баштоого мүнөзү өндүк берүүчү чараларды көрө алышат.

23-статья

Жыйноо, таңгактоо, ташуу жана сактоо

1. Операторлор органикалык продуктуларды жана конверсиялык продуктуларды чогултууну, таңгактоону, ташууну жана сактоону III тиркемеде белгиленген эрежелерге ылайык камсыз кылууга милдеттүү.

2. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алуууга укуктуу:

(а) III тиркеменин 2-бөлүмү;

(б) III тиркеменин 3, 4 жана 6-бөлүмдөрү тиешелүү продукцияны ташуунун жана кабыл алуунун кошулмасына атайын эрежелерин толуктоо же ошол кошулган эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен.

Б

24-статья

органикалык өндүрүштө колдонулуучу нпродуктыларды жана заттарды ру ксат берүү

1. Комиссия айрымпродукцияларга жана заттарга ру ксат бере алат органикалык өндүрүштө колдонулуучу ошондой эле төмөнкү максаттару чүнчөктөө чү тизмелерге ушундай ру ксат берилген продукцияларды жана заттарды киргизүүгө тийиш

(а) өсүүдүктөрү коргоо каражаттарында колдонулуучу активдүү заттар катары

(б) жер семирткичтер, топурактын кондиционерлери жана азыктандыруучу заттар катары

(в) өсүүдүк, балыр, жаныбар же ачыккыдан алынган органикалык эместоют материал катары же микробдук же минералдык келип чыккан тоют материал катары

(г) тоют кошулмалары жана кайра иштетүүчү каражаттар катары

(е) көлмөлөрдү, капастарды, резервуарларды жээктерди, имераттарды же жаныбарларды өндүрүүчү чүнкү рүлмөлөрдү аз алоо жана дезинфекциялоочу чүнкү юмдар катары

(е) өсүүдүктөрү өстүрүүчү чүнкү анын ичинде айыл чарба холдингинде сактоочүнкү колдонулган имераттарды жана курулмаларды аз алоо жана дезинфекциялоочүнкү юмдар катары

(ж) кайра иштетүүдө жана сактоодо аз алоо жана дезинфекциялоочүнкү юмдар катары объектилер.

2. 1-пунктка ылайык ру ксат берилген продукцияларга жана заттарга кошуна, Комиссия кайра иштетилген органикалык тамак-ашы жана тамак-ашже тоют катары колдонулган ачыгкыларды өндүрүүдө колдонулуучу найрымпродуктуларга жана заттарга ру ксат бере алат жана мундай ру ксат берилген продукцияны жана заттарды чөчө категорияга киргизет. тизмелери, төмөнкү максаттару чүнчө

(а) тамак-ашкошулмалары жана кайра иштетүүчү каражаттар катары

(б) кайра иштетилген органикалык тамак-ашты өндүрүүчү нколдонулуучу органикалык эместоют айыл чарба ингредиенттери катары

(в) ачыгкы жана ачыгкы азыктары өндүрүүчү нкайра иштетүүчү каражаттар катары

3. 1-пунктта көрсөтүлгөн продукцияларды жана заттарды органикалык өндүрүштө колдонулууча ру ксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана бүтүндөй бааланган төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт:

(а) алартуручу өндүрүшү чүнжана алар арналган пайдалануучү нманилүү ;

(б) бардык тиешелүү продукциялар жана заттар өсүүдүктөрүн балырлардан жаныбарлардан микробдук же минералдык тектүү болсо, мундай булардан алынган продукциялар же заттар жетишүүсанда же сапатта жок болгону чүлрдык кошпогондо, же альтернатива жок болсо;

Б

(с) 1-пункту н(а) пункту нда көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу башка биологиялык, физикалык жасалтуу мдүк альтернативалар, өстүрүү ыкмалары же башка натыйжалуу башкаруу ыкмалары жок болгон зыян келтирген каршы күрөшүүчү нманилүү болуп саналат;

(ii) эгерде мындай аз ыктар өсүмдүк, балыр, жаныбар, микробдук же минералдык тектүү болбосо жана алардын табигый формасына окшош болбосо, аларды пайдалануу шарттары өсүмдүктү жегенге жарамдуу болуу үчүн тикелей тийүүгө жол бербейт;

(d) 1-пункту н(б) пункту нда көрсөтүлгөн продукцияларга карата, аларды пайдалануу кыргызстандын улуттук эңгемелери менен сактоочу ишканаларына чарба өсүмдүктөрүнүн аз ыктандыруу үчүн спецификалык талаптарын аткаруу үчүн же кыргызстандын коопсуздук мексаттары үчүн зарыл болсо;

(e) 1-пункту н(с) жана (d) пункттарында көрсөтүлгөн продукцияга карата:

(i) аларды пайдалануу жаныбарлардын ден соолугуна жаныбарлардын баку баттуу улуттук жана тиричилиги инсактоочу үчүн зарыл болсо жана тиешелүү түрдү нефизиологиялык жана жүрөмдүк муктаждыктарын канааттандыруу үчүн уруу тамктанууга көмөктөшөт же аларды пайдалануу тоютту өндүрүү жасактоочу үчүн зарыл, ангкени тоютту өндүрүү жасактоо мындай заттарга кайрылбастан мүмкүн эмес;

(ii) минералдык тектүү тоюттар, микродоимоменттер, витаминдер же провитаминдер табигый келип чыккан мындай булардан алынган продукциялар же заттар жетишүүгө өлчөмдө жок болгону үчүн зарыл болгондо, саны же сапаты же альтернатива жок болгону үчүн зарыл;

(iii) өсүмдүк же жаныбарлардан алынган органикалык эмес тоют материалын пайдалануу зарыл, ангкени органикалык өндүрүшү нэ режелерине ылайык өндүрүлгөн өсүмдүк же жаныбарлардан алынган тоют материалы жетишүүгө санда жок;

(iv) органикалык эмес татымалдарды чөптөрдү жана патокаларды колдонуу зарыл, ангкени мындай аз ыктар органикалык түрдө жок; алар химиялык эриткичтерсиз өндүрүлүүчү жасактоочу жана аларды колдонуу айыл чарба аз ыктарынан алынган тоюттун катарындагы карата жыйынтык септелген белгилүү бир түрү үчүн тоют рационалуунун 1% менен чектелет.

4. 2-пунктка көрсөтүлгөн назыктарды жана заттарды айра иштетилген органикалык тамак-ашы өндүрүүгө же тамак-ашы тоют катары колдонуу лгана чыгыштарды өндүрүүгө колдонууга уруксат берүү II главада баяндалган принциптерге жана төмөнкү критерийлерге ылайык жүргүзүлөт. жалпысынан бааланат:

Б

(а) ушул га ылайык уруу ксат берилген альтернативдик продуктулар же заттар
Ушул Регламентке ылайык келген берене же техника жок;

(б) тамак-ашты өндүрүү же консервация лоо же Союздун мыйзамдарынын негизинде
каралган диеталык талаптарды аткаруу бул продукттарга жана заттарга
кайрылуусу змүмүн болбосо;

(в) алар табиятта кездешет жана механикалык, физикалык, биологиялык, ферменттик
же микробдук процесстерден гана өтүшү мүмкүн;
мындай булктардан алынган продукттар же заттар жетишүүсүндө же сапатта
болбогону чүрлөрдү кошпогондо;

(г) органикалык ингредиент жетишүүсүндө жок.

5. Ушул статьянын 1-жана 2-пунктарына ылайык химиялык жактан сингезделген
продуктуларды жана заттарды пайдаланууга уруу ксат берүү 5-статьянын (г) пунктунда
көрсөтүлгөн тышкы ресурстарды пайдалануу 5-статьянын 1-жана 2-пунктунда
көрсөтүлгөн химиялык каражаттарды колдонууга көмөктөшүүчү рларда гана
чектелет. айлана-чөйрөгө жол берилген таасирлери.

6. Комиссияга ушул статьянын 3-жана 4-пунктарына өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарымуу к берилген актыларды
ушул статьянын 1-жана 2-пунктарында көрсөтүлгөн нпродукцияларды жана заттарга
органикалык өндүрүшө колдонууга уруу ксат берүүнү кошуу мна критерийлерин кошуу
жолу менен кабыл алууга укуктуу. жалпы ошондой эле кайра иштетилген органикалык
тамак-ашазыктарын өндүрүүдө, ошондой эле мындай уруу ксаттарды альп коюу нунан
аркы критерийлери же ошол кошулган критерийлерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен

7. Эгерде мүчө-мамлекет 1-жана 2-пунктарда эскертилген нпродукцияны же
субстанцияны уруу ксат берилген нпродукциянын жана субстанциялардын тизмелерине
кошуу же алардан альп салуу керек деп эсептесе, же өндүрүшө режелеринде
айтылган колдонууну нспецификацияларын өзгөртүүлөрдү киргизилсе, ал
малыматтарды коор боюнча Бирликтин жана улуттук мыйзамдардын скаралуу менен
киргизүү, альп салуу же башка түзөтүүлөрдү нсебептерин көрсөткөндөсө
расмий түрдө Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге жөнөтүлүшү нжана
жалпыга жеткиликтүү болушун камсыз кылат.

Комиссия ушул пунктта көрсөтүлгөн нбардык суроо-талаптарды жарыялайт.

8. Комиссия ушул статьяда көрсөтүлгөн тизмелерди дайыма карап турат.

2-пунктту (б) пунктунда көрсөтүлгөн органикалык эмес ингредиенттердин
тизмеси жыйна бир жолу дан кем эмес каралууга тийиш

9. Комиссия 1-жана 2-пунктарга ылайык жалпы норганикалык өндүрүшө жана
өзгөчө кайра иштетилген органикалык тамак-ашазыктарын өндүрүүдө колдонулушу
мүмкүн болгон нпродуктуларга жана заттарга уруу ксат берүү же лицензияны альп
салуу боюнча ишке ашыруучу актыларды кабыл алат жана жол-жоболорду белгилейт.
мындай уруу ксаттарды жана мындай булктардын жана заттардын тизмелерин жана зарыл
болгон учурда алардын сыпаттамасын курамына талаптарды жана колдонуу шарттарын
сактоого.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген нксперттин анын жол-
жобосуна ылайык кабыл алынат.

Б

25-статья

Мүчө мамлекеттер тарабынан кайра иштетилген органикалык тамак-ашуу чүчү органикалык эмес айыл чарба индустриясынын өнүгүшүнө үзгөчө маани берүү.

1. Айрыкча айыл чарба индустриясына жетүүнү камсыз кылуу үчүн өзгөчө болгон учурда жана мындай индустриялардын өнүгүшүнө жетишүү үчүн санда жок болгон учурда, мүчө мамлекет оператордун талабы боюнча, анын ичинде кайра иштетилген органикалык тамак-ашуу азыктарынын өндүрүшүн чүчү органикалык эмес айыл чарба индустриясында колдонууга уруксат берүү. Бул учурда санда жок болгон мүчө мамлекеттин бардык операторлоруна карата колдонулат.

2. Мүчө мамлекет Комиссияга токтоосуз кабарлайт жана башка мүчө мамлекеттердин 1-пунктуна ылайык анын ичинде берилген ар кандай учурдагы Комиссия тарабынан берилген документтерди жана маалыматтарды электрондук түрдө алмашууну камсыз кыган компьютер системасы аркылуу.

3. Мүчө мамлекет 1-пунктта каралган учурда санда жок болгон өзүнүн ар бири алты ай ичинде анын өнүгүшүнө үзгөчө маани берүү, эгерде бир дагы башка мүчө мамлекет 2-пунктта эскертилген система аркылуу мындай индустрияларга бараткан келинбесе түшүнүктүү менен каршы чыкпаса, органикалык түрдө жетишүү үчүн санда.

4. 46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу органдын контролдоочу органы үчүн статьянын 1-пунктуна да ылайык аңдай, мындай учурда санда жок болгон чүчү өлкөлөр рдун операторлоруна эң көп дегенде алты айга уруксат берүү алат. жана үчүн пунктта шарттарын иштелип чүчү өлкөдө аткарылган шартта, ошол контролдоочу органдын контролдоочу органы тарабынан контролдоо оалынууга тийиш. Учурда ар бири алты айга чейин эң көп дегенде эки жолу үзгөчө маани берүү.

5. Уруксат берүүнүн маалымын өзүнүн маалыматтарынын ичинде мындай индустриялардын органикалык формация болуу операторлордун санда жок болгон керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жетишсиз бойдон калууда деп эсептесе, ал өзүнүн менен кайрылат. 24(7)-статьясына ылайык Комиссияга.

26-статья

Рынокто органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрсөтүүнүн репродуктивдүү материалдарынын органикалык жана органикалык аквакультура менен жашы жете элек балдарынын бараткан кеңдиги жөнүндө маалыматтарды чогултуу.

1. Ар бир мүчө мамлекет өз айымында бар болгон көчөттөрдү кошпогондо, бирок картошканын өндүрүшүндө, органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрсөтүүнүн репродуктивдүү материалдарынын измеси үчүн такай жаңылануучу маалымат базасын түзүүнү камсыз кылат.

2. Мүчө мамлекеттерде органикалык жана конверсиялык өсүүдү көрсөтүүнүн репродуктивдүү материалдарынын органикалык жана органикалык аквакультура менен жашы жете электерин сатууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана аларды жетишүү үчүн санда жана акылга сыйлык мөөнөттө жеткирүүгө жөндөмдүү болгон системалар түзүлөтүктөрдүн негизде, акысыз, алардын атына жөн жана байланыш маалыматтары төмөнкү маалыматтар менен бирге:

Б

(а) өсүмдүктөрдү органикалык жана конверсиялык репродуктивдүү материалдар мисалы органикалык гетерогендик материалдын же органикалык өндүрүшүнүн жарактуу органикалык сорттордун репродуктивдүү материалдары көчөттөрдү кошпогондо, бирок жеткиликтүү болгон картондун үзүндөсү; бул материалдын салмагынын саны жана анын бар болгон жолдун мезгили; мындай материал жок дегенде латвийский аталыш колдонуу менен тизмектелет;

(б) четтөөлөр каралышы мүмкүн болгон органикалык жаныбарлар
II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.4-пунктуна ылайык; жынысы боюнча категорияланган колдо болгон жаныбарлардын саны; жеткиликтүү болгон пордаларга жана штамдарга карата жаныбарлардын ар кандай түрлөрүнө тиешелүү маалыматтар; жаныбарлардын расалары; жашы
жаныбарлар; жана башка тиешелүү маалыматтар;

(с) 2006/88/EC (1) Кеңештин директивасына ылайык чарбада бар органикалык аквакультуранын жашы жетпейлек балдары жана алардын ден соолугуну набалы жана ар бир аквакультура түрүнүн өндүрүштүк кубаттуулугу.

3. Мүчө мамлекеттер ошондой эле операторлорго II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.3-пунктуна ылайык органикалык өндүрүшкө ыңгайлаштырылган пордалардын жана штамдардын органикалык пордаларды сатууга мүмкүндүк берүүчү жана бул жаныбарларды жетиштүү санда жана чектерде камсыз кыла алатуу системаларды түзө алышат. тиешелүү маалыматтыкты рдуу негизде, аты же жана байланыш маалыматтары менен бирге жалпы ачык жарыялоочу накылгасын камсыз кылат.

4. 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн системаларга өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары жаныбарлар же аквакультуранын жашы жетпейлектеринин өндүрүш маалыматтарды киргизүүчү чечкен операторлор маалыматтын жаңылыш камсыз кылууга милдеттүү. өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары жаныбарлар же аквакультуранын жашы жетпейлек балдары жок болгон кийин маалыматтарды изилдөөдөн алынуу камсыз кылат.

5. 1, 2 жана 3-пункттардын максаттары үчүн мүчө мамлекеттер бул жеке ишениш берүү жатканы тиешелүү маалыматтык системаларды колдонуу үчүн ланга алышат.

6. Колдонуучуларга мындай маалымат базаларына же системаларына Союздун бүткүл аймагында жеткиликтүү үчүн камсыз кылуучу Комиссиянын натыйжа веб-сайтында ар бир улуттук маалымат базаларына же системаларына шилтемени Комиссия ачык жарыялайт.

7. Комиссия төмөнкүлөрдү караганын ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн:

(а) 1-пунктта көрсөтүлгөн маалымат базаларына жана 2-пунктта көрсөтүлгөн системаларды түзүү жана жүргүзүү үчүн техникалык деталдарды

(1) 2006-жылдын 24-октябрындагы 2006/88/EC Кеңештин аквакультура жаныбарларына жана алардын репродуктууларына карата жаныбарлардын саламаттыгына талаптарына жана суу жаныбарларындагы айрым оорулардын алдын алуу жана контролдоо боюнча Директивасы (ОJ L 328, 24.11.2006, 14-бет).

Б

- (b) 1-жана 2-пункттарда айтылган мөөмөлөттөрдүн чогултууларына карата спецификациялар;
- (c) 1-пункттан көрсөтүлгөн мөөмөлөт базаларына жана 2-жана 3-пункттарда айтылган системаларга катышуучу чүңүштүктөргө карата спецификациялар; жана
- (d) 53(б)-статьяга ылайык мүчө мамлекеттер тарабынан берилген туурган мөөмөлөттөргө тиешелүү реквизиттер.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

27-статья

Милдеттенмелер жана ишаракеттер аткарылбагандыгы жөнүндө шектенүү пайда болгону чурда

Эгерде оператор өзү чыгарган даярдаган ташып келген же башка оператордон алган продукция ушул Ну скамага ылайык келбейт деп шектенсе, анда ал оператор 28(2)-статьяны эске алууга менен:

- (a) тиешелүү продукцияны идентификациялоо жана бөлүү;
- (б) шектенүү жөнүндөгү болушун текшерүү;
- (в) эгерде шек жок кылынбаса, тиешелүү продукцияны органикалык же конверсиялык продукция катары рынокко чыгаруу жана аны органикалык өндүрүштө колдонуу;
- (d) эгерде шектенүү далилденсе же аны жок кылуу мүмкүн болбосо, дароо тиешелүү компетенттүү органга, жезарып болгону чурда, тиешелүү конгрессорчу органга же конгрессорчу органна билдирүүгө жана жарыя болгону чурда ага колдо болгон элемеңтерди берүүгө;
- (e) шектенүүчү ылайык келбегендиктин себептерин текшерүүдө жана анык оодотиешелүү компетенттүү орган менен жезарып болгону чурда тиешелүү конгрессорчу органга же конгрессорчу орган менен толук кыялдатууга.

28-статья

Уруу ксат берилбегенбу юндардын жана заттардын болушун болтуу боо үчүналдыналуучаралары

1. биринчи пунктчасына ылайык уруу ксат берилбегенбу юндар жезаттар менен булгануучу болтуу боо үчүн
- 9(3) статьясы органикалык өндүрүштө пайдалануучу операторлор өндүрүшүндөрдөн жана бөлүшүрүчү нар бирэ табьндатөмөнү сактык чаралардыкө рүүгө тийиш

- (a) органикалык өндүрүшүн жана продукциянын уруу ксаты жок продукциялар жезаттар менен булгануу тобокелдиктерин аныктоо үчүн пропорционалдуу жана ылайыктуу чаралардыкө рүү жана колдоо, анын ичинде маанилүү процедураны кадамдарды системалуу түрдө аныктоо;

Б

(б) органикалык өндүрүшүн жана продукциянын уюм кесаты жок продукциялар жез аттар менен булгануу коркуучу болуу рб оо үчү н пропорционалдуу жана ылайыктуу чараларды көрүү жана колдоо;

(в) мындай чараларды дайыма карап чыгуу жана оңдоо; жана

(г) органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес бөлүгүн камсыз кылгануу шул ну скамьн башка тиешелүү талаптарын сактоо бу юмдар.

2. Оператор органикалык өндүрүшө колдонууга же органикалык катары сатууга арналган продукция да 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык уюм кесат берилбеген продукцияну же субстанциянын болушуна байланыштуу шектенсе, же конверсиялык продукцияларушул Регламентке ылайык келбесе, оператор төмөнкүлөргө милдеттүү:

(а) тиешелүү продукцияну идентификациялоо жана бөлүү;

(б) шектенүүнүн негиздүү болушун текшерүү;

(в) тиешелүү продукцияну рынокко органикалык же конверсиялык продукция катары чыгарбоо жана аны органикалык өндүрүшө колдонуудан шектенүү жюлбаса;

(д) эгерде шектенүү далилденсе же аны жок кылуу мүмкүн болбосо, дароо тиешелүү компетенттүү органга, жез арал болгону чурда, тиешелүү конгролдоочу органга же конгролдоочу органы билдирүүгө жана жез арал болгону чурда ага колдо болгон элементтерди берүүгө;

(е) уюм кесат берилбеген продукциянын жез аттардын болушунусебептерин аныктоодо жана текшерүүдө тиешелүү компетенттүү орган менен жез арал болгону чурда тиешелүү конгролдоочу орган же конгролдоочу орган менен толук кватташууга.

3. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоочу нбирдиктүү эрежелерди белгилегенаткаруу актыларын кабыл алышымүмкүн

(а) 2-пунктту н(а) - (е) пункттарына ылайык операторлор аткаруу орган процедураны кадамдар жана алар тарабынан берилүүчү тиешелүү документтер;

(б) 1-пунктту н(а), (б) жана (с) пункттарына ылайык, булгануу тобокелдиктерин аныктоо жана болуу рб оо үчү н операторлор тарабынан кабыл алынуучу жана карала турган пропорционалдуу жана тийиштүү чаралар.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

Б

29-статья

Уру ксат берилбегенбу юмдарже заттар болгону чурда көрүлө турганчалар

1. Компетенттүрү органже зарыл учурда контролдоочу органже контролдоочу орган органикалык өндүрүштө колдонууга 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык уру ксат берилбегенпродукциянынже заттардынбарэ кеңдиги жөнүндө негиздүү маалыматтыалганучурда, же 28(2)-статьянын(d) пунктуна ылайык оператортарабынанкабардаркылыкса, же органикалык же конверсиялык продуктта мындай продукттардыже заттардыаньктаса:

(a) 9(3)-беренинбиринчи пунктчасына жана 28-беренеге ылайык келүүнү текшерүү үчүнбулагынжана себебинаньктоо максатында (ЕБ) 2017/625 Регламентине ылайык дарооквматтык иликтөө жүргүзөт. (1); мындай иликтөөмүмүн болушунатезирээк, акылгасьярлык мөөнөттө бүткөрүлөт жана бу юмдунтуруктуулугунжана иш интаталдыгынынске алуучерек;

(b) ал (a) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык продукттар катары тиешелүү продуктциянырынокко чыгарууга да, аларды органикалык өндүрүштө колдонууга да убактылуу тьюу салат.

2. Тиешелүү продукт органикалык же катары сатылбаш керек. Эгерде компетенттүрү органже зарыл болгону чурда контролдоочу органже контролдоочу органы тиешелүү оператортөмөнкүлөрдүаньктаса, конверсиялык продукт же органикалык өндүрүштө колдонулат:

(a) органикалык өндүрүштө колдонуучу н9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык уру ксат берилбегенпродукциялардыже заттарды колдонсо;

(b) 28(1)-статьяда эскертилген сактык чараларын көрбөсө ;
же

(в) компетенттүрү органдардын контролдоочу органдардын же контролдоочу органдардынбуга чейинки тиешелүү сууруу талаптары боюнча чараларды көргөнө мес.

3. Тиешелүү операторго 1-пункту н(a) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжалары боюнча комментарий берүүмүмүнүлүгү берилет. Компетенттүрү органже зарыл учурда контролдоочу органже контролдоочу орган жүргүзгөн иликтөөнүнэ себин жүргүзөт.

Зарыл болгону чурда тиешелүү оператор келечекте булганууну болтурбоочу чүнэ зарыл болгону түчү чараларды көрөт.

4. М3 2025-жылдын 31-декабрына чейин Комиссия Европарламентке жана Кеңешке ушул беренин аткарылышы жөнүндө, 9(1)-беренин биринчи пунктчасына ылайык уру ксат берилбегенпродукциялардын жана заттардын барэ кеңдиги жөнүндө отчет берет. 3) органикалык өндүрүштө пайдалануучун жана ушул статьянын 5-пунктунда көрсөтүлгөн улуттук эрежелерди баалоо боюнча. Бу отчет, зарыл болгону чурда, анданарышайкеш келтирүүчү нмйз амдык сууш менен кошолушумүмүн.

Б

5. Органикалык өндүрүштө колдонулуучу н9(3)-берененин биринчи пунктчасына ылайык уруксатсыз жүргүзүлгөн продукциянын же субстанциялардын белгилүү бир деңгээлинен ашык камсыз алуучу продукцияны органикалык продукциялар катары сатууга болбойт деп караган эрежелери бар мүчө мамлекеттер ал эрежелерди колдонууну улантуу, эгерде ал эрежелер колдонулбаса органикалык продукция катары башка мүчө мамлекеттерде өндүрүлгөн продукцияны рынокко чыгарууга туюксуу салууга, чектөөгө жетоскоолдук кылууга, ал продукция ушул Жобого ылайык өндүрүлгөн. Ушул пунктту пайдаланган мүчө мамлекеттер Комиссияга кечиктирбестен маалымдайт.

6. Компетенттүү органдар 1-пунктка көрсөтүлгөн нилдиктөөлөрдүн натыйжаларын ошондой эле мектеп тажрыйбанын калыптандыруу максатында алар көрсөткөн бардык чараларды жана уруксат берилбеген продукциянын жана заттардын болушун болтурбоо боюнча андан аркы чараларды документтештирет. 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык органикалык өндүрүштө пайдалануу үчүн

Мүчө мамлекеттер мындай маалыматты башка мүчө мамлекеттерге жана Комиссияга Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгондокументтерди жана маалыматтарды электрондук алмашууну камсыз кылган компьютер системасы аркылуу камсыз дайт.

7. Мүчө мамлекеттер органикалык айыл чарбасында ушул Мыйзамдын биринчи пунктчасына ылайык уруксат берилбеген заттардын жана заттардын күтүүсүз болушун болтурбоо үчүн өз аймгында тиешелүү чараларды көрө алышат. Органикалык өндүрүштө колдонулуучу н9(3)-статья. Мындай чаралар органикалык же конверсиялык продукциялар катары башка мүчө мамлекеттерде өндүрүлгөн продукцияны рынокко чыгарууга туюксуу салбайт, чектөөгө жетоскоолдук кылбайт, ал продукция ушул Жобого ылайык өндүрүлгөн жерде. Ушул пунктту колдонгон мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге кечиктирбестен маалымдайт.

8. Комиссия төмөнкүлөрдүн аныктоочу бирдиктүү эрежелерди белгилеген аткаруу актыларын кабыл алат:

(a) 9(3)-статьянын биринчи пунктчасына ылайык уруксат берилбеген продукциялардын жана заттардын бар экинчи аныктоо жана баалоочу компетенцияга органдар жетпейт, ушундай учурларда контролдоо органдары же контролдоо органдары тарабынан колдонулатуу регламентология органикалык өндүрүштө колдонуу;

(b) ушул берененин 6-пунктуна ылайык мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге бериле турган маалыматтын реквизиттери жана форматы

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

9. Ар бир жылдын 31-мартына карата мүчө мамлекеттер электрондук түрдө Комиссияга өткөн жылы уруксат берилбеген продукциялар жезаттар менен булганган учурлар жөнүндө тиешелүү маалыматтарды аныктамасында чек ара көзөмөл постторунда чогултуу маалыматтарды аныктаган булгануунун мүнөзүнө, атап айтканда, булгануунун себеби, булагы жана деңгээли жөнүндө маалыматтарды берүүгө. Ошондой эле булганган продукциянын көлөмү жана мүнөзү. Бул маалымат Комиссия тарабынан жалган компьютердик система аркылуу чогултулат.

Комиссия тарабынан жеткиликтүү жана булганууну болтурбоо боюнча мектеп тажрыйбаларды калыптандырууга көмөктөшүү үчүн колдонулат.

Б

IV Г ЛАВА ЕТКЕТЛЕМЕ

30-статья

Органик алык өндүрүшкө тиешелүү терминдерди колдонуу

1. Ушул Эрежелердин максаттары чүңдүрүлгөн органик алык өндүрүшкө тиешелүү терминдер катары каралат, эгерде маркировкада, жарнактык материалда же коммерциялык документтерде мындай продукция, анын ичинде редиенттер же анын өндүрүшү чүңдүрүлгөн документтер, материалдары төмөнкү терминдер менен сүрөттөлсө. Сатып алуу чакан продукция, ири редиенттер же материалдары ушул Жобого ылайык өндүрүлгөн өндүрүшүсүз. Атап айтканда, IV Тиркемеде келтирилген терминдер жана алардын туундулары жана кичирейтүүчүлөрү, мисалы "био" жана "эко" жалгыз же айкалыштырып, Союздун бардык аймагында жана маркировка жана жарнак чүңдүрүлгөн IV Тиркемеде саналган аналитикте колдонулушу мүнөзү ушул Нускамагы ылайык келген 2(1)-статьяда айтылган продукциялардын

2. 2(1)-статьяда эскертилген продукция чүңдүрүлгөн статьянын 1-пунктүндө көрсөтүлгөн терминдер Союздун эч бир жеринде, IV Тиркемеде саналган аналитикте маркировкалоо, жарнактык материал же коммерциялык документтер чүңдүрүлгөн лбашы керек. ушул Регламентке ылайык келбеген продукцияга.

Андан тышкары эч кандай терминдер, анын ичинде товардык белгилерде же фирмалык аталыштарда колдонулган терминдер же практикалар, эгерде алар керектөөчү же колдонуучу адаштырууга тийиш болсо, эгерде алар продукцияны же анын ичинде редиенттерин ушул Жобого ылайыктуу деп эсептесе, маркировкалоодо же жарнакта колдонулбайшы керек.

3. Конверсиялоо мезгилинде өндүрүлгөн продукциялар органик алык продукциялар же конверсиялык продукциялар катары маркировкаланбайшы же жарнамаланбайшы керек.

Бирок 10(4) статьясына ылайык конверсиялоо мезгилинде өндүрүлгөн өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материалы өсүмдүктөү тамак-аш продукциялары жана өсүмдүктөү документтер продукциялары "конверсиялык продукциялар" терминин колдонуу менен маркировкаланбайшы жана жарнамаланбайшы мүнөзү 1-пунктте көрсөтүлгөн терминдер менен бирге конверсия дагы же тиешелүү термин

4. 1 жана 3-пункттерде көрсөтүлгөн терминдер Союздун нмйз амдары продукциянын курамында ГМО бар, ГМОдонтурат же ГМОдөн өндүрүлгөн деп белгилөө же жарнамалоону талап кылган продукцияга карата колдонулбайшы керек.

5. Кайра иштетилген тамак-аш чүңдүрүлгөн 1-пунктте көрсөтүлгөн терминдер колдонулушу мүнөзү

(а) Союздун нмйз амдарына ылайык мындай тизме милдеттүү болуп саналган ири редиенттердин тизмесинде жана сатуучу нускапталышында:

Б

- (i) кайра ишетирилген тамак-аш II тиркеменин IV бөлүгүндө баяндалган өндүрүш режелерине жана 16(3)-статьяга ылайык белгиленген эрежелерге ылайык келет;
- (ii) салмагы боюнча продукту нун айыл чарба ингредиенттеринин кеминде 95% органикалык болуп саналат; жана
- (iii) ароматизаторлорго карата, алар (ЕС) № 1334/2008 Регламенттин 16(2), (3) жана (4) статьяларына ылайык маркаланган табиигый жпаржыг берүүчү заттар жана табиигый жпаржыг берүүчү препараттар чүнгана колдонулат жана тиешелүү ароматизатордогу ароматизатордогу нбардык компоненттери жана даам берүүчү компоненттердин альп жүрүчүлөрү органикалык болуп саналат;

C4

(б) ингредиенттердин тизмесинде гана, эгерде:

- (i) салмагы боюнча продукту нун айыл чарба ингредиенттеринин 95% дан ашы органикалык болуп саналат жана ал ингредиенттер ушул Нускамада белгиленген өндүрүш режелерине ылайык келген шартта; жана
- (ii) кайра ишетирилген тамак-аш азыктары органикалык эмес азыктарды чектелген колдонуу эрежелерин кошпогондо, II тиркеменин IV бөлүгүнүн 1.5, 2.1 (а), 2.1 (б) жана 2.2.1 пункттарында белгиленген өндүрүш режелерине ылайык келсе II тиркеменин IV бөлүгүнүн 2.2.1 пунктунда белгиленген айыл чарба ингредиенттери жана 16(3) статьясына ылайык белгиленген эрежелер менен;

(в) сатуу нусьпаттамасында жана ингредиенттердин тизмесинде, эгерде:

- (i) негизги ингредиент аңчылык же балык уулоо продукту болуп саналат;
- (ii) 1-пунктта айтылган термин сатуу нусьпаттамасында органикалык жана негизги ингредиенттер айырмаланган башка ингредиенттер кетак байланыштуу болсо;
- (iii) бардык башка айыл чарба ингредиенттери органикалык болуп саналат; жана
- (iv) кайра ишетирилген тамак-аш II тиркеменин IV бөлүгүнүн 1.5, 2.1(а), 2.1(б) жана 2.2.1 пункттарында белгиленген өндүрүш режелерине ылайык келсе, II тиркеменин IV бөлүгүнүн 2.2.1-пунктунда баяндалган органикалык эмес айыл чарба ингредиенттерин чектелген колдонуу эрежелерин жана 16(3) статьясына ылайык белгиленген эрежелерди кошпогондо.

Б

Биринчи пунктчанын (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиенттердин тизмесинде кайсыныгы ингредиенттер органикалык болуп саналат. Органикалык өндүрүш шөп шилтемелер органикалык ингредиенттерге карата гана пайда болушумүнкү.

Биринчи пунктчанын (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиенттердин тизмесинде айыл чарба ингредиенттеринин жалпысынан пропорционалдуу органикалык ингредиенттердин жалпы пайызын көрсөтүүнү камтыйт.

Ушул пунктту биринчи пунктчасынын (а), (б) жана (в) пункттарында көрсөтүлгөн ингредиенттердин тизмесинде колдонулганда 1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер жана үчүнчү пунктта көрсөтүлгөн пайыздык көрсөткүчтөрүшүлпунктту н пунктчасынын ингредиенттердин тизмесиндеги башка көрсөткүчтөр менен бирдей түстө, бирдей өлчөмдө жана тамастилинде жазылат.

Б

6. Кайра ишгетилгентоют үчү н1-пунктта көрсөтүлгөн терминдер сатуу үчүн сыпаттамасында жана ингредиенттердин тизмесинде колдонулушу мүнөздүү:

C4

(а) кайра ишгетилгентоюттарушул Мыйзамда белгиленген өндүрүш режелерине ылайык келсе II Тиркеменин II, III жана V бөлүктөрү жана 17(3)-статьяга ылайык белгиленген өзгөчө эрежелер менен;

Б

(б) кайра ишгетилгентоюттунку рамндагы ыайыл чарба продукциясынын бардык ингредиенттери органикалык болуп саналат; жана

(с) продукциясуну кункургак заттардын кенде 95% органикалык болуп саналат.

7. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алуууга укуктуу:

(а) I тиркемеде саналган продукцияны меркировкалоо боюнча кошумча эрежелерди кошуу же ошол кошумча эрежелерди өзгөртүү жолу менен ушул статьяны жана

(б) мүнөз мамлекеттердин ичиндеги тилдик өңүлүлөрдү эске алуу менен IV тиркемеде баяндалган терминдердин тизмеси.

8. Комиссия ушул статьянын 3-пунктун колдонууга деталдуу талаптарды белгилөө үчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүнөздүү.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

31-статья

Өсүмдүк өстүрүү үчүлүктө колдонулган буюмдарды жана заттарды меркировкалоо

2(1) статьясында белгиленген ушул Нускамдын чөйрөсүнө карабастан өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарында колдонулган буюмдарды жана заттар же 9 жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилген жер семирткичтер, топурак кондиционерлери же азоттандыруучу заттар ушул Эрежеге ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилгендиктен көрсөткөн мөөмөлдөмө болушумүмүн.

32-статья

Милдеттүү көрсөткүчтөр

1. Эгерде продукция 30(1)-статьяда эскертилген шарттарды камсыз алынышында 30(3)-статьяга ылайык конверсиялык продукциялар катары меркировкаланган продукциялар:

(а) меркировкада акыркы өндүрүштү же даярдоо операциясын жүргүзгөн оператор тиешелүү болгон контролдоочу органдын же контролдоочу органдын коду кномери да көрсөтүлөт; жана

Б

(b) алдынала таңгакталган антмак-ашка карата, 30(3)-беренде жана (b) жана (c) пункттарында көрсөтүлгөн нбашка учурларда, 33-статья да эскертилген Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн нлоготиби да таңгакта көрсөтүлөт. 30(5)-статья.

2. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүшүнүн нлоготиби колдонулганда, логотип менен бир эле визуалдык талаада продукту сүтүзүлгөн найыл чарба чийкизаты өстүрүлгөн жердин көрсөткүчү көрсөтүлөт жана төмөндөгү логотиптин альшыкеректиешелүү түрдө формалар:

(a) айыл чарба чийкизаты болгон "ЕБ Айыл чарбасы"

Сөздүн наймында дыйканлык кылган

(b) айыл чарба чийкизаты чүнү өлкөлөрдө өстүрүлгөн "ЕСке кирбеген айыл чарбасы";

(c) Айыл чарба чийкизатынын бир бөлүгү Биримдикте өстүрүлгөн жана анын бир бөлүгү чүнү өлкөдө өстүрүлгөн "ЕС/ЕБ эмес айыл чарбасы".

Биринчи пунктчанын максаттары чүн "Айыл чарбасы" деген сөз тиешелүү учурларда "Аквакультура" деген елмаштырылышы мүмкүн жана "ЕС" жана "ЕБ эмес" деген сөздөр өлкөнүн аталышы же аталышы менен алмаштырылышы же толукталышы мүмкүн бир өлкөнүн жана аймактын эгерде продукттын түзгөн бардык айыл чарба сыйысу ошол өлкөдө жана, эгерде керек болсо, ошол региондо өстүрүлгөн болсо.

Биринчи жана чүнү пунктчаларда көрсөтүлгөн найыл чарба сыйысу өндүрүлгөн жерди көрсөтүү чүнү эске алынаган редиенттердин жалпы саны болгон шартта, инг редиенттердин аз өлчөмдөгү салмагы эске алынаган калышы мүмкүн айыл чарба сыйысу нун жалпы санынын 5 процентинен ашпайт.

"ЕБ" же "ЕБ эмес" деген сөздөрбундун наталышынан көбүрөөк көрүнүштө, өлчөмдөрдө жана тамга стилинде болбошу керек.

3. Ушунун 1-статьянын 1-пунктында жана 33(3)-статья да көрсөтүлгөн белгилер көрүнүктүү жерде оң ой көрүнүгү дөйкөйлөп белгилениши керек жана даана окулуучу жана өчпөс болушу керек.

4. Комиссия 54-статьянын 2-пунктуна жана 33(3)-статья сыйылайык, маркировкалоо боюнча кошумча эрежелерди толуктоо же ошол кошумча эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен ийгиликтуу куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

5. Комиссия төмөнкү логотипти ийгиликтуу актыларды кабыл алат:

(a) ушунун 1-статьянын 1-пунктуна жана 2-пунктуна жана 33(3)-статья да көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдү колдонуу, көрсөтүү, курамы жана өлчөм боюнча практикалык чаралар;

Б

(б) конгрессдор жана конгрессдор органдарына кодо к номерлерди ыйгаруу органдар;

в) ушул статьянын 2-пунктуна ылайык айыл чарба чийки заттардын стандарттарын жана келгенин жана 33(3)-статья.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

33-статья

Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи

1. Европа Бирлигинин органикалык өндүрүш логотипи ушул Жободо ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, көрсөтүүдө жана жарнамалоодо колдонулушу мүмкүн.

Европа Бирлигинин органикалык өндүрүш логотипи логотиптин өзүнчө бар экендигине жана жарнагына байланыштуу маалыматтык жана билим берүү максаттары үчүндө колдонулушу мүмкүн. Эгерде мындай колдонуу керектөөчү нүктө конгрессдор продукциянын органикалык өндүрүшүнө карата адаштырууга алып келбесе жана логотип V тиркемеде белгиленген режелерге ылайык кайра чыгарылат деп. Мындай учурда талаптары V тиркеменин 32(2)-беренеси жана 1.7 пункту колдонулбайт.

Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи 30(5)-берененин (b) жана (c) пункттарында айтылгандай кайра иштетилген тамак-аш үчүн жана 30(3)-берененде айтылган конверсиялык продукциялар үчүн колдонулбайт.

2. 1-пункттан кийинки пункттарына ылайык колдонулган учурларды кошпогондо, Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 86-жана 91-беренелерине ылайык расмий аттестация болуп саналат.

3. Евросоюздун органикалык өндүрүш логотипин колдонуу үчүнчү өлкөлөрдө импорттогон продукциялар үчүн милдеттүү эмес. Эгерде бул логотип мындай продукциянын маркировкасында кездешсе, 32(2)-статьяда эскертилген белги маркировкада да көрсөтүлөт.

4. Евробиримдиктин органикалык өндүрүш логотипи V тиркемеде баяндалган моделге ылайык келүүгө жана ошол тиркемеде баяндалган режелерге ылайык келүүгө тийиш.

5. Улуттук логотиптер жана жеке логотиптер ушул Регламентке ылайык келген продукцияны маркировкалоодо, презентациялоодо жана жарнамалоодо колдонулушу мүмкүн.

6. Комиссияга Европа Бирлигинин органикалык өндүрүш логотипине жана ага тиешелүү режелерге карата V тиркемеде өзгөртүүлөрдү киргизүүчү 54-беренеге ылайык ыйгаруу куку берилген актыларды кабыл алуууга ыйгаруу кутуу.

Б

V Г Л А В А

С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я

34-статья

Сертификация системсы

1. Ар кандай продукцияны рынокко "органикалык" же "конверсия да" катары чыгарганга чейин же конверсия мезгилинде чейин органикалык же конверсиялык продукциялардын үндүргөнүндө тараткан же сактаган 36-беренде айтылган операторлор жана операторлордун топтому. Мындай продукцияны үчүнчү өлкөдөн импорттогон же мындай продукцияны үчүнчү өлкөгө экспорттогон же мындай продукцияны рынокко чыгаргандар өз ишине үндөөлөрү ал ишине ашырылып жаткан мөөмөктөттүн компетенттүк органдарына билдирүүгө милдеттүү. Башкаруу системасына башийет.

Эгерде компетенттүк органдар бирден ашык контролдоочу органга же контролдоочу органына өздөрүнүн милдеттерин же белгилүү бир расмий контролдуктапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өткөрүп беришсе, операторлор же операторлордун топтому билдирүүдө биринчи пунктта көрсөтүлгөн билдирүүдө көрсөтүлгөн контролдоочу органга же контролдоочу органдардын ишинин бул Регламентке ылайык келээрин текшерет жана 35(1)-статьяда көрсөтүлгөнүк бөлүк берет.

2. Алдынала таңгалган органикалык продукцияны үздөнүз акыркы керектөөчүгө же колдонуучуга саткан операторлор бул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн кабарлоо милдеттенмесинен жана 35(2)-статьяда көрсөтүлгөн сертификатка ээ болуу милдетинен баштап, эгерде алар сатуу пунктуна байланыштагандан башка өндүрбөсө, даярдабаса, сактабаса, же мындай продукцияны үчүнчү өлкөдөн импорттосо, же мындай ишаракеттерди башка операторлорго сунуш бодроодуга жасабаса.

3. Операторлор же операторлордун топтому өз иштеринин кайсынысы болбосун үчүнчү жактарга сунуш бодроодуга берген учурда, операторлор же операторлордун топтому, ошондой эле бул иш сунуш бодроодуга алынган үчүнчү жактарда, эгерде оператор же операторлордун топтому тарабынан билдирбесе, 1-пунктту сактоого тийиш 1-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүдө органикалык өндүрүшкө карата жоопкерчиликти сактап кала тургандыгына бул жоопкерчиликти сунуш бодроодуга дчыга өткөрүп берибегендиги. Мындай учурларда компетенттүк органдар өз аралыгында контролдоочу органдарга же контролдоочу органдарга сунуш бодроодуга дчыга ишаракеттердин бул Регламентке ылайык келишин ал операторлорго же операторлордун топтомуна жүргүзгөн контролдоо наалкагында текшерет. алардын ишаракетин сунуш бодроодуга дчыга алышкан.

4. Мүчө мөөмөктөттөр 1-пунктта эскертилген билдирүүлөрдү алууга үчүнчү өлкө аргымуку учурга органдардын алат же органдар беките алат.

5. Операторлор, операторлордун топтому жана сунуш бодроодуга дчылар сакташат алар жүргүзгөн нар кандай иш боюнча бул Жобого ылайык жазууларды жүргүзөт.

6. Мүчө мөөмөктөттөр 1-пунктка ылайык өз иштердү үлүгү кабарлаган операторлордун жана операторлордун топтомуна наталыш арын жана даректерин камсыз алат алгант из мөлөрдү жүргүзгөн жана жалпыга ачык жарыялайт.

Б

тиешелү ү түрдө , анын ичинде бирдиктү ү интернет-сайтка шилтемелер аржылуу , бул маалыматтардын толу к тизмеси, 35(1)-беренеге ылайык ошол операторлорго жана операторлорду нтопторуна берилген сертификаттарга тиешелү ү маалыматтар. Бул учурда, мүчө мамлекеттер Европарламенттин жана Кеңештин 2016/679 Регламентине (ЕБ) ылайык жеке маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды аткарышат (1).

7. Мүчө мамлекеттер ушул Регламентке ылайык келген оператор же операторлор тобу 2017/625 Регламенттин 78 жана 80-беренелерине ылайык альмалыгын ачуу рларда альмалык төлөнүүсүн камсыз кылышат. контролдоо боюнча чыгымдар контролдоо системасы тарабынан жабылуууга укуктуу. Мүчө мамлекеттер чогултуулушу мүмкүн болгон бардык жыйымдар ачык жарыялануусуна камсыз кылат.

8. Комиссияга ишкар аз дарын жүргүзүүгө карата талаптарга карата II тиркемеге өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга укуктуу.

9. Комиссия төмөнкүлөргө карата реквизиттерди жана спецификацияларды берүүчү нишке ашыруучу актыларды кабыл алышы мүмкүн.

(a) 1-пунктта көрсөтүлгөн билдирүүнү нформаты жана техникалык каражаттары

(b) 6-пунктта көрсөтүлгөн нтизмелерди жарыялоо боюнча ишчаралар; жана

(c) 7-пунктта көрсөтүлгөн жыйымдарды жарыялоону жол-жоболору жана механизмдери.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

35-статья

Сертификат

1. Компетенттүү органдар же тийиштүү учурларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 34(1)-статьяга ылайык өз ишин кабарлаган жана ушул Нускамага ылайык келген операторго же операторлорду нтобуна күбөлүк берет. Күбөлүктө:

(a) мүмкүн болушунан электрондук түрдө чыгарылат;

(б) жок дегенде операторду же операторлор тобунидентификациялоого уруксат берүү, анын ичинде мүчөлөрдүн нтизмесиң сертификатта камтылган продукциянын категориясын жана анын жарактуулук мөөнөтүн;

(1) Регламент (ЕБ) 2016/679 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2016-жылдын 27-апрелиндеги жеке маалыматтарды иштетүүгө жана мындай маалыматтардын эркин кыймылына карата жеке адамдарды коргоо жана 95/Директиванын жокко чыгаруусу. 46/ЕС (Маалыматтарды коргоо боюнча жалпы жобо) (OJ L 119, 4.5.2016, 1-бет).

Б

(в) кабарланг анишу шу л Ну скамаг а ылайк келэ э ринтастыктоог о; жана

(г) VI тиркемеде белг иленг енү лгү гө ылайк чыгарылат.

2. У шу л статья ынн8-пункту на жана 34(2)-статья сьна з ыя нкелтирбестең операторлор жана операторлор топтору 2(1)-статья да э скертилген проду кция ны э г ерде алар му рдатанэ ле болу п саналбаса, органикалык проду кту лар же конверсия лык проду кту лар катары ыножко чыгарбашык керек. у шу л статья ынн1-пункту нда кө рсө тү лгө нкү бө лү ккө э э болу у .

3. У шу л статья да кө рсө тү лгө нкү бө лү к расмий кү бө лү к болу п саналат.

(ЕБ) 2017/625 Рег ламент ин86(1)-беренесинин(а) пункту ну нмванисинтү щ ндү рө т.

4. Оператор же операторлор тобу бир э ле мү че -мемекетте проду кция ынбир категория сьна карата ишке ашырылг анишаракеттерге карата бир нече контролдоочу орган сансертификат алу у га у ку гу жок, аныничинде ошол оператор же операторлор тобу операторлор ө ндү рү шү н дая рдоону н жана бө лү шү рү ү нү нар кандай э таптарында иштейт.

5. Операторлор тобу ну нмү че лө рү ө з дө рү кирген операторлор тобу нсертификация лоо менен кам ылг анишаракеттердин кайсы ынсы болб осу нү чү нжекече сертификат алу у га у ку гу жок.

6. Операторлор алардын берү ү чү лө рү болу п саналган операторлорду нкү бө лү ктө рү н текшерү ү гө милдеттү ү .

7. У шу л статья ынн1 жана 4-пункттары ыннмексаттары ү чү нпроду кция лар тө мө нкү категория ларга а ылайк классификация ланат:

(а) кайра ишетиленбегене сү мдү ктө р жана ө сү мдү к проду ктылары аныничинде ү рө ндө р жана башка ө сү мдү ктө рдү нрепродуктивдү ү материалдары

(б) мөл жана кайра ишетиленбеген мөл чарба проду ктылары

(в) балырлар жана ишетиленбеген аэвакуу лту ра проду кция лары

(г) кайра ишетиленбеген а ылайк чарба проду кция лары аныничинде аэвакуу лту ра проду кция лары ү чү н тамк катары колдону у ;

(е) тоют;

(е) шарап;

(ж) у шу л Эрежелердин I тиркемесинде саналган же му рну к категория ларга кирбеген башка проду кция лар.

Б

8. Мүчө мамлекеттер 2-пунктта каралган сертификатка ээ болуу милдетинен тынчтан башка таңгакталган органикалык продуктуларды түздөнтүз акыркы керектөө чүгөсатуу чү операторлорду, эгерде ал операторлор өндүрбөсө, даярдабаса, сактабаса, боштуу мүчөнү сатуу пунктуна байланыштуу эмес, же үчүнчү өлкөдө мундай продукцияны импорттоо, же мундай ишаракеттерди үчүнчү тарапка суу бодрооддук келишимден жүргүзүү, ошондой эле:

(а) мундай сатуулар жылына 5 000 кг ашпаса;

(б) мундай сатуулар 20 000 евродон ашпачан таңгаксыз органикалык продукцияга карата жылдык жүргүзүүнү билдирбейт; же

(в) операторду нпотенциалдуу сертификациялык баасы ошол оператор тарабынан сатылган таңгаксыз органикалык продуктулар боюнча жалпы жүргүзүүнү 2% ашса.

Эгерде мүчө мамлекет биринчи пунктта да көрсөтүлгөн операторлорду боштууу чечсе, анда ал биринчи пунктта белгиленген караганда катуу раак чектөөлөрдү белгилей алат.

Мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге биринчи пунктага ылайык операторлорду боштууу жөнүндө кандай болбосун чечим жана мундай операторлор боштууу лгачектер жөнүндө маалымдайт.

9. Комиссияга VI тиркемеде көрсөтүлгөн күбөлүктү нүлгүсүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 54-статьяга ылайык Ыйгарыму кук берилген актыларды кабыл алуууга укуктуу.

10. Комиссия 1-пунктта көрсөтүлгөн күбөлүктү нформасына жана ал берилген техникалык каражатка карата реквизиттерди жана спецификацияларды берүүчүн ишке ашыруучу актыларды кабыл алат.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

36-статья

Операторлор тобу

1. Операторлорду нар бир тобу төмөнкүлөргө милдеттүү:

(а) бальарды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермерлер же операторлор болуп саналган мүчөлөрдөнгана түзүлөт. тамак-ашы же тоютту кайра иштетүү, даярдоо же рынокко чыгаруу менен алектенбейт;

(б) мүчөлөрдөнгана түзүлөт:

(i) алардын жекече сертификациялык наркыар бир мүчөнүн жүргүзүүсүнүн органикалык өндүрүшү стандарттык өндүрүшүнүн 2% дан ашыгын түзөт жана органикалык өндүрүшүн жылдык жүргүзүүсү 25 000 евродон ашаган же органикалык өндүрүшү стандарттык өндүрүшү евродон ашаган жылына 15 000; же

Б

(ii) ар бир үлүшкө ээ болгондор:

- беш гектар,

— 0,5 гектар, теплицаларда, же

— 15 гектар, жалаң гана туруктуу чөптү;

(с) мүчө мамлекетте же үчүнчү өлкөдө түзүлсө;

(г) юридикалык жак болуп саналат;

М6

(е) (а) пунктунда эскерилген өндүрүшүк ишаракеттери же мүчөнүн болуучу кошумча ишаракеттери бир эле мүчө-мамлекетте же ошол эле үчүнчү өлкөдө бири-бирине географиялык жактан жакын жайгашкан мүчөлөрдөнгана түзүлөт;

Б

(f) тарабынан өндүрүлгөн продукция үчүн биргелешкен маркетинг системасын түзүүтүп; жана

(g) контролду кышчалардын жана жол-жоболорду ишке киргизилген комплекс камгычанички контроль системасын түзүү, ага ылайык аныкталган адам же организмдин нар бир мүчөсүнүн шул жобонун сакталышын текшерүү үчүн жооптуу болот.

М6

Ички контроль системасы (ICS) документтерин киргизилген жол-жоболорду камтыйт:

(i) топтун мүчөлөрүн каттоо;

(ii) топтун нар бир мүчөсүнүн жыл сайын ички физикалык жеринде текшерүүлөрүн камгычанички текшерүүлөр, ошондой эле тобокелдикке негизделген кандай кошумча текшерүүлөр, кандай гана учурда болбосун ICS менеджери тарабынан пландаштырылган жана ИСК инспекторлору тарабынан жүргүзүлүүчү, алардын ролдору (h) пунктунда аныкталат;

(iii) иштеп жаткан топтун жаңы мүчөлөрүн бекитүү жезары болгон учурда, ички инспекциялык отчеттун негизинде ICS менеджери жактыргандан кийин жаңы өндүрүшкүк бөлүмдөрдү же иштеп жаткан мүчөлөрдүн жаңы ишаракеттерин бекитүү;

(iv) жылна келинде бир жолу өткөрүлүүчү жана катышуучулардын алган билимдерин баалоо менен кош олгон МБКнын инспекторлорун окутуу;

(v) топтун мүчөлөрүн ICS жол-жоболору жана ушул Регламенттин талаптары боюнча окутуу;

(vi) документтерди жана ишкага аз дарын контролдоо;

M6

(vii) ички текшерүү лөрдү н жүрүшүндө аныкталган талаптарга жооп бербөө үчүрлары боюнча чаралар, анын ичинде алардын кийинки жүрүшү;

(viii) келип чыгышкөрсөткөн ички байкоо жүргүзүү топту н бир елешкен маркетинг ту ту мнда жеткирилген продуктулар жана бардык мүчөлөрдү н бардык өнүмдөрүнө ндүрүшү, кайра иштетүү, даярдоо же рынокко чыгаруусуна ктуу бардык э таптарда байкоого мүмкүндүк берет, анын ичинде ар бир мүчөнү түшүмү н баалоо жана кайчылаш текшерүү топту н

(h) ICS менеджерин жана топту н мүчөсү болушү мүмкү н болгон бир же бир нече ICS инспектору н дайындайт. Алардын позициялары бириктирилбейт. ICS инспекторлору нун саны атап айтканда, топту н органикалык өндүрүшүнүн түрүнө, түзүмүнө, өлчөмүнө, продукциясына, ишмердүүлүгүнө жана өндүрүшүнө адекваттуу жана пропорционалдуу болууга тийиш ICS инспекторлору болуш керек топту нө нүмдөрүнө жана ишаракеттерине карата компетенттүү.

ICS менеджери төмөнкүлөргө милдеттүү:

(i) топту н ар бир мүчөнүн (a), (b) жана (e) пункттарында белгиленген критерийлерге ылайыктуулугу н текшерүү;

(ii) ар бир мүчө менен топту н ортосу нда жазуу жүзүндө гү жана кол коюлган мүчөлүк келишиминин болушун камсыз кылуу, ага ылайык мүчөлөртөмөнкүлөргө милдеттенет:

- ушул Жобонун талаптарына карууга;

— МКСга катышууга жана МКБнын жол-жоболорун анын ичинде МКБнын жетекчиси тарабынан аларга жүктөлгөн милдеттерди жана милдеттерди жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча милдеттенмелерди аткарууга;

— өндүрүшүк бөлүмдөргө жана жайларга кирүүгө уруксат берүүгө жана ички текшерүүлөрүчү рунда катышууга
Компетенттүү орган же зарыл болгону чурда контролдоочу орган же контролдоо органы тарабынан жүзөгө ашырылуучу МКС инспекторлору жана кватттык контроль аларга бардык документтерди жана жазууларды берет жана текшерүүлөрдүн протоколуна кол коюшат;

— аткарылбагану чурда чараларды кабыл алуу жана ишке ашыруу боюнча токтомуна ылайык
МКБнын жетекчиси же компетенттүү орган же тиешелүү болгону чурда контролдоочу орган же контролдоо органы берилген мөөнөттө,

— шектуу дурганбузуулар жөнүндө МКБнын жетекчисине токтоосуз билдириүүгө;

(iii) ICS процедураларын жана тиешелүү документтерди иштеп чыгуу жана эсепке алуу, аларды жаңыртуп туруу жана МКС инспекторлору үчүн ал эмизарыл болгону чурда, топту н мүчөлөрү үчүн жеткиликтүү кылуу;

M6

- (iv) топту нмү чөлөрүнү нтиз мөсінтүзү ү жана анысактоо дата;
- (v) МБ нин инспекторлору на тапшрмаларды жана жоопкерчиликтерди тапшрат;
- (vi) топту нмү чөлөрү менен компетенттү ү органдын же тиешелү ү үчү рларда контролду к органдын же контролду к органдын анын ичинде четтетү ү жөнүндө өтү нү чтө рдү нортосу ндагы байланыш болуп саналат;
- (vii) жыл сайын МКС инспекторлору нү нкв ыкчылыктардын кагылышуу су жөнүндө билдирү ү лөрү нтекшерет;
- (viii) (g) пунктунан абзацын (ii) пунктунда көрсөтүлгөн МКС жетекчисинин графигине ылайык ички инспекцияларды пландаштыруу жана алардын адекваттуу аткарылыш камсыз кылуу;
- (ix) МБ нин инспекторлору үчү надекваттуу тренингдерди камсыз кылуу жана МКС инспекторлору нү нкомпетенцияларына жана квалификацияларына жыл сайын баа берүү;
- (x) жаңы чөлөрдү же жаңы өндүрүштү кбөлүмдөрдү же жаңыларды бекитүү үчү рдагы чөлөрүнү нишаракеттери;
- (xi) талаптарга ылайык аткарылбаган үчү рда чаралар жөнүндө чечим кабыл алат ICS чаралары пунктунан ылайык документтер ирилген жол-жоболор менен белгиленет жана алардын аткарылыш камсыз кылат чаралар;
- (xii) су бподряддык ишаракеттерди, анын ичинде ICS инспекторлору нү нмилдеттерин су бподряддык келишимди ишке ашыруу нү чечет жана тиешелү ү макулдашууларга же келишимдерге кол коет.
- ICS инспектору :
- (i) График менен каралган жол-жоболор боюнча топту нмү чөлөрүнү нички текшерүү лөрдү жүргүзүү ICS менеджери;
- (ii) шаблондун негизинде ички инспекциялык отчетторду ндолбоорлору нишгеп чыгуу жана аны акылга сыйлык мөөнөттө ICS менеджерине берүү;
- (iii) дайындоодо кыкчылыктардын кагылышы жөнүндө жазуу жүзүндө гү жана кол коюлган арвды берүү гө жана аны жыл сайын жаңыртуп турууга;
- (iv) тренингдерге катышуу.

Б

2. Эгерде 1-пункттан көрсөтүлгөн ички контролдоо туумунтүзү үдө же ишешинде кемчиликтер болсо, компетенттү ү органдар же тиешелү ү үчү рларда контролдоочу органдар же контролдоочу органдар 35-статьяда көрсөтүлгөн күбөлүктү бүтүндөйтүп үчү н чакырып алышат. атап айтканда, операторлор тобу нү найрым чөлөрү тарабынан талаптарды аткара албаганга аныктоо же жоюу боюнча кемчиликтер органикалык жана конверсиялык продукттардын бүтүндүгүнө таасиринтигизет.

M6

Жок дегенде төмөнкү дөй жагдайлар МКБнын кемчиликтери катары каралат:

(а) токтоту лган чыгарылып алынган мүчөлөрдүн же өндүрүшү кбөлүмдөрдүн
продукциясы өндүрүшү, кайра иштетүү, даярдоо же рынокко чыгаруу;

(б) ICS менеджери аларды маркировкалоодо же жарнамалоодо органикалык өндүрүшкө
шилтеме колдонууга туюу салган продукцияны рынокко чыгаруу;

(в) мүчөлөрдүн тизмесине жаңымүчөлөрдү кошуу же ички бекитүү жол-
жобосуна сактабастануучу жаңымүчөлөрдүн тизмесине өзгөртүү;

(г) жыл сайын жеринде физикалык текшерүүнү өткөрбөө
бир жылда топтоуну чечүү;

(е) убактылуу токтоту лган мүчөлөрдү көрсөтпөө же
мүчөлөрүнүн тизмесин чыгарып албау;

(ф) МКБнын инспекторлору жүргүзгөн ички текшерүүлөр менен компетенттүү орган
же тиешелүү уюмдарда контролдоочу орган же контролдоочу орган тарабынан
жүргүзүлгөн кысымсыз контролдоо нортосундагы корутундулардагы
олуутуу четтөөлөрү;

(г) МКБнын инспекторлору же компетенттүү орган же тиешелүү уюмдарда
контролдоо катталган контролдоочу органы тарабынан аныкталган талаптарга
жооп бербөө боюнча тийиштүү чараларды көрүү же зарыл болгон
текшерүүлөрдү жүргүзүүдөгү олуттуу кемчиликтер;

(з) органикалык өндүрүштүн үнү, структурасына, өлчөмүнө, продукциясына,
ишкердүүлүгүнө жана өндүрүшүнө МКБ инспекторлору нун жетишиз саны же
МКБ инспекторлору нун компетенциясынын жетишиз диги.

Б

3. Комиссия ушул статьянын 1-жана 2-пунктарына өзгөртүүлөрдү жана
толууктоолорду киргизүү боюнча 54-статьяга ылайык ыйгарыму кука берилген
актыларды жоболорду толууктоо же ошол кошулган жоболорду өзгөртүү жолу менен
кабыл алууга укуктуу, атап айтканда:

(а) топтоу найрымүчөлөрүнүн милдеттери
операторлор;

(б) объекттерди же участкаларды бөлүүсүз сүзүктүү топтоуну чөлөрүнүн
географиялык жакындыгынан каттоочу критерийлер;

(в) ички контроль системасын түзүү жана аны иштетиши, анын ичинде жүргүзүлө
турган контролдоо катталган мүчөлөрдүн маани жана мезгилдүүлүгүн ошондой
эле ички контролдоо системасын түзүүдөгү же иштешиндеги кемчиликтерди
аныктоочу критерийлерди.

4. Комиссия төмөнкүлөргө карата конкреттүү эрежелерди белгилеген
аткаруу актыларын кабыл алат:

(а) операторлор тобу нунку рамыжана өлчөмү;

Б

(б) документтер жана э сепке алу у ту ту мдары ички системалар

байкоо жүргүзү жана операторлорду нтиз меси;

(с) операторлор тобу менен компетенттү ү орг аңдын же орг аңдардын

контролдочу орг аңдардын же контролдоо орг аңдарынын ортосу нда,
ошондой э ле мү чө мамлекеттер менен Комиссия нын ортосу нда маалымат алмашуу .

Бу л ишке ашыруу чу актылар 55(2)-статья да э скертилген
э кспертизанын жол-жобосу на ылайык кабыл алынат .

VI ГЛАВА

ОФИЦИАЛДУУ КОНТРОЛДОР ЖАНА БАШКА РАСМИЙ ИШТЕР

37-статья

Регламент (ЕБ) 2017/625 жана органикалык өндүрүшкө жана органикалык
продукцияны маркировкалоо боюнча у расмий көзөмөл жана башка
расмий ишаракеттер үчүнкү мна э режелер менен байланыш

Ушул главанын спецификалык э режелери (ЕС) 2017/625 Регламентте
баяндалган э режелердин тышкары ушул Нускаманын 40(2)-беренесинде
башкача каралбаса жана ушул Нускаманын 29-беренесине кошулган
катары колдонулат. ушул Регламенттин 41(1)-беренесинде башкача
каралбаса, 2(1)-статья да айтылган продукция өндүрүшүндө
даярдоону жана бөлүштүрүшүндө бардык э таптарда бүткүл
процесстин бүткүл процесинде текшерүү үчүнат карылган
расмий контроль жана башка расмий ишчараларга ушул Регламенттин
ушул Жобогон ылайык даярдалган.

38-статья

Кысымтык көзөмөл жана компетенттү ү орг аңдар тарабынан көрүлө турган
чаралар жүндө кошулган э режелер

1. 2017/625 Регламенттин (ЕБ) 9-беренесине ылайык ушул
Регламенттин сакталышын текшерүү үчүнкү н жүргүзүлгөн расмий
контроль, атап айтканда:

(а) 9(б)-статья да жана

Ушул Жобонун 28-статья сый өндүрүшүндө даярдоону жана
бөлүштүрүшүндө нар бир э табанда;

(б) эгерде холдинг органикалык э мес же конверсиялык өндүрүшкүк бирдиктерди
камсыз, жазууларды жана органикалык, конверсиялык жана органикалык э мес
өндүрүшкүк ортосу ндагы так жана натыйжалуу бөлүшү камсыз кылуу
үчүнкү колдонулуучу канчаларды же процеду раларды же механиз мдерди
текшерүү . бирдиктер, ошондой э ле ошол бирдиктер тарабынан өндүрүлгөн
тиешелүү продукция нын ортосу ндагы ошондой э ле органикалык, кайра
иштетүү чү жана органикалык э мес өндүрүш бирдиктери үчүнкү колдонулган
э аттар менен бу юндардын ортосу ндагы Мындай текшерүү өткөн мезгил
кайра иштетүү мезгилин бөлүгү катары ретроактивдүү түрдө
таанылган посылкаларды текшерүү жана органикалык э мес өндүрүшү текшерүү камтыйт.

бирдиктер:

Б

(с) эгерде органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктулар бир эле учурда операторлор тарабынан чогултулса, ошол эле жерде даярдалса же сакталат. даярдоо бирдиги, аялган же жайлар, же башкага ташылат операторлор же бөлүмдөр, жазууларды жана ишчараларды жол-жоболорду же ишчаралардын орду же убактыгы боюнча бөлүнгөн операцияларды жүргүзүүнү, ылайыктуу таза алоочу чаралардын жана зарыл болгон учурда продукцияны алмаштырууну болтурбоочу чаралардын текшерүүсү, ошол органикалык продуктулар жана конверсиялык продуктулар ар дайманан катталат жана ошол органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес аз ыктар бири-биринен орду же убактыгы боюнча бөлүнгөн даярдоо операцияларына чейин жана кийин сакталат;

(г) операторлор топтору нуничи контролду к системасын түзүү жана иштешин текшерүүсү;

(е) операторлор ушул Ну скаманьн 34(2)-беренесине ылайык кабарлоо милдеттенмесинен же ушул Ну скаманьн 35(8)-беренесине ылайык сертификатка ээ болуу милдетинен бошотулган учурда, текшерүү бул бошотуу боюнча талаптар аткарылган жана ал операторлор тарабынан сатылган продукциянын текшерүүсү.

2. Ушул Регламенттин сакталышын текшерүү чүчү (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 9-беренесине ылайык жүзөгө ашырылган расмий контроль бүт процессте өндүрүшүндө даярдоо жана бөлүшүрүшүндө нардык эсептөөндө ыктымалдуулукту негизинде жүзөгө ашырылат. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 9-беренесинде айтылган ээлементтердин жарыгушул Регламентинин 3-беренесинин (57) пунктуна аныкталган ылайык келбегендиктиң атап айтканда, төмөнкү элементтерди эске алууну менен аныкталат.:

(а) операторлорду жана операторлорду нтоптору ну нтүрү, өлчөмү жана түзүмү;

(б) операторлор жана операторлор топтору органикалык өндүрүшкө, даярдоого жана бөлүшүрүшүгө тартылган убактыны азактыгы;

(в) ушул статьяга ылайык жүргүзүлгөн контролду натыйжалары;

(г) аткарылган ишчараларга тиешелүү убактыны чуруу;

(е) продукциянын категориялары;

(е) продукциянын түрү, саны жана наркы жана алардын иштеп чыгуу убакты;

(ж) продуктулардын аралашуу же булгануу мүмкүнчүлүгү уруу каттоо жана продукциялар же заттар;

(h) эрежелерден четтөөлөрдү же альп салууларды колдонуу операторлор жана операторлор топтору;

Б

(i) өңдүрүшүндө даярдоонун жана бөлүшүрүшүндө нар бир табьнда шайкеш келбөө чүлүктү критикалык пункттарына аткарбоо ыкмалдыгы

(к) суубоодра ддык иш

3. Каңдай болгон күндө да, бардык операторлор жана операторлор топтору менен 34(2) жана 35(8) статья ларында айтылган дарды кошпогондо, жылына бир жолу дан кемэ мес шайкештиги текшерилүүгө тийиш

Төмөнкү шарттар карылгандан башка учурларда, шайкештиги текшерүү жеринде физикалык текшерүүнү камтыйт:

(а) оператордун же операторлор тобу нун мурунку башкаруу органдары кызыктар кеминде үч жыл катары менен органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү эч кандай шайкеш келбөө фактыларын аныкташкан эмес; жана

(б) тиешелүү оператор же операторлор тобу ушул берененин 2-пунктуна жана (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 9-беренесинде эскертилген лементтердин негизинде ылайык келбөө ыкмалдуу лугу төмөндө бааланган

Мында эки жеринде физикалык текшерүүнү нортосундагы мөөнөт 24 айдан ашпоотийиш

4. Ушул Регламенттин сакталышын текшерүүчү чүпү 2017/625 Регламентин (ЕБ) 9-беренесине ылайык аткарылган расмий контроль:

(а) 2017/625 Регламентинин 9(4) беренесине ылайык операторлордун же операторлордун топторунун бардык расмий контролду катарынын минималдуу пайызы алдынала эскертүүсүз жүргүзүлүшүнкө камсыз кылуу менен жүзөгө ашырылат;

(б) ушул статьянын 3-пунктуна айтылган дарга кошулган контролду ктун минималдуу пайызын камсыз кылуу;

(в) 14-статьянын (h) пунктуна ылайык алынган үлгүлөрдүн минималдуу санын ушул жолу менен жүзөгө ашырылат.
Регламент (ЕС) 2017/625;

(д) операторлор тобуна кирген операторлордун минималдуу санын ушул берененин 3-пунктуна көрсөтүлгөн шайкештиги текшерүүгө байланыштуу контролдоу шүнкө камсыз кылат.

5. 35(1)-статьяда көрсөтүлгөн сертификатты берүүчү же узартуу ушул статьянын 1-4-пунктарында көрсөтүлгөн шайкештиги текшерүүнүн натыйжаларына негизделет.

Б

6. (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 13(1) беренесине ылайык ушул НУ скамьнталаптарын сактоону текшерүү үчүн жүргүзүлгөн нарбир расмий контролго карата түзүлө турган жазуу жүзүндөгү протоколго оператор же операторлор топтору тарабынан кол коюлат. алардын ошол жазуу жүзүндөгү жазуууна алгандыгына ырастоо.

7. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 13(1) беренеси колдонулбайт компетенттүү органдар тарабынан контролду кылуу үчүн белгилүү бир милдеттери же башка кысымдык ишменен байланышкан айрым милдеттер жүктөлгөн контролдоо органдарына көзөмөлдүк ишинин алкагында жүргүзүлүүчү текшерүүлөр жана текшерүүлөр.

8. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарымуна келинген актыларды кабыл алууга укуктуу:

(a) өндүрүш үндөдөгү нана бөлүшүрүчү нарбардык эсептарында байкоо жүргүзүүчү жана ушул Регламентке ылайык келүүчү камсыз кылуу үчүн жүргүзүлүүчү расмий контролду жүзөгө ашыруу үчүн конкреттүү критерийлерин жана шарттарын белгилөө жолу менен ушул Регламентти толуктоо:

(i) документалдык эсептерди текшерүү;

(ii) операторлорду белгилүү категориялары боюнча аткарылуучу контроль;

(iii) эарыл болгону учурда, ушул Регламентте каралган контроль, анын ичинде ушул Регламенттин 3-пунктүндө көрсөтүлгөн жеринде физикалык текшерүүлөр жүргүзүлгөн мөөнөт берене, аткарыла турган жана алар аткарыла турган аймакта же аймактагы конкреттүү жайлар;

(b) ушул статьянын 2-пунктүна практикалык тажрыйбанын негизинде кошумча эсептерди кошумча ошол кошумча лган эсептерди оңдоо жолу менен оңдоо.

9. Комиссия төмөнкүлөрдү аныктоочу нише ашыруучу актыларды кабыл алышымкун:

(a) 4-пункттен (a) пунктүндө эскертилгендей, алдынала эскертүүсүз жүргүзүлө турган операторлорду же операторлор топторуна нарбардык расмий көзөмөлүн минималдуу пайызы;

(b) 4-пункттен (b) пунктүндө эскертилген кошумча контролду минималдуу пайызы;

(в) 4-пункттен (в) пунктүндө көрсөтүлгөн үлгүлөрдү минималдуу саны;

(г) 4-пункттен (d) пунктүндө эскертилген операторлор тобуна кирген операторлорду минималдуу саны;

Бул ише ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

Б

39-статья

Операторлор жана операторлор топтору тарабынан карыла турган аракеттер же нүндө кошуна эрежелер

1. Регламенттин 15-бөбөсүндө каралган милдеттенмелердин тышкары (ЕБ) 2017/625, операторлор жана операторлор топтору:

(а) алардын шул Ну скамага ылайык келишинкөрсөтүүчү нөжзуюуларды жүргүзүүгө;

(б) расмий көзөмөл жүргүзүүчү нөз арый болгон бардык декларацияларды жана башка билдирүүлөрдү жасоо;

(в) муну сактоону камсыз кылуу үчүн тиешелүү практикалык чараларды көрүүгө Регламент;

(г) кол коюуга жана жаңыртууга тийиш болгон декларацияны берүүчү з арый:

(i) органикалык же конверсиялык өндүрүш бирдигинин жана шул Ну скамага ылайык аткарыла турган ишаракеттердин толук сүрөттөлүшү;

(ii) камсыз кылуу үчүн көрүлүүчү тиешелүү практикалык чараларды шул Жобого ылайык келүү;

(iii) милдеттенме:

— продукцияны сатып алуу чурга жазуу жүзүндө жана ашыкча кечиктирбестен билдирүүгө жана компетенттүү орган менен же з арый болгон чурда, контролдоочу орган же контролдоочу орган менен ылайык келбегендигине шектенүү далилденген чурда тиешелүү мөөлөмөт алмашууга; ылайык келбегендигине шектенүүнү жоюу мүмкүн эместиги же каралып жаткан продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкеш келбөөчүлүк аныкталгандыгы

— контролдоочу орган же контролдоочу орган алмашканда контролдоо файлды өткөрүп берүүнү кабыл алууга, же органикалык өндүрүштөн алынган чурда акыркы контролдоо контролдоо файлды беш жылдан кем эмес сактоого; бийлик же контролдоо органы

— компетенттүү органга же ага ылайык дайындалган органга же органга токтоосуз билдирүүгө 34(4)-статья сый органикалык өндүрүштөн чыккану чурда жана

— субподрядчылар ар кандай контроль органдары же контролдоочу органдар тарабынан контролдоо ккадуу шарт болгон чурда ошол органдардын же органдардын ортосунда мөөлөмөт алмашууну кабыл алууга.

2. Комиссия төмөнкүлөргө карата рекузиттерди жана спецификацияларды берүүчү нише ашуучу актыларды кабыл алышы мүмкүн

(а) шул Ну скамага нө талаптарын сактоону ырастоочу жазуулар;

Б

(б) үчү нэ арыл болгон декларациялар жана башка билдирүүлөр расмий көзөмөл;

(в) муңу сактоону камсыз кылуу боюнча тиешелүү практикалык чаралар Регламент.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статья да эскертилген экиспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

40-статья

Кыска мөтүк контролдоо милдеттерин жана башка кыска мөтүк ишаракеттерге тиешелүү тапшырмаларды берүү жөнүндө кошумча эрежелер

1. Компетенттүү органдар контролдоочу органдарга айрымдарды өткөрүп бериши мүмкүн (ЕБ) 2017/625 Регламенттин III глаvasында баяндалган стандарттардын таратылыштарына жана стандарттар аткарылгандагы расмий контролду кыска мөтүк ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттер:

(а) өкүлчүлүк ыйгарымы кыска берилген расмий контролду кыска милдеттердин жана башка расмий ишаракеттерге байланыштуу милдеттердин аныктамасын аныктоо, отчеттуу милдеттердин жана башка конкреттүү милдеттердин жана контролдоо органылардын аткарылышына туура стандарттардын детерминанттарын сыйпаттамасын камсыз кылуу. Аталганда, контролдоо органы компетенттүү органдарга алдынала макулдашуу үчүн төмөнкүлөрдү берүүгө тийиш:

(i) аныктоо жана ишаракеттердин аягына чейин жол-жобосу, аталганда, операторлорду жана операторлорду нтоптору нун аныктоо жана ишаракеттердин аягына чейин инжиниринг үчүн жана мезгилдүү үчүн жана инжиниринг изилдөөгө тийиш алуулукта да көрсөтүлгөн элементтердин изилдөө бөлүмүнүн үчүн тийиш (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 9-беренеси жана ушул Регламенттин 38-беренеси, ошондой эле операторлорго жана топторго расмий көзөмөл жүргүзүү үчүн наткарлуу гатийиш операторлор;

(ii) контролду стандарттык жол-жобосу, ал контролдоочу орган өзүнүн контролдуна жаткан операторлорго жана операторлорду нтопторуна колдонууга милдеттенген контролду кыска чаралардын детерминанттарын сыйпаттамасын камсыз кылуу керек;

(iii) жалпы ылайык келген чаралардын тизмеси 41(4)-статья да эскерилген жана шектүү дүрүмдөгү аныкталган бузуулар болгон учурларда операторлорго жана операторлорду нтопторуна карата колдонулуучу каталог;

(iv) операторлорго жана операторлорду нтопторуна карата жүзөгө ашырылуучу расмий контролду кыска мөтүк ишаракеттердин жана башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмалардын натыйжалуу мониторинг боюнча ишаракеттер жана ал тапшырмалар боюнча отчеттуулук боюнча ишаракеттер.

Контролдоочу орган (i) - (iv) пункттарда көрсөтүлгөн элементтердин кийинки оңдоолору жөнүндө компетенттүү органга билдирет;

Б

(b) бул компетенттү ү органдарда контролдоо органдарына, анын ичинде контролдоочу камсыз кылуу үчүн жол-жоболор жана механизмдер бар берилген тапшырмалардын натыйжалуу, көз карандысыз жана объективдүү аткарылышын текшерүү, атап айтканда, шайкештикти текшерүүнүн интенсиивдүүлүгүнө жана жылдыгына карата.

Жылына бир жолу дан кем эмес компетенттү ү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-беренесинин (а) пунктуна ылайык, алар расмий контролдоочу тапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды өткөрүп берген контролдоо органдарына аутитин уюштурушат.

2. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 31(3) беренесинен четтөө жолу менен компетенттү ү органдар 138(1)-беренесинин (b) пунктуна жана беренеден каралган милдеттерге тиешелүү чечимди контролдоочу органга өткөрүп бере алат. ушул Нусканын 138(2) жана (3).

3. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 29-беренесинин (b)(iv) пунктуна нмксаттары үчүн ушул Регламентке ылайык келүүнү текшерүү үчүн найырм расмий контролдоочу милдеттерди жана башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди тапшыруу үчүн стандарт Бул Регламенттин чөйрөсүнө карата актуалдуу "Шайкештикти баалоо - Продукциялардын процесстерди жана көзөңүлөрдү тастыктаган органдарга талаптар" эларалык шайкештирилген стандартынын акыркы кабарланган версиясы боюнча саналат, анын ичинде Кыргыз Республикасынын расмий журналында жарыяланган ЕБ.

4. Компетенттү ү органдар контролдоо органдарына төмөнкү көзөңүлүк контролдоочу милдеттерин жана башка көзөңүлүк иш менен байланышкан милдеттерди жүктөөт:

(a) башка контролдоочу органдардын же контролдоочу көзөңүлүк жана аутити органдар;

(b) органикалык өндүрүштөн алынган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдардын пайдалануу үчүн четтөөлөрдөн башка четтөөлөрдү берүү укугу;

(в) ушул Нусканын 34(1)-беренесине ылайык операторлордун же операторлордун топторуна ишаракеттери жөнүндө билдирүүлөрдү алуу ыйгарымукуктары;

(г) талаптарды аткаруу үчүн милдеттендирилген баалоо менен жыштыгына ылайыктаганушул Жобонун жоболору (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 54-беренесине ылайык, Биримдикке эркин жүргүзүү үчүн чыгарылган ачейин органикалык партияларга кандай физикалык текшерүүлөр жүргүзүлүшү керек;

(e) аталган чаралардын бирдиктүү каталогун түзүү үчүн ушул Эрежелердин 41(4)-беренесинде.

5. Компетенттү ү органдар көзөңүлүк контролдоочу боюнча милдеттерди же башка көзөңүлүк иш менен байланышкан милдеттерди жеке жактарга берүүгө укуксуз.

Б

6. Компетенттү ү органдар (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 32-б-еренесине ылайык контролдоочу органдардан алынган маалыматтарды жана белгиленген же мүмкүн болгон бузуулар болгону чурда контролдоочу органдары тарабынан колдонулган чаралар жөнүндө маалыматтарды компетенттү ү органдарынан чогултуу үчүн жана пайдаланылыш камсыз кылат. Ошол контролдоочу органдарынын ишине контролдоочу кылуу үчүн бийлик органдары.

7. Эгерде компетенттү ү орган (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-б-еренесинин (b) пунктуна ылайык белгилүү бир расмий контролдоочу тапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди тапшыруу менен же жарымжартылай чакыртып алгану чурда, ал жарымжартылай же толук альп коюу датасына чейин кысыктар контролдоочу органдар тарабынан берилген күбөлүктөр күчүндө калат жана бул чечим жөнүндө кысыктар операторлорго маалымдайт.

8. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-б-еренесинин (b) пунктуна зыянкели ирбестең ушул пунктта көрсөтүлгөн учурларда расмий контролдоочу тапшырмаларды же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүдө толук же жарымжартылай баштартуу га чейин компетенттү ү органдар бул өлкүлүктү толук же жарымжартылай токтотот алат:

(a) 12-айданашаган мөөнөткө, анын ичинде контролдоочу органдар текшерүүлөрдүн жана текшерүүлөрдүн жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди жоюуга же башка контролдоочу органдары менен бөлүшүлгөн маалыматтартуу раэ-местигин жоюуга жана
контролдоочу органдары компетенттү ү органдар менен ошондой эле
Комиссия ушул Жобонун 43-б-еренесине ылайык; же

(b) ушул Нускаманын 40(3) б-еренесине байланыштуу (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 29-б-еренесинин (b)(iv) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитация токтотулган мезгил үчүн.

Кысыктык контролдоочу боюнча тапшырмаларды же башка кысыктык ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүү токтотулгану чурда, тиешелүү контролдоочу органдары күчүлүктө токтотулган бөлүктөргө 35-статьяда көрсөтүлгөн күбөлүктөрдү бербейт. Компетенттү ү органдар ошол жарымжартылай же толук токтототуруу датасына чейин кысыктар контролдоочу органдар тарабынан берилген күбөлүктөрдүн күчүндө кала бербей же жокпу, чечет жана бул чечим жөнүндө кысыктар операторлорго маалымдайт.

(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 33-б-еренесине зыянкели ирбестең компетенттү ү органдар контролдоочу аныкчиликтерди же болбосо башка расмий ишаракеттерге байланыштуу тапшырмаларды берүүнү токтотуу мүмкүн болушун тез арада альп салышат. биринчи пунктчан (a) пунктунда көрсөтүлгөн талаптарды же аккредитациялоо боюнча органдар биринчи пунктчан (b) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитацияны токтотуу альп салгандан кийин.

9. Эгерде компетенттү ү органдар белгилүү бир расмий контролдоочу милдеттерди же башка расмий ишаракеттерге байланыштуу айрым милдеттерди өткөрүп берген контролдоочу органыда ушул Жобонун 46(1)-б-еренесине ылайык Комиссия тарабынан үчүнчү өлкөлөрдө контролдоочу ишаракеттерди жүргүзүү деп таанылган учурда, жана Комиссия бул контролдоочу органына ануу альп салууга ниеттенсе же жокко чыгарса, компетенттү ү органдар контролдоочу органына текшерүүлөрдү же текшерүүлөрдү уюштурат.

Б

(ЕБ) 2017/625 Регламенттин 33-беренесинин (а) пунктуна ылайык тиешелү үчүн чечимдерди мамлекеттер ичкердеги өзүнчү ишмердүүлүгүгүнкарайт.

10. Контролдоо органдары компетенттүүлүк органдарга төмөнкүлөрдү беришет:

(а) 31 боюнча алардын көзөмөлүндө болгон операторлордун тизмеси

Ар бир жылдын 31-январына карата өткөн жылдын декабрына жана

(б) 2017/625 (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 113-беренесинде көрсөтүлгөн жылдык отчеттуу органикалык өндүрүш жана маркировка боюнча бөлүгүн даярдоону колдоочу чөнтөкөн жылы жүргүзүлгөн расмий контроль жана башка расмий ишчаралар жөнүндө маалымат. ар жылдын 31-мартына чейин

11. Комиссия ушул Жобонун 54-беренесине ылайык, ушул статьянын 1-пунктунда каралган шарттардын тышкары контролдоо органдарына кысымсыз контролдоо милдеттерин жана башка кысымсыз иш менен байланышкан милдеттерди өткөрүп берүүнү шарттарына карата ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алуу га укуктуну . .

41-статья

С5

Шектүүлүк жана белгиленген шайкешке белгени чурда аракеттер боюнча кошулган эрежелер жана чаралардын жалпы каталогу

Б

1. 29-статьянын 2-скелюу менен компетенттүүлүк органдарга зарыл чурда контролдоочу органдарга контролдоочу органдарга компетенттүүлүк органдардан же зарыл болгону чурда, башка контролдоочу органдардан же контролдоочу органдардан алынган маалыматтарды камсыз алуу үчүн маалыматка шектенбесе же алса, оператору ушул Жобонун ылайык келбеген бирок органикалык өндүрүштө тиешелү шарттарды камсыз алуугу колдонууга же рынокко чыгарууга ниеттенип жаткандыгы менен компетенттүүлүк органдарга контролдоочу органдарга контролдоочу орган 27-статьяга ылайык ылайык келбегендигине шектенүүлүк жөнүндө оператор тарабынан билдирилген

(а) Булулу скарман сакталып текшерүүлүк максатында (ЕБ) 2017/625 Регламентке ылайык дароо кысымсыз иликтөө жүргүзөт; менен иликтөө мүмкүн болушунан тезирээк, акылга сыйлык менен өткөүлөт жана буюмдунтуруугулу жана ишинтаталдыгынынскелюу керек;

(б) ал (а) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжаларына чейин органикалык же конверсиялык продуктулар катары тиешелүүлүк продукцияны рынокко чыгарууга да, алардын органикалык өндүрүштө колдонууга да убактылуу туюу салат. Менен чечимди кабыл алуунуналдында компетенттүүлүк органдарга зарыл болгону чурда контролдоочу органдарга контролдоочу органдарга комментарий берүүлүк мүмкүнүлүгүнберет.

2. Эгерде 1-пунктун (а) пунктунда көрсөтүлгөн иликтөөнүн натыйжалары органикалык же конверсиялык продуктулардын бүтүндүгүнө таасиртүүлүк чечимди шайкешке бөлүүчүлүктө көрсөтпөсө, оператору тиешелүүлүк продукцияны колдонууга же жайгаштырууга уруксат берилет. алардын рынокто органикалык же конверсиялык продуктулар катары

Б

3. Мүчө мамлекеттер ушул Эрежелердин IV глаvasында көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрү алдамчылык менен пайдаланууга жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүшөт жана бардык зарыл болгон санкцияларды карашат.

4. Компетенттүрү органдар алардын аймагында, анын ичинде контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар тарабынан колдонулган туура эмес талаптарды аткарып, ошондой эле белгиленип берилген ушул эрежелердин негизинде шектенүү үчүн рлары боюнча чаралардын бирдиктүү каталогун берет.

5. Комиссия компетенттүрү органдар шектүү же аныкталган ушул эрежелер боюнча чараларды көрүшөт тийиш болгон учурларда бирдиктүү чараларды белгилөө үчүн наткаруу актыларын кабыл алышы мүмкүн.

Бул ишке ашыруу учур актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосун аныктайт.

42-статья

С5

Бүтүндүккө таасир этүүчү талаптар аткарылбаган учурда чаралар жөнүндө кошулган эрежелер

Б

1. Өндүрүшүндө даярдоону жана бөлүшүрү үчүн бардык этаптарында, мисалы уруксат берүү процессинде, продукциялардын техникалардын колдонулушун натыйжасында же болбосо жараксыз заттар менен аралашууну натыйжасында органикалык же конверсиялык продукциялардын бүтүндүгүнө таасир этүүчү шайкешке бегенуучүрдө - органикалык продукциялар, компетенттүрү органдар жана тийишүү үчүн рларда контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар 2017/625 Регламенттин 138-беренесинен анык көрүлүүчү чаралардан тышкары эч кандай шилтеме берилбешин камсыз кылышат. Бүткүл лоттун же өндүрүшүн э тикет калоосунда жана жарнамасында органикалык өндүрүшү чүңжасалат.

2. Ошентүү, же кайталануучу же сакталбаган учурда компетенттүрү органдар, ал эми зарыл болгон учурда контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар 1-пунктта каралган чаралардан тышкары оперативдүү же кыска мөөнөткө оперативдүү топтору жана, атап айтканда, кабыл алынган бардык тиешелүү чаралар

(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 138-беренесинен анык, белгилүү бир мезгилде органикалык өндүрүшкө тиешелүү болгон продукцияны сыноо уюмунун салынат жана 35-беренеден көрсөтүлгөн налардын сертификаты тиешелүү учурларда токтотулат же кайра чакырылып алынышы керек.

43-статья

Мальмат алмашуу боюнча кошулган эрежелер

1. (ЕБ) 2017/625 Регламентинин 105(1)-беренесинде жана 106(1) беренесинде каралган милдеттенмелерден тышкары компетенттүрү органдар дароо башка компетенттүрү органдар менен ошондой эле Комиссия менен кандайдыр бир шектенүүлөр боюнча мальматты бөлүшөт. органикалык же конверсия дагы өндүрүшүндө рдү бүтүндүгүнө таасир этүүчү талаптарга жооп бербөө.

Компетенттүрү органдар бул мальматты башка компетенттүрү органдар жана Комиссия менен Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгондоку менгтерди жана мальматтарды электрондук алмашууну камсыз кылган компьютер системасы аркылуу бөлүшөт.

Б

2. Башка конгрессорчу органдардын же конгрессорчу органдардын конгрессорлорунда туурган продукцияга карата шектүү дүрүндө белгиленген шайкешке белгилүү өндүктү аныктаган учурда, конгрессорчу органдар жана конгрессор органдары ошол башка конгрессор органдарына же конгрессорчу органдарга токтотуу эсептөөсүз кабарлоого тийиш.

3. Конгрессор органдарына конгрессор органдары башка конгрессор органдарына конгрессор органдары менен башка тиешелүү маалыматтарды алмашат.

4. Продукциянын шул Жобого ылайык өндүрүлгөнүндөгү негизинде берүү зарылчылыгы менен негизделүүчү маалыматка суроо-талап келип түшкөндө конгрессорчу органдар жана конгрессор органдары башка компетенттүү органдар менен ошондой эле Комиссия менен товардын шул Жобого ылайык чыгарылгандыгы жөнүндө маалымат алмашат. алардын конгрессорлорунун натыйжалары.

5. Компетенттүү органдар Европарламенттин жана Кеңештин (1) № 765/2008 Регламентинин (ЕС) 2-беренесинин (11) пунктуна аныкталгандай, улуттук аккредитациялоо органдары менен конгрессор органдарынын көзөмөл буюмна маалымат алмашат.

6. Компетенттүү органдар конгрессорлордун натыйжалары жөнүндө маалыматты өлөөчү органга анык керектөөлөрүнө ылайык жеткирүү үчүн тийиштүү чараларды көрүшөт жана документтер ирилген жол-жоболорду белгилешет (ЕС) № 1306/Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-ж. (2) жана шул берененин негизинде кабыл алынган актылар.

7. Комиссия шул статтяга ылайык кысымтуу конгрессор жана башка расмий иш аракеттерди жүзөгө ашыруучу компетенттүү органдар, конгрессор органдары жана конгрессор органдары арабынан бериле турган маалыматтарды ал маалыматты тиешелүү алуучуларга жана 1-пунктта көрсөтүлгөн компьютердик системанын функцияларын кошпогондо, бул маалымат бериле турган жол-жоболор.

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статтяда эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

VII ГЛАВА

ҮЧҮНҮҮ ӨЛКӨЛӨР МЕНЕН СОУДА

44-стаття

Органик продукциянын экспорттоо

1. Продукция Союздан органик продукция катары экспорттолушу мүмкүн жана Европа Бирлигинин органик өндүрүшүнүн логотипи болушу мүмкүн, шул Жобого ылайык органик өндүрүшүнүн режелерине ылайык келген шартта.

(1) Регламент (ЕС) № 765/2008 Европарламенттин жана Кеңештин 2008-жылдын 9-июлуна дагы продукциянын маркетингине тиешелүү аккредитацияга жана рынокко көзөмөл жүргүзүүгө талаптарды аныктайт жана № 339/93 (ЕЭК) Регламентинин күчүн жоготту (ОЖ). L 218, 13.8.2008, 30-б.).

(2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы № 1306/2013 Регламент (ЕБ) Бирдиктүү агрардык саясатты каржылоо, башкаруу жана мониторинг жүргүзүү жана Кеңештин Регламентин (ЕЭК) күчүн жоготту. № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, (ЕС) № 1290/2005 жана (ЕС) № 485/2008 (ОЖ) L 347, 20.12.2013, 549-с.).

Б

2. Комиссия ушул Жобону н54-беренесине ылайык үчүнчү өлкөлөрдүн нбажы органдары үчүн арналган докүмөнттерге карата, атап айтканда, мүмкүн болгон учурларда электрондук түрдө органикалык экспорттук сертификаттарды берүүгө жана экспорттолуучу органикалык продукциялар ушул Регламентке ылайык келээрин кепилдик берет.

45-статья

Органикалык жана конверсиялык продукцияларды импорттоо

1. Төмөнкү үч шарт аткарылган шартта, бул продукцияны Союздун чегинде органикалык продукция катары же конверсиялык продукция катары рынокко чыгаруу максатында үчүнчү өлкөдөн импорттолуучу мүмкүн:

(а) продукция 2(1)-статьяда айтылгандай продукция болуп саналат;

(б) төмөндөгүлөрдүн бири колдонулат:

(i) продукция ушул Регламенттин II, III жана IV главаларына, ошондой эле ушул пунктта көрсөтүлгөн бардык операторлорго жана операторлордун топторуна ылайык келет. 36-статья, анан ичинде үчүнчү өлкөнүн экспорттоочулары контролдоочу органдардын же контролдоочулардын гүнадуу шарт болгон 46-статьяга ылайык таанылган органдар жана ал органдар же органдар бардык мындай операторлорго, операторлордун топторуна жана экспорттоочуларга алардын ушул Жобого ылайык келгендигин тастыктаган сертификатты берген;

(ii) эгерде продукция 47-статьяга ылайык таанылган үчүнчү өлкөдөн келсе, ал товар тиешелүү соода келишиминде белгиленген шарттарга жооп берет; же

(iii) эгерде продукция 48-статьяга ылайык таанылган үчүнчү өлкөдөн келсе, ал продукция ошол үчүнчү өлкөнүн эквиваленттүү өндүрүш жана контролдоо эрежелерине ылайык келет жана ушул шайкештик тастыктаган инспекциянын сертификаты менен ташылып келинсе, компетенттүү органдар, контролдоочу органдар же контролдоочу органдары тарабынан

ошол үчүнчү өлкө; жана

(с) үчүнчү өлкөлөрдүн операторлору каалагануу бакта импорттоочуларга жана Биримдиктин улуттук органдарына жана ошол үчүнчү өлкөлөрдөн алардын берүү үчүнчү болуп саналган операторлорду жана алардын контролдоочу органдарын же контролдоочу органдарын идентификациялоого мүмкүндүк берүү үчүн маалыматты бере алышат. тиешелүү органикалык же конверсиялык продукцияны нбайкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында берүү үчүнчү өлкөнүн маалымат импорттоочулардын контролдоочу органдарына же контролдоочу органдарына да берилүүгө тийиш

2. Комиссия 24(9)-статьяда белгиленген тартипте экологиялык баланстагы айырмачылыктарды скаралуу менен үчүнчү өлкөлөрдөн жана Союздун четки региондорунда продукциялардын жана заттардын колдонууга конкреттүү уруу каттарды бере алат. өсүмдүк же жаныбарлар өндүрүшүндө, ошол аймактарда өзгөчө климаттык шарттар, салттар жана жергиликтүү шарттар. Мындай спецификалык уруу каттарды кийинки мөөнөткө берилиши мүмкүн жана II главада баяндалган принциптерге жана 24(3) жана (6)-статьяда баяндалган критерийлерге ылайык болушу керек.

Б

3. Кърдаалдын кат астр оф алык жаг дайлар катары тааньлышнаньк тоону н критерийлерин кароодо жана мындай жаг дайлар менен ку рө цу ү нү нконкреттү ү э режелерин белгиле ө дө

22-статья , Комиссия ү чү ннү ө лкө лө рдө гү жана Союзду нэ ц четки аймактарындагы э колог ия лык тең салмакту у лу ктагы климаттык жана жергиликтү ү шарттардагы айырмачылыктарды э ске алат.

4. Комиссия 1-пунктту н(б) пункту нда кө рсө тү лгө нкү бө лү ктө рдү н маз му ну на, аларды берү ү тартибине, аларды текшерү ү гө жана кү бө лү к берү ү чү техникалык каражаттардын конкреттү ү э режелерин белгиле ө ү чү н ишке ашыруу чү актыларды кабыл алат. чыгарылган атап айтканда, 1-пунктта кө рсө тү лгө органикалык продуктылар же конверсиялык продуктулар катары Биримдиктин рыногуна жайгаштыруу ү чү нарналг импорту к продукцияга байкоо жү ргү зү ү нү жана шайкешикти камсыз кылуу чү компетенттү ү органдардын контролоочу органдарына жана контролоочу органдарынын ролу на карата.

Бу л ишке ашыруу чү актылар 55(2)-статья да э скертилген э кспертиз анын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

5. 1-пунктта кө рсө тү лгө органикалык продукцияны жана конверсиялык продуктуларды Союзга ташып келү ү шарттарын жана чараларын сактоочек ара кө зө мө л посттору нда текшерилет.

(ЕБ) 2017/625 жобосу ну н 47(1) беренесине ылайык. У шу л Ну скаманьн 49(2)-беренесинде э скертилген физикалык текшерү ү лө рдү н жыйыгы у шу л Ну скаманьн 3-беренесинин (57) пункту нда аныкталгандай шайкешкелбө ө ыктымдыгына жараша болот.

46-статья

контролоочу органдарына жана контролоочу органдарына таануу

1. Комиссия ү чү ннү ө лкө лө рдө контролоочу жү зө гө ашырууга жана органикалык сертифицикаттарды берү ү гө компетенттү ү контролоочу органдарына жана контролоочу органдарына таануу , мындай контролоочу жана контролоочу органдарына таануу ну жокко чыгаруу , ошондой эле таанылган контролоочу органдардын тизмесин белгиле ө бюонна ишке ашыруу чү актыларды кабыл алышму мкү н контролоочу органдарына жана контролоочу органдары

Бу л ишке ашыруу чү актылар 55(2)-статья да э скертилген э кспертиз анын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

M10

2. Контролоочу органдар жана контролоочу органдары 35(7)-статья да саналып ө ткө н продукцияны категорияларынын импорту н контролоочу чү н 1-пунктка ылайык, э герде алар тө мө нкү критерийлерге жооп берсе, тааньлат:

(а) алар мыйзамдуу тү рдө бирмү чө мамлекетте же ү чү ннү ө лкө дө тү зү лсө ;

(б) алар 45(1)-статья нын (а), (б) (i) жана (с) пункттарында жана у шу л статья да белгиленген шарттардын органикалык заттарга карата аткарылышы камсыз кылуу ү чү контролоочу жү зө гө ашыруу мү мкү нү лү гү нө э э . бу юндар жана контролоочу ктапшрмаларды бербестең Союзга импорттоого о арналган конверсиялык продукция ; У шу л пунктту н максаттары ү чү н жеке контракт же формалдуу келишим бюонна иштег ена адамдар тарабынан аткарылган контролоочу ктапшрмалар, аларды башкаруу ну нкө зө мө лү нө жана подряддык контролоочу органдардын же контролоочу органдарынын жол-жоболору ө ткө рү п берү ү болу п э септелбейт, ал э митьюу салуу контролоочу бюонна ктапшрмаларды ө ткө рү п берү ү ү лгү лө рдү алуу га колдону лбайт;

M10

- (с) алар объективдү үлүктү нжана калыптыктына адекваттуу кепилдиктерин суушташтырманын жана өзүндөрунү конгролду к милдеттерини ашыруу да кысыкчылыктардын кагылышуусуна нжана ркин болушат; атап айтканда, конгролду ктуу жана башка аракеттерди жүзөгө ашыруу чү персоналдын кысыкчылыктардын кагылышуусуна нжана ркин болушу нжана операт орлор бир эле инспекторлор тарабынан 3 жылдан ашык катары менен текшерилбеш камсыз кылуу чү жол-жоболору бар;
- (г) конгролдоочу органдарга карата, аларуу шулу Нускамагы ылайык аларды таануу максатында тиешелүү үч шайкештирилген стандарт боюнча бир гана аккредитация лоочу орган тарабынан аккредиттелген «Шайкештик баалоо – продукцияларды процесстерди жана кысыкчылыктарды тастыктаган органдарга талаптар», анын маалымдамасы Европа Бирлигинин расмий журналында жарыяланган;
- (е) аларда конгролду ктапшырмаларды аткаруу үчү нзарып болгон э кспертиза, жабдуулар жана инфраструктура бар, ошондой эле жетишүү үчү сандагы ылайыктуу квалификациялуу жана тажрыйбалуу персонал бар;
- (ф) алардын сертификаты жана конгролдоо боюнча ишаракеттеринү шулу Регламенттин талаптарына, атап айтканда Комиссиянын Делегацияланган талаптарына ылайык жүргүзүүгө дарамет жана компетент үлүгү бар. Регламент (ЕБ) 2021/1698 (1) ар бир үчү нү өлкөдө операторду нар бир түрү (бир оператор же операторлор тобу) жана алартаанылгысы келген продукциянын бир категориясы үчү;
- (г) алар тарабынан аткарылган конгролду нжана башка аракеттердин калыптыгы сапатын ырааттуу лугу натыйжалуу лугу нжана максатка ылайыктуу лугу н камсыз кылуу үчү н жол-жоболор жана механиздер бар;
- (н) конгролду ктуу жана башка аракеттерди натыйжалуу жана өзү багында аткаруу үчү н аларда жетишүү үчү квалификациялуу жана тажрыйбалуу персонал бар;
- (и) персонал башкаруу жана башка ишаракеттерди натыйжалуу жана өзү багында аткарылышы камсыз кылуу үчү н тийишүү үчү жана талаптагыдай тейленүү үчү объектилерге жана жабдууларга ээ;
- (j) алардын кысыкчылыктары өз милдеттерин аткаруу мүмкүнүлүгүнө ээ болуу үчү н операторлордо сакталган жайларга жана документтерге кирүү мүмкүнүлүгүн камсыз кылуу үчү н жол-жоболору бар;
- (к) аларда операторлордо, ошондой эле операторлор тобу ну ички конгролдоо туумунда натыйжалуу конгролду, анын ичинде текшерүү лөрдү жүргүзүү үчү н ылайыктуу ички көндүрмө, тренингдер жана жол-жоболор бар, эгерде
- ар кандай
- (l) алардын белгилүү бир үчү нү өлкө үчү н жана/же продукциянын категориясы үчү н мүмкүн таануусуна 2a пунктунан ылайык алынган салып салынаса же алардын аккредитациясы эч кандай аккредитация лоочу орган тарабынан аныктотуу же болбосотиешелүү үчү н аралык стандартка ылайык белгиленген альпсалуу, атап айтканда

(1) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2018/848 Регламентине (ЕБ) 2021-жылдын 13-июлу ндагы (ЕБ) 2021/1698 ыйгарымы кутуу Регламенти (ЕБ) конгролдоочу органдарды жана конгролдоочу органдарды таануу үчү н процедуранык талаптарды аткарууга компетент үчү нү өлкө лөрдө органикалык жана органикалык продукттар боюнча сертифицикталган операторлорго жана операторлорду нт опторуна жана аларды көзөмөлдөө эрежелери жана конгролдоочу органдар жана конгролдоочу органдар тарабынан аткарылатуу конгролду к жана башка ишаракеттерди жүзөгө ашыруу (OJ L 336, 23.9.2021, б. 7).

M10

Стандартташтыруу боюнча эларалык үндүрүн (ISO) стандарты
17011 – Шайкештиги баалоо – шайкештиги баалоо боюнча органдарды
аккредитациялоочу аккредитациялоо органдарына коюлган жалпы талаптар,
муну 24 ай ичинде:

(i) 2-пунктту н(к) пунктуна ылайык муну таануу жокко чыгарылганууларды
кошпогондо, ошол эле үчүн өлкө жана/же продукциянын ошол эле
категориясы үчүн таануу жөнүндө алардын түнүчү;

(ii) 2-статьяга ылайык кошулган үчүн өлкөгө таануу чөйрөсүнө келтирилген
жөнүндө алардын түнүчү
Делегацияланган Регламент (ЕБ) 2021/1698, бууга чейинки таануу үчүн
беренин 2-пунктуну н(к) пунктуна ылайык алынган салынууларды
кошпогондо;

(iii) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 2-беренесине ылайык товарлардын кошулган
категориясына таануу чөйрөсүнө келтирилген жөнүндө алардын түнүчү
Делегацияланган Регламент (ЕБ) 2021/1698;

(m) контролдоочу органдарга карата, алар таануу үчүн өтүнгөн үчүн өлкөдө
мамлекеттик администрациялык үндүрүн болуп саналат;

(n) алар 1-главадагы жол-жоболук талаптарга жооп берсе
Делегацияланган Регламент (ЕБ) 2021/1698; жана

(o) алар 7-пунктка ылайык кабыл алынган аягы аягына куку берилген актыда белгиленген
муну болгон бардык кошулган критерийлерге жооп берсе.

2a. Комиссия белгилүү бир үчүн өлкө үчүн контролдоочу органдарга жана
органдарга таануу жокко чыгаралат жана/же
бу үндүрүн категориясыз жерде:

(a) 2-пункттан баштап далган таануу критерийлеринин бири колдонулбай калган

жолу түшү:

(б) Комиссия үчүн статьяда көрсөтүлгөн жылдык отчетту албаса
2021/1698 Делегацияланган Регламенттин 4-беренеси (ЕУ) 2021/1698 үчүн беренде
көрсөтүлгөн өнөттө жылдык отчетто камылган маалыматтар толу кээме,
так эме же ошол Нускамада белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

(с) контролдоочу органдарга контролдоочу органдар 4-пункттан көрсөтүлгөн
техникалык досьеге, ал колдонгон контролдоочу кутумга же операторлордун
актуалдуу тизмесине тиешелүү бардык маалыматтарды бербесе же бербейт.
же операторлордун нопторуна жанытаануу чөйрөсүнө кирген органдардын
продуктыларга;

(г) контролдоочу органдарга контролдоочу органдар жөнүндө кабардар кылбаса
Комиссия 4-пункттан көрсөтүлгөн техникалык досьеге өзгөртүлүр
киргизилген ичин 30 календардык күндү ичинде;

(е) контролдоочу органдарга контролдоочу органдар Комиссия же муну мамлекет сураган маалыматты
белгиленген өнөттө бербесе, же маалымат толу кээме, так эме же үчүн
Нускамада белгиленген талаптарга ылайык келбесе,

Делегацияланган Регламент (ЕБ) 2021/1698 жана 8-пунктуна ылайык кабыл алынган үчүн
аткаруу актында, же Комиссия менен кызыл таштаса, атап айтканда, бузуу үчүн
иликтөө үчүрүндө;

M10

- (f) конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган Комиссия демилгелеген жеринде текшерүүгө же текшерүүгө макул болбосо;
- (ж) жеринде текшерүүнүн же текшерүүнүн натыйжасы конгрессордоочу чаралардын системалуу түрдө бузулгандыгына көрсөтсө же конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган жеринде текшерүүдөн кийин Комиссия тарабынан берилген бардык сууну шартдык кара албаса же текшерүү, Комиссияга сууну шкылыганын чаралардын планында;
- (з) конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган жагдайдын оорчулугуна жараша Комиссия тарабынан белгиленген мөөнөттө байкалган бузуулар жана бузуулар боюнча адекваттуу оңдоо чараларды көрсөтсө, ал 30 календардык күндөн кечиктирилбейт;
- (и) оператор өзүнүн конгрессордоочу органын же конгрессордоочу органын өзгөрткөн учурда, конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган жаңы конгрессордоочу органга же конгрессордоочу органга конгрессордоочу катталды тиешелүү элементтерин, анын ичинде оператордун жазуусу жана үндөгү жазууларын максималдуу мөөнөттө билдирбесе, оператордун жаңы конгрессордоочу органдан же конгрессордоочу органдан төрүп берүү жөнүндө өтүнүчтү алгандан кийин 30 календардык күндү ичинде;
- (к) таануучу өйдөсүндө камтылган продукциянын чыгышына тыягак жөнүндө керектөөчү нускашуусу коркунучу бар болсо; же
- (к) конгрессордоочу орган же конгрессордоочу орган таанылган үчүнүн өлкөдө 48 ай катары менен бир дагы операторду сертифицициялаган мез.

B

3. 2-пунктту (d) пунктунда көрсөтүлгөн аккредитацияны төмөнкүлөрү алаат:

- (a) Союздун улуттук аккредитациялоо органы
Регламент (EC) № 765/2008; же
- (b) Эл аралык аккредитациялык форумдундоосу астында көптөгөн таануучу келишимине кол койгон Союздун тышкаркы аккредитациялоо органы

4. Конгрессордоочу органдар жана конгрессордоочу органдары Комиссияга таануу жөнүндө арыз беришет. Мындай сууруу талап 2-пунктта белгиленген критерийлердин аткарылышына камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык маалыматты камсыз алуу техникалык досьеденту рат.

Конгрессордоочу органдар компетенттүү орган тарабынан берилген акыркы баалоо отчетунан ал эми конгрессордоочу органдары аккредитациялоо боюнча орган тарабынан берилген аккредитациялык күбөлүктөрдү берет. Тиешелүү учурларда конгрессордоочу органдар же конгрессордоочу органдар алардын ишин жеринде үзгүлтүксүз баалоо, көзөмөлдөө жана көп жылдык кайра баалоо боюнча акыркы отчеттору да берүүгө милдеттүү.

5. 4-пунктта көрсөтүлгөн маалыматтардын жана конгрессордоочу органга же конгрессордоочу органына тиешелүү башка тиешелүү маалыматтардын негизинде Комиссия конгрессордоочу органдарга жана конгрессордоочу органдарга алардын аткарылышына таануу сууну үзгүлтүксүз карап чыгуу жолу менен тийиштүү көзөмөлдү камсыз кылат. Бул көзөмөлдүн максаттары үчүн Комиссия тиешелүү учурларда аккредитациялоочу органдардан же компетенттүү органдардан кошумча маалыматтарды талап кыла алат.

Б

6. 5-пунктта көрсөтүлгөн көзөмөлдү нмү нөзү, атап айтканда, контролдоочу органдын же контролдоо органынын ишин, продукциянын түрүнө сөз алуу менен шайкешкелбөө ыктымалдыгын баалоону негизинде аныкталат. жана анын көзөмөлүндө туруп операторлор жана өндүрүш режелерине жана көзөмөлү өзгөртүлөр чаралар.

Атап айтканда, 1-пунктта көрсөтүлгөн контролдоо органдарын же контролдоочу органдарды таануу, эгерде аттестацияга же контролдоо кара жана аракеттерге карата олуттуу же кайталанма бузуулар болсо, ошол пунктта көрсөтүлгөн тартипте кечиктирбестен кайра чакыртылып алынат. 8-пунктуна ылайык, эгерде контролдоочу орган же тиешелүү контролдоочу орган Комиссия тарабынан аныкталган мөөнөттө Комиссиянын суура-талабы боюнча тийиштүү жана өзү багында оңдоо чараларына көзөмөлүндө. Мындай мөөнөт мөселенин оордугуна жараша аныкталат жана жалпысынан 30 күндөн кем болбоого тийиш.

7. Комиссия 54-статьяга ылайык ыйгарыму киберилген актыларды кабыл алууга уруктуу:

(а) ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоо органдарын жана контролдоочу органдарды таануу үчүн жана мындай таанууну алып салуу үчүн накта белгиленген кошумча критерийлерге кошулган жолу менен ушул статьянын 2-пунктуна өзгөртүлөрдү киргизүү, же бул кошумча критерийлерге өзгөртүлөрдү киргизүү жолу менен;

(б) ушул Нускаманын төмөндөгүлөрү карата толуктоо

(i) 1-пунктка ылайык Комиссия тарабынан таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын ишин анын ичинде жеринде текшерүү жана жүзөгө ашыруу; жана

(ii) контролдоо органдары жана контролдоочу органдар тарабынан аткарыла турган контрол роль жана башка ишаракеттер.

8. Комиссия мындай чараларга карата көрүлүүчү чараларды колдонууну камсыз кылуу үчүн нишкеш ашыруу актыларды кабыл алышы мүмкүн шектүү же аныкталган шайкешкелбөө чүлүк, атап айтканда, ушул статьяда каралган таануу боюнча ташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциялардын түндүгүнө таасир этүүчү. Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны бирликтин ичинде рынокко чыгарууга чейин органикалык же конверсиялык продукциялардын түндүгүн текшерүүдөн жана зарыл болгон учурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга уруксаттыктототууну камсыз кылуусу. Биримдик органикалык продукциялар же конверсиялык продукциялар катары

Бул ишке ашыруучу актылар 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

9. Органикалык өндүрүштүн принциптерине жана эрежелерине, керектөө чүлөрдүн ишенимдин коргоо же операторлордун ортосундагыак ниет атаандаштыкты коргооотуура келбеген адилетсиз практикага же практикага тиешелүү шайкештүүрдө негиздүү императивдик негиздер боюнча Комиссия токтоосуз түрдө колдонулуучу ишке ашыруучу актыларды кабыл алат. 55-статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте ушул статьянын 8-пунктунда көрсөтүлгөн чараларды көрүүгө же ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдардын жана контролдоо органдарын таанууну чакыртып алууну өндүрүш чечим кабыл алууга.

Б

47-статья

Соода келишими боюнча эквиваленттүрүлүк

45(1)-статьянын(b)(ii) пунктунда эскертилген чүчүчү өлкө таанылган чүчүчү өлкө болуп саналат, аны Союз соода келишими боюнча бирдей максаттарга жана принциптерге жооп берген өндүрүш системасына ээ деп тааныган чүчүчү өлкө болуп саналат. шайкешикти камсыз дооундеңгээли Союз дагыдай эле.

48-статья

Жобо боюнча эквиваленттүрүлүк (EC) No 834/2007

1. 45(1)-статьянын(b)(iii) пунктунда эскертилген таанылган чүчүчү өлкө (EC) Регламенттин 33(2)-беренесине ылайык эквиваленттүрүлүк максатында таанылган чүчүчү өлкө болуп саналат.
№ 834/2007, анын ичинде ушул Жобонун 58-беренесинде каралган өткөөл чараналарында таанылган.

Бул таануу МЗ 2026-жылдын 31-декабрында бүтөт.

2. Комиссияга жыл сайын 31-мартка чейин жөнөтүлүчү жылдык отчеттордун негизинде 1-пунктта көрсөтүлгөн чүчүчү өлкө лораларына белгиленген контролду чаралардын аткарылышына аткарылышы жөнүндө, ошондой эле бардык башка маалыматтарын чурда, Комиссия таанылган чүчүчү өлкө лорду таанууну үзгүлтүксүз карап чыгуу аркылуу аларга тийишчү көзөмөлдү камсыз кылат. Бул чүчүчү Комиссия мүчө мамлекеттерден жардам суурай алат. Көзөмөлдү нмү нөзү, атап айтканда, тиешелүү чүчүчү өлкө дөнбирликке эки спорттук нөлөмүң жүргүзүлгөн мониторингдин жана көзөмөлдүк ишчаралардын натыйжаларын эске алуу менен талаптарды аткаруу өкмөтүндөгү баалоону негизинде аныкталат. компетенттүрүлүк органдарына жана мурну контролду натыйжалары Комиссия дайыма отчет берип турат.

Европарламент жана Кеңешанын кароосу нун жыйынтыгы боюнча.

3. Комиссия аткаруу актынын жардамы менен 1-пунктта көрсөтүлгөн чүчүчү өлкө лордунтизмесин белгилейт жана бултизмеге ишке ашыруу чүчүчү аркылуу өзгөртүлгөн рдү киргизе алат.

Бул ишке ашыруу чүчүчү аркылуу 55(2)-статьяда эскертилген экспертизанын жол-жобосунан ылайык кабыл алынат.

4. Комиссия ушул статьянын 3-пунктуна ылайык саналган чүчүчү өлкө лор жөнөтө турган маалыматтарга карата ушул Регламенттин толуктоочу 54-статьяга ылайык ыйгарымукук берилген актыларды кабыл алуу гаукуктуу, алар Комиссия тарабынан таанылышына көзөмөлдөө чүчүчү нзары. , ошондой эле комиссия тарабынан бул көзөмөлдү ишке ашыруу, анын ичинде жеринде текшерүү жолу менен.

5. Комиссия шектүү дүрүлган жана аныкталган шайкешке белгилени чурларга, атап айтканда, ушул статьяда көрсөтүлгөн чүчүчү өлкө лордөнташылып келинген органикалык же конверсиялык продукциянын бүтүндүгүнө таасир этүү чүчүчү чараларды колдонууну камсыз кылуу чүчүчү нишке ашыруу чүчүчү актыларды кабыл алат. Мындай чаралар, атап айтканда, продукцияны Бирликтин ичинде рынокко чыгарган чейин органикалык же конверсиялык продукциялардын бүтүндүгүн текшерүү дөн жана зарыл болгон чурда, мындай продукцияны рынокко чыгарууга уруксаттыктотууну камгышы мүмкүн Биримдик органикалык продукциялар же конверсиялык продукциялар катары.

Б

Бу л ишке ашыру у чу актылар 55(2)-статья да э скертилген э кспертиз анын жол-жобосу на ылайык кабыл алынат.

49-статья

47 жана 48-статья ларды колдону у жөнү нде комиссия нын отчё ту

МЗ 2022-жылдын 31-декабрына чейин Комиссия Европарламентке жана Кең ешке 47 жана 48-беренелердин колдону лу шу ну набалыжө нү ндө , атап айтканда э квиваленттү ү лү к максатында ү чү нү ө лкө лө рдү таану у га байланышту у отчет берет.

VIII ГЛАВА

ЖАЛПЫ ЖОБ ОЛОР

1-БӨЛҮ М

Органикалык жана конверсия лык проду ктылардын э ркин кыймылы

50-статья

Органикалык жана конверсия лык проду кту ларды сату у га туюу салбоо жана чектөө жок

Компетенттү ү органдар, контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар проду кция ны ө ндү рү ү гө , маркировкалоо оже кө рсө тү ү гө байланышту у негиз дер боюнча башка компетенттү ү орг аң контролдоочу орг аң же контролдоочу орг аң тарак ынан контролдоу у чу органикалык же конверсия лык проду кция нын маркетинг ине туюу салбашы же чектөө ө сү керек. башка мү чө мамлекетте жайг ашкан орган ал бу юндару шу л Рег ламентке ылайык келет. Атап айтканда, (ЕБ) 2017/625 Рег ламент инде каралг аңдан башка э ч кандай расмий контроль жана башка расмий иш чаралар жү ргү зү лбө йт жана у шу л Жобону nVI глаvasында каралг аңдан башка расмий кө зө мө л жана башка расмий иш чаралар ү чү нальмалыб айт.

2-БӨЛҮ М

Мальмат, отчетту у лу к жана ага байланышту у четтөө лө р

51-статья

Органикалык сектор жана соода жө нү ндө мальмат

1. Мү чө мамлекеттер жыл сайын Комиссия га у шу л Рег ламентти ишке ашыру у жана колдону у га мониторинг жү ргү зү ү ү чү н зарыл болгон мальматтарды Мү мкү н болу шу нна, мындай мальмат белг иленген мальмат бу лактарына негиз делет. Комиссия мальматтарга болгон му ктаждыктарды жана потенциалду у мальмат бу лактарынын ортосу ндагы синергетиканы атап айтканда, аларды статистикалык максаттар ү чү н колдону у ну э ске алат.

2. Комиссия 1-пунктта кө рсө тү лгө н мальматты берү ү ту ту му на, берилү ү чү мальматтын реквизиттерине жана бу л мальмат бериле ту рган датага карата аткару у актыларын кабыл алат.

Бу л ишке ашыру у чу актылар 55(2)-статья да э скертилген э кспертиз анын жол-жобосу на ылайык кабыл алынат.

Б

52-статья

компетенттү ү органдарга, конгрессоо органдарына жана конгрессоо органдарына тиешелү ү маалыматтар

1. Мүчө мамлекеттерте мөндө гүлөрдү нүзгүлтүксүз жаңырталгантисмесинжүргүзөт:

(а) компетенттү ү органдардын аталыштары жана даректери; жана

(б) конгрессоочу органдардын жана конгрессоо органдарынын аталыштары, даректери жана кодду к номерлери.

Мүчө мамлекеттер бул тизмелерди жана алардын ар кандай өзгөртүлөрүн Комиссияга жөнөтөт жана аларды чык жарыялайт, мындай берүлү жана жарыялоо (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 4(4) беренесине ылайык ишке ашырылгану чурларды кошпогондо.

2. 1-пунктта каралган маалыматтардын негизинде

Комиссия 1-пунктту н(б) пунктунда көрсөтүлгөн конгрессоочу органдардын жана конгрессоочу органдардын жаңыланган тисмесинингернетте үзгүлтүксүз жарыялап туурат.

53-статья

Чектөөлөр, уруксаттар жана отчет

1. II тиркеменин I бөлүгү нү н1.8.5-пунктарында жана II тиркеменин II бөлүгү нү н1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарында каралган органикалык өсүмдүктөрү н репродуктивдү ү материалдын пайдалануу дан жана органикалык жаныбарларды пайдалануу дан четтөөлөр II тиркеменин II бөлүгү нү н1.3.4.4.2-пункту нү нкүчү МЗ 2036-жылдын 31-декабрында аяктайт.

2. МЗ 2029-жылдын 1-январьнан тартып ушул статьянын 7-пунктунда каралган отчетто келтирилген органикалык өсүмдүктөрү н репродуктивдү ү материалдарынын жана жаныбарлардын бар экендиги жөнүндө корутундулардын негизинде Комиссияга статьяга ылайык ыйгарыму ку к берилген актыларды кабыл алуу га ыйгарыму ку к берилет. 54-пункту л Жобоготолу кторлорду киргизүү :

(а) II-тиркеменин I бөлүгү нү н1.8.5-пунктунда жана II-тиркеменин II бөлүгү нү н1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарында көрсөтүлгөн четтетүүлөрдү токтотуу, II бөлүктү н1.3.4.4.2-пункту нан тышкары II тиркеме, МЗ 2036-жылдын 31-декабрынан мурдараак датага же аларды өшүл күндөн кийин узартуу; же

(б) Мыйзамдын II бөлүгү нү н1.3.4.4.2-пунктунда көрсөтүлгөн четтетөөнү токтотуу II тиркеме.

3. МЗ 2027-жылдын 1-январьнан тартып Комиссияга 54-статьяга ылайык ыйгарыму ку к берилген актыларды кабыл алуу га ыйгарыму ку ктар берилсин 26(2)-статья да эскертилген маалыматтуу мүнүн чөйрөсү н26(2)-берененин (b) пунктуна өзгөртүүлөр жана II тиркеменин II бөлүгү нү н1.3.4.3-пунктуна чогултулган маалыматтарга таянуу үчүн плеттерге карата четтетүү бул системга ылайык.

Б

4. МЗ 2026-жылдын 1-январынан тартып Комиссияга 54-статьяга ылайык, мүчө мамлекеттер тарабынан берилген канаттуу лар жана чочко жаныбарлары чүңгөрү органикалык протеиндик тоютту нболушуна байланыштуу маалыматтардын негизинде ыйгарыму куку берилген актыларды кабыл алууга ыйгарыму куку берилет. Ушул статьянын 6-пунктунда көрсөтүлгөн же ушул статьянын 7-пунктунда көрсөтүлгөн нотчетто берилген 1.9.3.1(с) жана 1.9-пункттарда көрсөтүлгөн канаттуу ларды жана чочко жаныбарларын тоюттандырууда органикалык эмес протеиндик тоюттарды пайдаланууга уруксат берүүнү токтотот. 4.2(с) II Тиркеменин II бөлүгүнүн МЗ 2026-жылдын 31-декабрынан эрежелери жергиликтүү өкмөттүн маалыматтарына ылайык берилет.

5. 2, 3 жана 4-пункттарда эскертилген чечтөөлөрдү же уруксаттарды ээ болгону чурда гана жүзөгө ашырат. Мамлекеттер тарабынан берилген маалыматтарга ээ болгону чурда гана жүзөгө ашырат. Мамлекеттер тарабынан берилген маалыматтарга ээ болгону чурда гана жүзөгө ашырат.

тынысы данды

6. Ар бир жылдын 30-июнуна карата мүчө мамлекеттер Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге:

(а) 26(1)-статьяда эскертилген маалыматтар базасында жана 26(2)-статьяда эскертилген системаларда жана зарыл болсо, 26(3)-статьяда эскертилген системаларда берилген маалымат;

(б) II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.8.5-пунктунда жана II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарына ылайык берилген четтөөлөр жөнүндө маалымат; жана

(в) канаттуу лар жана чочко жаныбарлары чүңгөрү органикалык протеиндик тоюттун союздук рыногунда бар экендиги жана II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пунктарына ылайык берилген уруксаттар жөнүндө маалымат.

7. МЗ 2026-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке Биримдиктин рыногунда төмөнкүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жөнүндө жана зарыл болсо, төмөндөгүлөргө жетүүнүн чектелүү себептери жөнүндө отчет берет:

(а) өсүүдү күтүү органикалык репродуктивдүү материалдары;

(б) II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарында көрсөтүлгөн четтетүүчүлөр менен камылган органикалык жаныбарлар;

(в) II тиркеменин II бөлүгүнүн 1.9.3.1(с) жана 1.9.4.2(с) пунктарында көрсөтүлгөн уруксаттарга ылайык канаттуу ларды жана чочко жаныбарларын азыктандыруу үчүн нарналган органикалык протеиндик тоют.

Бу отчетту түзүүдө Комиссия, атап айтканда, 26-статьяга ылайык чогултулган маалыматтарды жана ушул статьянын 6-пунктунда көрсөтүлгөн чечтөөлөргө жана уруксаттарга тиешелүү маалыматтарды эске алат.

Б

IX ГЛАВА

ПРОЦЕДУ РАДЪК, ӨТӨМНҮ ЖАНА АКЪРКЫЖОБ ОЛОР

1-БӨЛҮМ

Процедуралык жоболор

54-статья

Делегациянын маңыгы ушул

1. Өткөрүлгөн актыларды кабыл алуу ыйгарымы куттары ушул статьяда каралган шарттарда Комиссияга берилет.

2. С12(6)-статьяда эскерилген ыйгарымы куттары берилген актыларды кабыл алуу ыйгарымы куттары 9(11) статья, 10(5), 12(2), 13(3), 14(2), 15(2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 30(7), 32(4), 33(6), 34(8)-берене, 35(9)-берене, 36(3)-берене, 38(8)-берене, 40(11), 44(2), 46(7), 48(4)-берене, 53(2), (3) жана (4)-берене, 57(3)-берене жана 58(2)-берене 2018-жылдын 17-июнуна тартып беш жылдык мөөнөткө Комиссияга тапшырылат. Комиссия отчеттүзөт. ек!мшл! ктапсыруга катысты беш жылдыкты аяктаууна тогуз ай калганда. Эгерде Европарламент же Кеңеш бир мөөнөт аяктаганга чейин чайдан кечиктирбестен мындай ушартууга каршы чыкпаса, ыйгарым куттарды берүү бирдей мөөнөттөгү мезгилдерге үнсүз түрдө ушартылат.

3. 2(6) беренедө, 9(11) 10(5) беренедө, 12(2) 13(3) беренедө, 14(2) 15(2) беренедө көрсөтүлгөн ыйгарымы куттарды берүү, 16(2) берене, 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), статья 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7), 48(4) берене, 53(2), (3) жана (4), 57(3) берене жана 58(2) берене каалагануу бакта Европарламент тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн же Совет тарабынан Чечимди жокко чыгаруу жөнүндө чечим ошол чечимдө көрсөтүлгөн ыйгарымы куттарды өткөрүп берүүнү токтотот. Ал чечим Европ иридиктин расмий журналында жарыялангандан кийинки күндө тартып же анда көрсөтүлгөн кийинчерээк күчүнө кирет. Албууга чейинки күндө болгон ыйгарымы кут берилген актылардын жарактуулугуна таасирин тийгизбейт.

4. Комиссия ыйгарымы кут берилген актыны кабыл алуу нуналдында 2016-жылдын 13-апрелиндеги Мыйзамжартуу ишин жакшыртуу боюнча институттар аралык макулдашууда белгиленген принциптерге ылайык ар бир мөөмлекет тарабынан дайындалган эксперттердин кошулганына сөзсүз өтөт.

5. Комиссия ыйгарымы кут берилген актыны кабыл алгандан кийин, ал жөнүндө бир эле убакта Европарламентке жана Кеңешке билдирет.

Б

6. 2(6) статья га, 9(11) статья га, 10(5) 12(2), 13(3) статья га, 14(2) 15(2) статья га ылайк кабыл алынган ыгарьму ку к берилген акт 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 30 статья (7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2)), 46(7)- берене, 48(4)-берене, 53(2), (3) жана (4)-берене, 57(3)-берене жана 58(2)-берене каршылык билдирилбесе гана кү чү нө кирет. же Европарламент же Кең ешт арабынан бу л акт жө нү ндө Европарламентке жана Кең ешке кабарлоодонкийинэ ки айлык мө ө нө ттү ничинде же э герде бу л мө ө нө т ая ктаганга чейин Европарламент менен Кең еш Комиссия га э кө ө тең алар жө нү ндө кабардар кылыша. каршы болбойт. Бу л мө ө нө т Европарламенттин же Кең еш индемилг еси боюнча э ки айга у з артылат.

55-статья

Комитеттин тартиби

1. Комиссия га "Органикалык ө ндү рү шкомитети" деп аталган комитет кө мө к кө рсө тө т. Бу л комитет № 182/2011 Рег ламенттин (ЕБ) маанисинде комитет болу п саналат.

2. У цу л пу нктка шилтеме жасалгану чу рда, (ЕБ) № 182/2011 Рег ламенттин 5- беренеси колдону лат.

3. У цу л пу нктка шилтеме жасалгану чу рда, № 182/2011 Рег ламенттин (ЕБ) 8- беренеси, анын 5-беренеси менен бирге колдону лат.

4. Эгерде Комитет кору ту нду бербесе, Комиссия аткару у актынын долбоору н кабыл албайт жана (ЕБ) № 182/2011 Рег ламенттин 5(4)-беренесининү чү нү пу нктчасы колдону лат.

2-БӨЛҮ М

Жокко чыгаруу жана ө ткө ө л жана акыркы жоболор

56-статья

Жокко чыгаруу

Регламент (ЕС) № 834/2007 кү чү нжоготту .

Бирок, бу л Ну скаманын 58-беренесинде каралгандай, ү чү нү ө лкө лө рдө н келген кароодоту рганө тү нмө лө рдү э кспертиз аданө ткө рү ү максатында колдону ла берет.

Кү чү нжоготкон Жобог о шилт емелер у цу л Жобог о шилт емелер катары чечмеленет.

Б

57-статья

Регламенттин 33(3) б-бери менен ылайык таанылган контролдоо органдарына жана контролдоо органдарына тиешелүү өткөөл чаралар (ЕС) № 834/2007

1. (ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(3) б-бери менен ылайык берилген контролдоо органдарына жана контролдоочу органдардын аануу МЗ 2024-жылдын 31-декабрында кечинде.

2. Комиссия аткаруу актынын жардамы менен (ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(3) б-бери менен ылайык таанылган контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын тизмесин түзөт жана ал тизме аткаруу актыларын аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизет.

Бул ишке ашыруу актылар 55(2)-статья да эскертилген экспертизанын жол-жобосуна ылайык кабыл алынат.

3. Комиссия ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн контролдоочу органдар жана контролдоо органдары тарабынан жиберилүүчү маалыматтарга карата ушул Регламенттин 54-б-бери менен ылайык ыйгарымуна күч берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. алардын Комиссия тарабынан таанылышы ошондой эле Комиссия тарабынан бул көзөмөлдү, анын ичинде жеринде текшерүү аркылуу жүзөгө ашыруу.

58-статья

(ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(2) б-бери менен ылайык берилген үчүнчү өлкөлөрдөн келген түзмөлөргө тиешелүү өткөөл чаралар

1. Комиссия үчүнчү өлкөлөрдөн (ЕС) № 834/2007 Регламенттин 33(2) б-бери менен ылайык берилген жана 2018-жылдын 17-июнунда кароодотууган өткөөлөрдүн экспертизасын асына ктайт.

Бул Жобонундай өткөөлөрдү кароодо колдонулат.

2. Комиссия ушул Регламенттин 54-статьясына ылайык, ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн наркындарды кароочу чүңз арал болгон жол-жоболорду, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилүүчү маалыматтар боюнча ыйгарымуна күч берилген актыларды кабыл алууга укуктуу. үчүнчү өлкөлөр.

59-статья

Контролдоо органдарына жана контролдоо органдарын биринчи жолу таанууга байланыштуу өткөөл чаралар

61-статьянын абзацында көрсөтүлгөн өткөөл берилген күндөн тартып четтетүү жолу менен 46-б-бери менен контролдоочу органдардын жана контролдоочу органдардын өзү багында таанууга мүмкүндүк берүүчү чүңз аралчылыкка жараша 2018-жылдын 17-июнунан тартып колдонулат.

Б

60-статья

Регламентке (ЕС) № 834/2007 ылайк өңдүрүлгөн органикалык
продукциянын апастары чүңөткөчөлчүлүк

МЗ 1-январь 2022 чейин (ЕС) № 834/2007 Регламентинин ылайк өңдүрүлгөн
продукциялар ошол күндөн кийин апастар түгөнөткөн чейин рынокко
коюлушу мүмкүн.

61-статья

Күчүнө кириши жана колдонулушу

Бул Регламент Европа Бирлигинин расмий журналында жарыяланган
күндөн тартып үчүнчү күнү күчүнө кирет.

МЗ

Ал 2022-жылдын 1-январынан тартып колдонулат.

Б

Бул Регламент толугу менен милдеттүү жана бардык мүчө мамлекеттерде
түздөнтүз колдонулат.

Б

І Т И Р К Е М Е

Б А Ш К А П Р О Д У К Ц И Я Л А Р 2(1) Б Е Р Е Н Е Д Е

- тамк же тоют катары колдонулган ачыгычтар,

- мөте, таттуу жүгөрү, жүзүм жалбырактары пальма жүрөктөрү, құлмектын бутактары жана өсүмдүктөрдүн жана алардан өндүрүлгөн назыктардын башка ушул сыяктуу жегенбөлүктөрү;

- деңиз туздары жана тамак-ашжана тоют үчүн башка туздар;

— жибек куртунун пилласы

- табигый резинелер жана чайырлар;

- аары

- эфир майлары

— табигый тыгыннан жасалган тыгындар, агломерацияланган анжана эч кандай байламсыз заттар,

— пахта, карадаланган анжатаралбаган

— жүн кырдалбаган анжатаралбаган

- чийки жана тазаланган антерилер;

— өсүмдүк негизиндеги салттуу чөптөр.

Б

II ТИРКЕМЕ

III ГЛАВАДА АТКАРЫЛГАН ӨНДҮРҮНҮНДЕТТЕРДИН ЭРЕЖЕЛЕРИ

16-лүмөсү мдүктөрдүн өндүрүлгө эрежелери

9-12-статьяларда белгиленген өндүрүлгө эрежелеринен тышкары ушул бөлүктө белгиленген эрежелер органикалык өсүмдүктөрдүн өндүрүлгө карата колдонулат.

1. Жалпы талаптар
 - 1.1. Табигый түрдө сууда өстүрүлгөн өрдү кошпогондо, органикалык өсүмдүктөрдү түрү кыргызга же органикалык өндүрүлгө уруусат берилген материалдар жана продукттар менен аралашкан жер семирткичтү жер кыртышында жана түп тектүү тектер менен байланышта өндүрүлөт.
 - 1.2. Гидроорганикалык өндүрүлгө табигый түрдө тамыры менен сууда өспөгөн өсүмдүктөрдү бир аз ык эритмесинде же аз ык эритмеси кошулган инерттүү чөйрөдө өстүрүлгөн ыкмасы болуп саналат.

тыюу салынган

M7

- 1.3. 1.1-пункттан четтөө жолу менен төмөнкүлөргө жол берилет:
 - (a) уруктар органикалык болгон шартта, аларды түзүүсүз га мдүктөрдү менен уруктардагы азыктарга гана жашаган өсүүсүз уруктардын анын ичинде өнүп чыккан өрдү өндүрүлгө. 24-статьяга ылайык ушул инерттүү чөйрөнүн компоненттери уруусат берилген өрдү өндүрүлгө кармаштыруу үчүнгөн арналган инерттүү чөйрөнү колдонуу дан тышкары өстүрүлгө чөйрөнү пайдаланууга тыюу салынат;
 - (б) цикорий башгарыналуу, анын ичинде аларды түзүүсүз га мдүктөрдү, эгерде өсүмдүктүн мулоочу материалы органикалык болсо. Өстүрүлгө чөптөрдү пайдаланууга анын компоненттерине 24-статьяга ылайык уруусат берилгенде гана жол берилет.

Б

- 1.4. 1.1-пункттан четтетүү жолу менен төмөнкүдөй аракеттерге жол берилет:
 - (a) декоративдүү өсүмдүктөрдү жана чөптөрдү өндүрүлгө чүндүшүндө өстүрүлгө, идиш менен бирге акыркы керектөөчүгө сатуу;
 - (б) аңданарык чүрүлгө чүнконтейнерлерде көчөттөрдү жетилген плантацияларды өстүрүлгө.
- 1.5. 1.1-пункттан четтетүү жолу менен 2017-жылдын 28-июнуна чейин Финляндияда, Швецияда жана Данияда ошол практика үчүн органикалык деп тастыкталган беттерге гана уруусат берилет. Бул беттердин эч кандай узыртылышына жол берилбейт.

Бул четтетүү нүмөнөнөтү МЗ 2031-жылдын 31-декабрында бүтөт.

МЗ 2026-жылдын 31-декабрына карата Комиссия Европарламентке жана Кеңешке колдонуу боюнча отчет берет. органикалык айыл чарбасында бөлүнгөн керектөө. Тиешелүү учурларда, бул отчет органикалык айыл чарбасында чек коюлган керектөөтти пайдалануу боюнча мыйзамдык сунуш менен кошолушуму менен.

Б

- 1.6. Өсүмдүктөрдүн өндүрүшүндө колдонулган бардык техникалар айлана-чөйрөнү булгаганга кандайдыр бир салык кошуп, болтуруп, ошондой эле минималдаштырууга тийиш.
- 1.7. Конверсия
- 1.7.1. Өсүмдүктөрдүн жана өсүмдүктү продукциялардын органикалык продукциялар катары кароочу чүңүшүлүшү эрежелерде белгиленген өндүрүшүнүн эрежелери жер участкаларына карата себилгенге чейинки жылдан кем эмес, ал эми чөптү үзгөчө жылдык өсүмдүктөрдүн чүңүшүлүшүндө угууга тийиш чөп, анын органикалык тоют катары пайдаланганга чейинки жылдан кем эмес мезгилде, ал эми чөптөн башка көп жылдык өсүмдүктөрдө — органикалык продукциялардын биринчи түшүнүн жыйноого чейинки мезгилде чүңүшүлүшүндө.
- 1.7.2. Эгерде жерге анын бир же бир нече участкалары органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары берилбеген продукциялар жез аттар менен булганса, компетенттүү органикалык өндүрүштө жерлерди же участкаларды конверсиялоо мөөнөтүнүн 1.7.1-пункттарына көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык узаарга жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.
- 1.7.3. Органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары жер участкаларында суу бастаниялар менен дарылоодо компетенттүү орган 1.7.1-пункттарына ылайык жаңы конвертациялоо мөөнөтүн талап кылат.
- Бул мөөнөттөн мүнөзү эки учурда кыскартылышы мүмкүн:
- (а) эгерде жерге өтөөчү өтөөчү, анын ичинде карантиндик организмдерге же инвазиялык түрлөргө каршы милдеттүү түрдө күрөшүү чараларынын бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары жез ат менен дарылоо, мүнөзү мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан белгиленген. Тиешелүү мамлекет;
- (б) тиешелүү мүнөзү мамлекеттин компетенттүү органы тарабынан бекитилген илимий сыноолордун бөлүгү катары органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары жез ат менен дарылоо.
- 1.7.4. 1.7.2 жана 1.7.3-пункттарда көрсөтүлгөн учурларда конверсиялык мезгилдин узактыгы мүнөзү талаптардын сөзсүз менен белгиленет:
- (а) тиешелүү продукциялардын суу бастаниялардын бузулушу процессинде конверсия мезгилинин аягында топурактагы ал эми көп жылдык өсүмдүктө болсо, өсүмдүктөргү калдыктардын анык-анык деңгээлинде кепилдик бериши керек;
- (б) дарылоонун ийгиликтүү мүнөзү салып алынышы мүмкүн рынокто органикалык жез ат менен дарылоо.
- 1.7.4.1. Мүнөзү мамлекеттер Комиссияга жана башка мүнөзү мамлекеттерге алар кабыл алган милдеттүү түрдө кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалымдайт органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары жез ат менен дарылоо иштетүүгө байланыштуу чаралар.
- 1.7.4.2. Органикалык өндүрүштө колдонууга угуу катары жез ат менен дарылоодо 1.7.5(b) пункту колдонулбайт.
- 1.7.5. Органикалык мөлчүр асы менен байланышкан жерлерде:
- (а) кайра иштетүү эрежелери мөлчүр асы өндүрүшүнүн өндүрүшү к бирдиктин бардык аягына карата колдонулат;
- (б) аягына карабастан чөп жүйү чүңүшүлүшү мезгилдеринде пайдаланган жайыттар жана ачык аягына чүңүшүлүшү мүнөзү мөөнөтүнүн бир жылга чейин кыскартылышы мүмкүн.

Б

- 1.8. Өсүмдүктөрдүн икелип чыгыш анын ичинде өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалы
- 1.8.1. Өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдан башка өсүмдүктөрдүн жана өсүмдүктөрдүн лардын өндүрүшү чүчүкү өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материалы гана колдонулат.
- 1.8.2. Өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдан башка продуктулардын өндүрүшү чүчүкү колдонулуучу өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материалдары у чүчүкү нэ нелик өсүмдүктөрдүн жана тиешелүү чүчүктөрдө өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын өндүрүшү чүчүкү нарналдан башка өсүмдүктөрдүн Жобого ылайык кеминде өндүрүлгөн болушу керек. бир муун же көп жылдык өсүмдүктөрдүн чүчүкү өсүмдүктөрдүн жана жерде бир муун чүчүкү мезгилдер.
- 1.8.3. Өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материалдан доодо операторлор органикалык айыл чарбага ылайыктуу органикалык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын артыкчылык беришет.
- 1.8.4. Органикалык өндүрүшү чүчүктөрдүн жарактуу органикалык сорттордун өндүрүшү чүчүкү органикалык селекциялык иш органикалык шарттарда жүргүзүлүшү керек жана генетикалык ар түрдүү лүктү жогору латуу га, табигый көбөйүү жөнөмдүктү лүчүчүктөрдүн таянуу, ошондой эле агротехникалык көрсөткүчтөрдүн ооруларга туруктуулук жана ар түрдүү жергиликтүү топук жана климаттык шарттарга көнүшү.
- Меристемалык маданиятты кошпогондо, бардык көбөйүү практикалары сертификатталган органикалык башкаруу нускасында жүргүзүлүшү керек.
- 1.8.5. Өсүмдүктөрдүн конверсиялык жана органикалык эмес репродуктивдүү материал колдонулу.

M4

- 1.8.5.1. M11 1.8.1 пунктунан четтөө жолу менен мында 26(1)-статья да эскертилген мөөмөттөр базасында же 26(2)-статья да эскертилген системаларда чогултулган мөөмөттөр оператордун тиешелүү сапаттык же сандык керектөөлөрүн көрсөтөт. өсүмдүктөрдүн органикалык репродуктивдүү материал сакталбаса, оператор 10(4) статьянын кини пунктчасынын (а) пунктунан ылайык конверсиялык өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын же 1.8.6-пунктка ылайык уруксат берилген өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын колдону алат.

M11

- Миндантишкы органикалык көчөттөр жок болгону чурда, 10(4) статьянын кини пунктчасынын (а) пунктунан ылайык сатылуучу "конверсиялык көчөттөр" төмөндөгүдөй өстүрүлгөн пайдаланылышы мүмкүн:
- (а) ошол эле мезгилдин ичинде 12 айдан кем эмес конверсия мезгилине ктаган жеру частогунда кеминде 12 айга созулган рөндө накыржык көчөттөрүнүн чейин өстүрүшү цикли аркылуу; же
- (б) 1.4-пунктка көрсөтүлгөн четтөөлөр менен камтылса, органикалык же конверсиялык жеру частогунда же конвейерлерде, эгерде көчөттөр бүтүп калган жеру частогунда өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн налынган конверсиялык үрөндө икелип чыкса. кеминде 12 ай конверсия мөөнөтү.

1.8.6 пунктка ылайык уруксат берилген органикалык же өсүмдүктүн репродуктивдик материалы оператордун керектөөлөрүн канаттандыруу чүчүктөрдүн сапатта же санда жок болгону чурда компетенгтүү органдар органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдын колдонууга уруксат бере алат. 1.8.5.3-1.8.5.8 пункттары

M11

Мндай жеке уру ксат төмөнкү жагдайлардын биринде гана берилет:

- (a) оператору уру каалаган түрлөрүндө бир дагы сорту 26(1)-статья да эскертилген мультимедиа базасында же 26(2)-статья да эскертилген системаларда катталбаса;
- (б) өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал сатуучу бир дагы оператор 1.8.6-пунктка ылайык уру ксат берилген тиешелүү органикалык же өсүмдүктүн репродуктивдүү материал же өсүмдүктөрү репродуктивдик материал себебү жетүүгүчү үчүн өзү багында жеткире албаса. 1.8.6 пунктка ылайык уру ксат берилген органикалык же өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал же өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал даярдоого жана жеткирүүгө уру ксат берүүгүчү накылгасьялык мөөнөттө өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материалга буурук берген;
- (c) эгерде оператору уру каалаган сорт 26(1)-статья да эскертилген мультимедиа базасында органикалык же өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал катары же 1.8.6 пунктка ылайык уру ксат берилген өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал катары катталбаса же 26(2)-статья да эскертилген системалар жана оператор ошол эле түрдү натталган альтернативаларын бири да, атап айтканда агротехникалык жана педоклиматтык шарттарга жана алынучу өндүрүшүнүн зарыл технологиялык касиеттерге ылайыктуу эмес экенин көрсөтө алат;
- (d) эгерде ал изилдөөдө, чакан масштабдагы талаа сыноолорунда сыноодо, сортту сактоо максатында продукциянын инновациялоочу чыгарылышына үчүн негиздүү болсо жана тиешелүү мүнөзөмөлөттөрдү камсыз кылуу үчүн негизинен муну лдаштырган.

Мндай уру ксатты сураган чейин оператор 26(1)-статья да эскертилген мультимедиа базасында же 26(2)-статья да эскертилген системаларга тиешелүү органикалык же конверсиялык өсүмдүктөрү репродуктивдүү материал же өсүмдүктөрү репродуктивдүү экендигин текшерүүгүчү инспекция алышат. 1.8.6-пунктуна ылайык уру ксат берилген материалдын бар экендигин жана демек, алардын сууруу талаптарына негиздүү экендигин.

M4

6(i) статья сына ылайык оператор 26(1)-статья да эскертилген мультимедиа базасында же аталган системга ылайык сапаттык жана сандык жеткиликтүүлүгүнө карабастан өздөрүнүн чарбачылык ыкмаларына органикалык жана конверсиялык өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал колдонуу алышат. 26(2)-статьянын (a) пунктуна.

- 1.8.5.2. M11 1.8.1 пунктуна четтөө жолу менен үчүнчү өлкөлөрүн операторлору 10(4) статьянын кини пунктасына, (a) пунктуна ылайык өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал же пунктка ылайык уру ксат берилген өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал колдонуу алышат. 1.8.6. Органикалык өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал оператор жайгашкан үчүнчү өлкөнүн наймгында жетишүүгө сапатта же санда жок деп негизделсе.

Тиешелүү үчүнчү өлкөлөрүн операторлору өздөрүнүн оидинг инальган органикалык жана конверсиялык өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материалда колдонуу алышат.

M11

46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу органдар же контролдоочу органдар үчүнчү өлкөлөрүн операторлоруна пайдаланууга уру ксат бере алат. 1.8.6-пунктуна ылайык уру ксат берилген органикалык же өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал үчүнчү өлкөнүн наймгында жетишүүгө сапатта же санда жок болсо, органикалык өндүрүшүк бөлүмдөгү органикалык эмес өсүмдүктөрүн репродуктивдүү материал оператор 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 жана 1.8.5.8 пункттарында каралган шарттарда жайгашкан.

M4

1.8.5.3. Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалдары үчүн мыйнактын кийин өсүмдүктөрдүн коргоочу каражаттары менен дарылануу гатийиш эмес.

Ушул Регламенттин 24(1) беренесинде, эгерде (ЕБ) 2016/2031 Регламентке ылайык фитосанитардык максаттар үчүн тиешелүү мүчө мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан белгилүү бир түрдүн бардык сорттору жана гетерогендүү материалдар үчүн химиялык тазалоо белгиленбесе, өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары колдонулууга тыюу салынат.

Эгерде биринчи абзацта көрсөтүлгөн химиялык тазалоодо тек органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары колдонулса, анда иштелип өскөн өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарына стүргөлүн жеру частоктору, тиешелүү учурларда, 1.7-пункттарда каралган конверсиялык мөөнөткө дуушар болушат. 3 жана 1.7.4.

1.8.5.4. Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалдары колдонууга уруксат берилет, себеби үчүн же отуругузу алдында алынышы керек.

1.8.5.5. Өсүмдүктөрдүн органикалык эмес репродуктивдүү материалдары пайдаланууга уруксат жеке пайдалануучуларга бир мезгилде бир мезгилде берилет, ал эми мыйгарыму кутуу органдар, контролдоочу орган же авторизациялоочу чүн жооптуу орган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү репродуктивдүү материалдарын санын тизмектейт.

1.8.5.6. Мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары алардын аймагында өсүмдүктөрдүн органикалык же конверсиялык репродуктивдүү материалдары жетишүүсүндө жана тиешелүү сорттору үчүн нбарэ кеңдиги аныкталган түрлөрдүн түрлөрүнө нже сортторуна (эгерде топторго бөлүнөт) расмий тизмесин түзөт. Эгерде алар 1.8.5.1(d) пунктуна көрсөтүлгөн максаттардын бири менен негизделбесе, 1.8.5.1-пунктуна ылайык тиешелүү мүчө мамлекеттин аймагында бул тизмеге киргизилген түрлөргө, түрчөлөргө же сортторго эч кандай уруксат берилбейт. Тизмедеги түр, түрчө же сорт үчүн жеткиликтүү болгон органикалык же өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын саны же сапаты өзгөчө кырдаалдардан улам жетишсиз ылайыксыз болуп чыкса, мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары тизмеден түр, түрчөлөр же сорттор.

Мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары алардын тизмесин жыл сайын жаңыртууга татанган бул тизмени жалпыга жеткиликтүү кылып турат.

Жыл сайын 30-июнуна карата жана биринчи жолу 2022-жылдын 30-июнуна карата мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге жаңыланган тизме жалпыга жеткиликтүү болгон интернет-сайтка шилтемени жөнөтөт. Комиссия улууттук такталган тизме мелегерди шилтеме берди атайын веб-сайтка жарыялайт.

1.8.5.7. 1.8.5-пункттан четтөө жолу менен мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары жыл сайын бардык кысымдар операторлорго төмөнкүлөрдү колдонууга жалпы уруксат берет:

(а) 26(1)-статьяда эскертилген мольмөттөр базасында же 26(2)-статьянын (а) пунктуна эскертилген системада эч кандай сорт катталбаган учурда жана ушул даражада берилген түрчөлөр;

(б) 1.8.5.1(c) пунктуна белгиленген шарттар аткарылган учурда жана канна убакытта берилген сорт үчүн.

Жалпы уруксатты колдонууда операторлор колдонулган сандын эсебин жүргүзөт, ал эми мыйгарыму кутуу органикалык эмес өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдарынын мыйгарыму кутуу санын тизмектейт.

Мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары жалпы уруксат берилген түрлөрдүн түрчөлөрүнө нже сортторуна тизмесин жыл сайын жаңыртууга татанган бул тизмени жалпыга жеткиликтүү кылат.

Жыл сайын 30-июнуна карата жана биринчи жолу 2022-жылдын 30-июнуна карата мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге жаңыланган тизме жалпыга жеткиликтүү болгон интернет-сайтка шилтемени жөнөтөт. Комиссия улууттук такталган тизме мелегерди шилтеме берди атайын веб-сайтка жарыялайт.

M11

- 1.8.5.8. Көчөттү трансплантация лоодонбашап продукту ну биринчи түшмүнө чейин бир вегетациялык мезгилде аяктаган түрлөрүнүн көчөттөрүнө карата компетенттү органдар органикалык эмес көчөттөрдү пайдаланууга уруксат бербейт.
- 1.8.6. Компетенттү органдар жетийшү үчүрларда 46(1)-беренеге ылайыктаан конгрлодоочу органдар же конгрлодоочу органдар органикалык өндүрүштө пайдалануу үчүнө сүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалнөндүрүчү операторлорго органикалык эмес өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалн колдонууга уруксат бере алат. Өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалнөндүрүчү нарнал анжана 1.8.2-пунктка ылайык өндүрүлгөн башка өсүмдүктө ржетишүү санда же сапатта жж болсо жана мындай материалды төмөнкү шарттар сакталган шартта органикалык өндүрүштө колдонуу үчү нрыжко жайгашыруу үчүн
- (а) колдонулган органикалык эмес өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалы түшм жыйноондо кийин башка өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары менен иштетилбесе ушул Регламенттин 24(1)-беренесине ылайык уруксат берилгендер, эгерде бардык сорттор жана гетерогендү материалдар үчү тиешелү түшмүнө мүмкөтү менен компетенттү органдары арабынан фитосанитардык максаттар үчүн (ЕБ) 2016/2031 Регламентке ылайык химиялык тазалоо белгиленбесе өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материал колдонуу лату рганаймактагы белгилүү бир түрдүн Мындай белгиленген химиялык тазалоодо төмөнкү органикалык эмес өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материал колдонуу лануучу рда, иштетилген өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалын өскөн жеру частогу тиешелү үчү рларда 1.7.3 жана 1.7.4-пункттарда каралган конверсиялык мезгил жетийш;
- (б) колдонулган органикалык эмес өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалы көчөттү трансплантация лоодонбашап продукту ну биринчи түшмүнө чейин бир вегетациялык мезгилде аяктаган өстүрүү циклинэ э болгон түрлөрүнүн көчөттөрүнө эмес;
- (с) өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалы бардык башка тиешелү органикалык өсүмдүктөрдү өндүрүү талаптарына ылайык өстүрүлгөн;
- (г) өсүмдүктү н органикалык эмес репродуктивдү материал колдонууга уруксат ал материал сибилгенге жетүүгүзү лган а чейин альнууга тийиш;
- (е) ыйгарымуку ктуу органдар конгрлодоочу органдар ыйгарымуку үчүн жооптуу конгрлодоочу органдар уруксатты берет жеке пайдалануучу ларга гана жана бир мезгилде бир мезгилде жана уруксат берилген өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалдын санын тизмектейт;
- (ф) өсүмдүктүн нанчеттөө жолу менен мүмкөтү менен компетенттү органдары жай сайына өсүмдүктү н органикалык эмес репродуктивдү материалын тигил же бул түрүнө жетүү рчө сүнжө сортту пайдаланууга жалпы уруксат бере алат жана түрлөрүнүн тизмесинтүзө алат., түрчөлөрү же сорттору жалпы жеткиликтүү жана аныжыл сайын жаңыртуп туруу үз. Булуучу рда, ошл компетенттү органдар тизмеси уруксат берилген органикалык эмес өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалдарын саны
- (г) ушул пунктка ылайык берилген уруксаттардын мөөнөтү 2036-жылдын 31-декабрында бүтөт.

Ар бир жылдын 30-июнуна карата жана биринчи жолу 2023-жылдын 30-июнуна чейин мүмкөтү менен компетенттү органдары Комиссияга жана башка мүмкөтү менен компетенттер биринчи абзацка ылайык берилген ыйгарымукуктар жөнүндө маалымат жөнүндө кабарлайт.

Биринчи абзацка ылайык өндүрүлгөн өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалнөндүрүчү жана сатуу ну жүзөгө ашыруучу операторлорго 26-статьяга ылайык түзүлгөн улуттук системаларда өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалдын бар экендиги жөнүндө тиешелү конкреттүү маалыматтыкты рдуу түрдө ачык жарыя лоого уруксат берилет. (2) Мындай маалыматты киргизүүнү чечкен оператор маалыматтын згүлтүк сүзө жаңыланп туруу жана өсүмдүктөрдү нрепродуктивдү материалын жж болгондон кийин улуттук системалардан альнп салыныш камсыз кылышы керек. (ф) пунктунда көрсөтүлгөн жалпы уруксатка таянуу менен оператор колдонулган көмүрнө себинжүргүзөт.

Б

- 1.9. Жер кыргыздын башкаруу жана жер семирткичтер
- 1.9.1. Органикалык өсүмдүктөрдүн өндүрүшүндө кыргыздын органикалык заттарын сактоо же көбөйтүү, кыргыздын тукумуна жана кыргыздын биологиялык ар түрдүүлүгүн жогорулатуу, кыргыздын кысымына эрозия сымалтуу рбөөчү нжер иштетүү жана култивациялоо ыкмалары колдонулат.
- 1.9.2. Жер кыргыздын насылдуулугуна биологиялык активдүүлүгүн сактоо жана жогорулатуу:
- (а) чөптүү же көп жылдык чөптөрдөн башка учурларда, которушуруу пайдоо өсүмдүктөрү жана башка жашыл кычкыл өсүмдүктөрү үчүн негизги же жабуу өсүмдүктөрү катары милдеттүү буу рчак өсүмдүктөрүн кошкондо көп жылдык которушуруу пайдоолорду пайдалануу жолу менен
- (б) күнөсканаларда жетоктан башка көп жылдык өсүмдүктөрдө, кыска мөөнөттүү жашыл кычкыл жана буу рчак өсүмдүктөрүн пайдалануу менен ошондой эле өсүмдүктөрдүн көптүүлүгүн пайдалануу жана
- (в) бардык учурларда мөлдөн кычкыл же органикалык өндүрүштөн алынган компост болгон органикалык заттарды колдонуу менен
- 1.9.3. 1.9.1 жана 1.9.2-пункттарда каралган чаралар менен өсүмдүктөрдүн назыкка болгон муштаждыктарын канаттандыруу мүмкүн болгон учурда, органикалык өндүрүштөн колдонууга 24-б-еренеге ылайык уруксат берилген жер семирткичтер жана кыргыздын кондиционерлери гана колдонулат. зарыл болгондаражада.
М9 Операторлор ар бир продукту колдонулган даталарды же даталарды кошпоганда, ошол продуктуларды колдонууну эсебин жүргүзүшү керек.
 продуктуна натыйжалуу колдонулган суу жана тиешелүү түшүм жана посылкалар.
- 1.9.4. 91/676/ЕЕС Директивасында аныкталгандай, конверсиялык жана органикалык өндүрүшүк бөлүмдөрдө колдонулган мөл кычкыл жалпы көлөм колдонулган айыл чарба аялгынын гектарына жылына 170 кг азоттун ашыкка отийиш Бул чек короо кычкыл курутылган короо кычкыл жана курутылган канаттуулардын кычкыл мөлдөн компосту, анын ичинде канаттуулардын кычкыл короо кычкыл жана жаңы барлардын суук эскременттерин колдонууга гана колдонулат.
- 1.9.5. Айыл чарба чарбаларынын операторлору органикалык өндүрүштөн ашыкка кычкылчачу максатында органикалык өндүрүшүнө режелерине ылайык келген башка айыл чарба чарбалык чарбаларынын операторлору жана ишканалары менен гана жазуу жүзүндө көптөштүк келишимдерин түзө алышат.
 бирдиктер. 1.9.4-пунктта көрсөтүлгөн максималдуу чек мндай көптөштүк тартылган органикалык өндүрүштүн бардык бирдиктеринин негизинде эсептелет.
- 1.9.6. Микроорганизмдердин препараттары кыргыздын жалпы абалын жакшыртуу үчүн же кыргызга же айыл чарба өсүмдүктөрүндө ашболу мдуу заттардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн
- 1.9.7. Компостту активдештирүү үчүн тиешелүү өсүмдүк негизиндеги препараттарды жана микроорганизмдердин препараттарын колдонболот.
- 1.9.8. Минералдык азот жер семирткичтерин колдонууга болбойт.
- 1.9.9. Биодинамикалык препараттар колдонулушу мүмкүн

Б

- 1.10. Зыяңкер жана отоочөптөр менен күрөңдү
- 1.10.1. Зыяңкер жана отоочөптөр келтирген зыяңдын алдына, биринчи кезекте, төмөнкүлөрү келет:
- табигый душмандар;
 - түрлөрү, сорттору жана генетикалык материалдардын тандоо;
 - которушуру пайдоо;
 - культивациялоо үчүн биофитогендер, механикалык жана физикалык ыкмалар, жана
 - термалык процесстер, мисалы соя ризация жана коргогон эгиндерде топуракты тазалоо үчүн менен иштетүү (мксималдуу 10 см тереңдикке чейин).
- 1.10.2. Өсүмдүктөрү зыяңкерден 1.10.1-пунктта каралган чаралар менен тийиштүү түрдө коргоого мүмкүн болбогону чурда же айыл чарба өсүмдүктөрүнө коркунуучу аңкталгану чурда, органикалык өндүрүштө колдонууга 9 жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттарга колдонулат, жана зарыл болгон учурда гана. М9 Операторлор ар бир продукция колдонуу даталарды же даталарды продукция нун наталышы аныктык үчүн заттарын колдонуу үчүн колго алуу, тиешелүү түрүндө жана посылкаларды жана зыяңкер жана
- оору үчүн көзөмөлдөө керек.
- 1.10.3. Тузактарда же феромондордон башка буюмдардын жана заттардын диспенсерлеринде колдонулган буюмдарга жана заттарга карата капкаңдар же диспенсерлер аз ыктардын жана заттардын айланачо йрөгө чыгышына жол бербөөгө жана аз ыктар менен заттардын жана өсүмдүктөрүнө нортосу ндагы байланышты болтуруп отиийш. Бардык тузактар, анын ичинде феромон капкаңдары пайдаланылган данкийин чогултуу, коопсуз утилдеширилиши керек.
- 1.11. Тазалоо жана инфекциялоочу колдонулган буюмдар
- Бул максатта 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген өсүмдүктөрдү тазалоо жана дезинфекциялоочу чараларга колдонулат. М9 Операторлор ар бир продукция колдонуу даталарды же даталарды продукция нун наталышы аныктык үчүн заттарын жана мундай колдонууну нормдунокшо алганда, ал продукцияларды колдонууну нэ сепке алуусун жүргүзүү керек.
- 1.12. Ишканалардын жүргүзүү милдети
- Операторлор тиешелүү жер участкаларына түрүндө көзөмөлдөө сепке алат. М9 Агап айтканда, операторлор ар бир посылкада колдонулган башка тышкы киргизүүчүлөрүнө себип жүргүзүүчү керек жана зарыл болгону чурда 1.8.5 пунктуна ылайык алынган өндүрүштүк эрежелерден четте өлөр жөнүндө колдо болгондо ментик далилдерди сактоо отиийш.
- 1.13. Иштетилбеген продукцияны даярдоо
- Эгерде кайра иштетүүдө башка даярдоо операциялары өсүмдүктөрдө жүргүзүлсө, IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пункттарында айтылган жалпы талаптар мундай операцияларга тиешелүү өзгөргүчүлөр менен колдонулат.

Б

2. Коңреттү ү ө сү мдү ктө ржанө ө сү мдү к азыктарыу чү нтолу кэ режелер
- 2.1. Козу карыне ндү рү ү э режелери
- Козу карындардыө ндү рү ү чү нэ герде алартө мө нкү компоненттерден гана ту рса, су бстраттар колдону лу шу мү мү н
- (а) чарбальк кык жана мөлдүнэ кскреция сы
- (i) органикалык ө ндү рү шү к бирдиктерден же кайра иштетү ү нү нэ киини жьльндагы конверсия лык бирдиктердең же
- (ii) 1.9.3-пунктта кө рсө тү лгө н (i) пункту нда кө рсө тү лгө н продукту жок болгондо гана, э герде короо кыгы жана мөлдүнэ кскреция сысу бстраттын жалпык компоненттеринин салмагынын 25% ашпооготийиш компосттоо алдында каптоочу материал жана кошу ма су у ;
- (б) органикалык ө ндү рү шү к бирдиктерден алынган (а) пункту нда кө рсө тү лгө ндө н башка айыл чарба продукциялары
- (в) химия лык продуктулар менен иштетилбеген чымжый;
- г) кыйылгандан кийин химия лык продуктулар менен иштетилбеген жыгач;
- (д) 1.9.3-пунктта кө рсө тү лгө н минералдык продуктулар, су у жана топурак.
- 2.2. Жапайыө сү мдү ктө рдү чогултуу э режелери
- Жаратылышаймактарында, токойлордо жана айыл чарба аймактарында табигый түрдө ө сү ү чү жапайыө сү мдү ктө рдү жана алардын бөлүктөрүн чогултуу тө мө нкү шарттарда органикалык ө ндү рү шкатырытааньлат:
- (а) чогултуу лган а чейинү ч жылдан кемэ мес мезгил ичинде бу л аймактар органикалык ө ндү рү шө колдонуу га 9 жана 24-статья ларга ылайык уруу ксат берилгенден башка продуктулар же заттар менен иштетилбеген;
- (б) коллекция табигый жашоочө йрө сү нү нтуруу у лу гу на же коллекция зооаньсында түрдүнсакталышына таасирэ тпесе.

M9

Операторлор чогултуу лган мезгилдин жана жердин тиешелү ү түрлөрдү н жана чогултуу лган жапайыө сү мдү ктө рдү нсаньнынэ себинжү ргү зө т.

Б

II бөлүк: Мөл чарбачылыктынэ режелери

9, 10, 11 жана 14-статьяларда белгиленген ө ндү рү шө режелеринentyшары органикалык мөлчарба продукциясына ушул бөлүктө белгиленген режелер колдонулат.

1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык мөл ө ндү рү ү нү көздөгөн фермер айыл чарба жерлерин башкарган жана кат жузү ндө кооперация түзбөгөн бал аарыныкты жерсиз мөлчарбачылыкты кошпогондо.
- өшл мөлү чү органикалык ө ндү рү шү к бирдиктерди же конверсия лык ө ндү рү шү к бирдиктерди пайдалануу жөнүндө фермер менен макулдашуу гатуюу сальнат.

M9

Операторлор 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) жана 1.9.4.2(c) пункттарына ылайык алынган мал чарба продукциясы өндүрүлүү эрежелеринен четтөөлөр жөнүндө колдо болгондоку менттик далилдерди сакташы керек.

Б

1.2. Конверсия

1.2.1. Өндүрүшүк бирдикти, анын ичинде жайыттарды же мал азгычу чүпкү пайдаланылган ар кандай жерлерди жана ушул өндүрүшүк бирдикте турган жаныбарларды 1.7-пункттарда көрсөтүлгөндей кайра иштетүү мезгилинин башталышында бирубакта башталганда. I бөлүктүн 1 жана 1.7.5(b) пункттарында жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган продуктулар, ушул бөлүктүн 1.2.2-пунктунда белгиленген түргө конвертация лоомө өнтү болсо да, өндүрүш бирдигин конверсия лоомезгилинин аягында органикалык деп табылышы мүмкүн тиешелүү жаныбарлардын саны өндүрүш бирдиги үчүн конверсия мө өнтү нүзак.

1.4.3.1-пункттан четтетүү менен мундай бирубакта кайра иштетүүдө жана өндүрүшүк бирдикти конверсия лоомезгилинде кайра иштетүү мезгилинин башынан бери ушул өндүрүшүк бирдикте турган жаныбарлар 1.4.3.1.-конверсиянын биринчи жыйында жана/же 1.4.3.1-пунктуна ылайык тоют менен жана/же органикалык тоют менен конверсиялык өндүрүш бирдиги.

1.3.4-пунктуна ылайык конверсиялык өндүрүшүк бирдикке органикалык эмес жаныбарлар конверсиялык мезгил башталгандан кийин киргизилиши мүмкүн.

1.2.2. Мал чарба продукциясынын түрүнө мүнөздүү конверсиянын мө өнттөрү төмөндөгүдөй белгиленет:

а) эт өндүрүшү үчүн нири мүйүздүү жана жылкылар үчүн 12 ай, ал эми кандай болгон күндө дагы төрттөн үчтөн кем эмес алардын мурү;

б) койлор, каприндер жана чочко жаныбарлары жана сүт өндүрүшү үчүн жаныбарлар үчүн алты ай;

в) Пекиндентышары эт өндүрүшү үчүн канаттуулар үчүн 10 жума үчкүмболоз лекте альпын келинген өрдөктөрү;

г) үч жашка чейин альпын келинген Пекине өрдөктөрү үчүн жети жумакүндүк;

е) жумуртка өндүрүшү үчүн үчкүмболоз чейин альпын келинген канаттуулар үчүн алты жума;

ф) аарылар үчүн 12 ай.

Конверсия мезгилинде мөморганикалык балчылыктан алынган мөмөнөн алмашырылат.

Бирок, органикалык эмес бал мөмүмн колдонсуболот:

(i) рынокто органикалык балчылыктан аары мөмүм жок болгону чурда;

(ii) органикалык өндүрүштө колдонууга уруу ксатыжок продукциялар же заттар менен булганбагы далилденсе; жана

(iii) капкак танкелген шартта;

Б

(ж) көөндөрү чүчүчү ай;

(з) жатын жаныбарлары чүчүчү ай.

1.3. Жаныбарлардын келип чыгышы

1.3.1. Конверсиянын режелерине зыян келтирбестен органикалык мал органикалык өндүрүшү к бирдиктерде туулат жетикумдан чыгарылат жана өстүрүлөт.

1.3.2. Органикалык жаныбарлардын өстүрүлүү боюнча:

(а) көбөйтүү табигый көмүрчүлөрдү колдонууга тийиш бирок жасалма жол менен уруктандырууга жол берилет;

(б) көбөйтүү гормондор же башка уулу сыяктуу таасири бар заттар менен дарылоо аркылуу индукцияланбашы жетексиз кылбашы керек. жеке жаныбарга карата ветеринардык дарылоону формасы

(с) клондошуруу жана эмбриондорду которуу сыяктуу жасалма репродукциянын башка формалары колдонулбашы керек;

(г) пордалардын тандоо органикалык өндүрүшү принциптерине ылайыктуу болушу керек, жаныбарлардын жыргалчылыгын жогору стандарты камсыз кылышы керек жана ар кандай аз апакайлардын алдына улаууна жана өстүрүлөт. жан жаныбарларды кырып-жаруу дан башталуу.

1.3.3. Операторлор пордаларды же шамдардын тандоодо генетикалык ар түрдүүлүктү жогору даражасы бар пордаларга же шамдарга, жаныбарлардын жыргалчылыгына шарттарга ыңгайлашуу жөнөтүүдү үлгүнө, алардын асылтуу куду к баалуулугуна, узакка созулушуна, тиричилиги жана илдеттерге туруктуулугуна артыкчылык берүүнү карашы керек. ден соолук көйгөйлөрү, алардын жыргалчылыгына зыян келтирбестен. Мындан тышкары жаныбарлардын пордалары же шамдарын генетикалык өндүрүшү колдонулганга эки пордалар же шамдар менен байланышкан спецификалык ооруларды же ден соолук көйгөйлөрүн болтуруп ооу чүнтандышы керек, мисалы чочко стресс синдрому, мүмкүн ку бар-жу мшк-э кссу дациялык (PSE) этке, капыстан өлүмө, өзүнө өзү абортко жана кесарево операция сынталап кылган орто рөткө алып келет. Жергиликтүү пордаларга жана шамдарга артыкчылык берилет.

Биринчи абзацка ылайык пордаларды жана шамдардын тандоочу операторлор уулу Кодекске көрсөтүлгөн мөөмөттөрдү колдонушат. 26(3)-статья да эскертилген системалар.

1.3.4. Органикалык эмес жаныбарларды колдонуу

1.3.4.1. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен 28(10) берененин (б) пунктунда көрсөтүлгөн пордалар айыл чарба жүргүзүүдө жогору коркунуштуу рганда, асылтуу куммаксаттары үчү органикалык эмес өстүрүлгөн жаныбарлар органикалык өндүрүшү кбөлүмө алып келиниши мүмкүн) жобонун (ЕС) No 1305/2013 жана анын негизинде кабыл алынган актылар. Мындай учурда, бул пордалардагы жаныбарлар сөзсүз түрдө тукумуз болушу керек эмес.

1.3.4.2. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен бал аарылардын жыныпсуу чүчүлүнүн 20% эмес аары аарылар жана үйрөлөр органикалык эмес өндүрүшү кбөлүмдө аары аарылар жана үйрөлөр менен алмаштырылышы мүмкүн органикалык өндүрүшү кбөлүмдө рүнө келген тарак же тарак пайду балдары бар уктарга жайгаштырылат.

Кандай болгон күндө да, жынып бир үйрө эмес аары алмаштырылышы мүмкүн органикалык эмес үйрө эмес аары

Б

1.3.4.3. 1.3.1-пункттан четтетүү жолу менен эгерде отор биринчи жолу түзүлсө же жаңырылса же кайра түзүлсө жана фермерлердин сапаттык жана сандык муктаждыктарын канааттандыруу мукун болбосо, компетенттүү орган органикалык эмес өстүрүлгөн канаттуулар деп чечиши мукун болушу мукун жумуртка жана этендүруу учуна бакма канаттуулардын тинендүруу учуна жетпей еншарта, органикалык бакма канаттуулардын боюнна цехке киргизилет. Алардан алынган продуктулар 1.2-пунктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана органикалык болуп эсептелинет.

1.3.4.4. 1.3.1-пункттан четтөө жолу менен 26(2)-статьянын (b) пунктунда көрсөтүлгөн системада чогултулган мөөмөттөр фермердин органикалык жаныбарларга карата сапаттык жана сандык керектөөлөрүн канааттандырылбагандыгын көрсөтсө, компетенттүү бийлик органдары 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пункттарында каралган шарттарды сактоо менен органикалык эмес жаныбарлардын органикалык өндүрүш бирдигине киргизүүгө уруксат берадат.

Мындай четтөөнү талап кылган чейин фермер 26(2)-статьянын (b) пунктунда эскертилген системада чогултулган мөөмөттөр менен аны сууруу талабынын негиздүү экендигин текшерүү үчүн кеңешүүгө тийиш.

Үчүнчүөлкөлөрдү операторлору үчүн 46(1)-статьяга ылайыктаанылган контролдоочу органдар жана контролдоочу органдар органикалык эмес жаныбарлардын органикалык өндүрүш бирдигине киргизүүгө уруксат берадат, эгерде органикалык жаныбарлар аймакта жетишүү сапатта жана сандык жактан болсо, оператор жайгашкан өлкөнүн.

1.3.4.4.1. Органикалык эмес жаныбарлардын асылдандыруу максатында биринчи жолу үйүр же отортүзгөндө интродукцияланшы мукун. Алар сүттө нажратылгандан кийин дароо эле органикалык өндүрүш режелерине ылайык өстүрүлөт. Мындан тышкары бул жаныбарлар үйүргө же оторго кирген датага төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

(a) бодомолдар, жылкылар жана мюнналар аз ыраак болот алты ай данашк;

(b) кой жаныбарлары жана капрын жаныбарлары 60 күндө наз жашы керек;

(в) чочко жаныбарларынын салмагы 35 килограмдан кем эмес;

(г) коёндор үч ай дана болушу керек.

1.3.4.4.2. Асылтуу күндүк максаттар үчүн үйүрдү же үйүрдү жаңылоо үчүн органикалык эмес бойго жеткен эркек жана органикалык эмес өлдү үйүргачы жаныбарлар интродукцияланшы мукун. Аларды кийинчерээк багуу керек органикалык өндүрүш режелери. Мындан тышкары үйүргачы жаныбарлардын санына жылына төмөнкү дөй чектөөлөр киргизилет:

(a) бойго жеткен жылкылардын же ири мүйүздүү жаныбарлардын 10% ке чейин киси жана чочкolorдуң койлордуң капрындердин коёндордуң же мюннасынын 20% на чейин интродукцияланшы мукун;

(b) 10 доназ жылкы үй жаныбарлары же ири мүйүздүү жаныбарлар же коёндор, же бештен аз чочко жаныбары кой жаныбарлары же капрын жаныбарлары бар бирдиктер үчүн мындай жаңылоо жылына эң көп дегенде бир жаныбар менен чектелет.

Б

1.3.4.4.3. 1.3.4.4.2-пу нктта белгиленген пайыздар компетенттүзү органдарынан тастыкталган шартта 40 %га чейинкөбөйтүлүшү мүмкүн. төмөнкү шарттар аткарылат:

(а) чарбаныри кеңейтүү ишке ашырылды;

б) бир порода башкасына алмаштырылган;

в) мөлчарбасын жаны адистештирүү башталды.

1.3.4.4.4. 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 жана 1.3.4.4.3-пу нкттарда көрсөтүлгөн учурларда органикалык эмес жаныбарлар 1.2-пу нктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү сакталган учурда гана органикалык деп эсептелинет.

1.2.2-пу нктта көрсөтүлгөн кайра иштетүү мөөнөтү жаныбарларды конверсиялык өндүрүш бирдигине киргизгенден кийин эң эрте башталат.

1.3.4.4.5. 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4-пу нкттарда көрсөтүлгөн учурларда органикалык эмес жаныбарлар же башка малдан өзүнчө кармалуу гатийиш же 1.3.4.4-пу нктта көрсөтүлгөн найландыруу мезгилинин аягына чейин иденгификациялануучу кармалуу гатийиш.

M9

1.3.4.5. Операторлор жаныбарлардын келип чыгышын эсепке алууну же документтик далилдерди, жаныбарлардын тийиштүү түрдө идентификациялоону жүргүзөт чарбага киргизилген жаныбарлардын ветеринардык эсепке алуу ларынын системалары (жаныбар боюнча же партия / үй / руюк боюнча), келген күнү жана конверсия мезгили.

Б

1.4. Тамктануу

1.4.1. Жалпы тамктануу талаптары

Тамктануу га карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) мөлчүнт оют биринчи кезекте жаныбарлар багылган айыл чарба фермасынан алынат же ошол эле аймактагы башка чарбаларга таандык органикалык же конверсиялык өндүрүшүк бөлүмдөрдө алынат;

(б) мөлчарбачылыгыне нүктүрү нүктү нар кандай э таптарында жаныбарлардын тамктануу талаптарына жооп берген органикалык же конверсиялык оюттар менен багылышык ерек; ветеринардык себептер боюнча негизиз мөлчарбачылыгында чектелген тоютандыруу га жол берилбейт;

(в) мөлдыз кандуу лүктү күчөтүү чү шарттарда же диетада кармоого болбойт;

(г) бордоп семиртүү ыкмалары ар дайым бир түрчү ннормалдуу тамктануу схемасына багуу процессинин бир этабында жаныбарлардын жергиликтүү сактоо отийиш мажбурлап тамктандыруу гатуюу алынат;

е) чочко жаныбарларын үй канаттуу ларын жана аарыларды кошпогондо, малдын жайыкта туруктуу жетүү шарты болгондо же кесек тоютка туруктуу жетүүгө;

Б

(f) өсү ү прому терлерин жана синтетикалык аминокислоталарды колдонууга болбойт;

(g) э миз ү чү жаңбарлар 14(3)-беренин (а) пунктуна ылайык Комиссия белгилеген минималдуу мөөнөттө энесүтү менен багыш керек; химиялык синтезделген компоненттерди же өсүмдүктөү компоненттерди камтыган сүтү алмаштыруу чү каражаттар ошол мезгилде колдонулбай керек;

(h) өсүмдүк, балыр, жаңбар же ачыккы тектүү тоют материалдары болушу керек органикалык;

(i) өсүмдүк, балыр, жаңбар же ачыккы тектүү органикалык эмес тоют материалдары микробдук же минералдык тоют материалдары тоют кошумчалары жана кайра иштетүү чү каражаттар, эгерде алар органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилгенде гана колдонулушумкүн.

1.4.2. Мөл жаяу

1.4.2.1. Органикалык жерде мөл жаяу

1.4.2.2 пунктка зыянкелтирбестен органикалык жаңбарлар органикалык жерлерде жаяу гатийиш бирок, органикалык эмес жаңбарлар жыл сайын чектелген мөөнөттө органикалык жайыгтарды пайдаланалышат, эгерде алар ченемдик уруксат актылардын (ЕБ) 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-беренелерине ылайык колдоого алынган жерлерде эколологиялык таза жол менен өстүрүлгөн болсо.
No 1305/2013 жана алар органикалык жаңбарлар менен бир эле учурда органикалык жерде жок.

1.4.2.2. Кадимки жерлерде мөл жаяу жана мөл жаяу

1.4.2.2.1. Төмөнкү шарттарда органикалык жаңбарлар жалпы жерлерде жайылышы мүмкүн

(a) жалпы жер үч жылдан кеме мес органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген продукциялар же заттар менен иштетилген жылдар;

(б) жалпы жерди пайдаланганар кандай органикалык эмес жаңбарлар астында колдоого алынган жерде эколологиялык таза жол менен өстүрүлгөн Регламенттин 23, 25, 28, 30, 31 жана 34-статьялары (ЕБ) № 1305/2013;

(в) эгерде органикалык эмес жаңбарлардан тийишүү түрдө бөлүнүү далилденбесе, жалпы жерлерде жайылып жүргөн мезгилде өндүрүлгөн органикалык жаңбарлардан алынганар кандай мөл чарба продукциялары органикалык продукциялар катары каралбайт.

1.4.2.2.2. Органикалык айбанаттарды которушуруу мезгилинде бир жайлоодон экинчи жайлоого жөөкөчүрүүдө органикалык эмес жерлерде жайылышы мүмкүн. Ошол мезгилде органикалык жаңбарлар башка жаңбарлардан өзүнчө кармалат. Жаңбарлар жайылып жаткан чөп жана башка өсүмдүктөртүрүндөгү органикалык эмес тоюттарды алуууга:

(a) эң көп дегенде 35 күнгө чейин ошондой эле тышкы жана кайтып келүүчү жолду камтыйт; же

(б) айыл чарба азыктарын кураган заттарын карата пайызы катары эсептелген жөлөн жалпы тоют рационунун 10% ашаганын чүмкүн.

Б

1.4.3. Коңверсия дагыту рмө к

1.4.3.1. Органикалык мөлөстүрү үчү айыл чарба чарбалары үчүн

(а) рационду нтоют форму ласын орто э сеп менен 25%ке чейин жисин кайра иштетүү үчүн нэ кинни жьльн антар тьп коңверсия лык тоют камгышымү мкүн Бу л коңверсия болсо, бу л пайы в 100% га чейинкө бө йү цү мү мкүн тоют мөл багы лг ан чарба дан келет; жана

(б) мөл га берилүү үчү тоютту н жалпы орточо кө лө мү нү н 20%ке чейин жисин кайра иштетүү үчүн н биринни жьльнда жерлерге органикалык башкаруу да себилген туру ктуу жайыгтарды кө п жылдык чеп чө птө рдү же белок ө сү мдү ктө рү н жаноу дан же жьйводон келип чыгышымү мкүн жерлер холдинг динө зү нө кирет.

(а) жана (б) пункттарында кө рсө тү лгө нэ китү рдө гү тоютту нэ китү рү тоюттандыруу үчүн пайдаланылганда, мындай тоютту н жалпы бириккен пайы в ы (а) пунктунда белгиленген пайы в данашпоо отийиш

1.4.3.2. 1.4.3.1-пунктту нкө рсө ткү чтө рү жьл сайына катары э септелет осу мду кту нтоюту ну нку ргак з аты нн процент и.

М9

1.4.4. Тоют режимнэ сепке алуу

Операторлор тоюттандыруу ну н режимин жана з ары у чу рда жайыг мезгилинин э себин жү ргү зү шө т. Ага п айт канда, алар тоютту натальшы н аныничинде колдону луу чу тоютту нар кандай тү рү н мисалы аралашт оюттарды рациондуу нар кандай тоют материалдары нн пропорция ларын жана ө з чарбаларын ан же ошол э ле аймек таналы нг ан тоюттардын пропорция сы н ошондой э ле з ары болгон у чу рда, тоютту нтү рлө рү нэ сепке алат. жайыг жерлерге кирүү , чектө ө лө р колдону луу чу мөлдөйдө мезгили жана 1.4.2 жана 1.4.3-пункттарды колдонуу ну н доку менгалдуу далилдери.

Б

1.5. Саламаттыкты сактоо

1.5.1. Оору ну налдыналуу

1.5.1.1. Оору лардын алдыналуу породаларды жана шамдарды тандоо о, багуу ну башкаруу ыкмаларына, сапаттуу тоютка, кө нү гү ү лө ргө , мөлдөн тийишгү ү тыгы в дьгына жана гигиеналык шарттарда сакталган адекваттуу жана тийишгү ү турак жайга нө гиз делет.

1.5.1.2. Иму нология лык ветеринардык дарыдармектер колдону луу цү мү мкүн

1.5.1.3. Химия лык синтез делген аллопатия лык ветеринардык дарыдармек каражаттары анын ичинде антибиотиктер жана синтез делген аллопатия лык химия лык молеку лалардын болустары проф илактикалык дарылоо үчүн пайдаланылбайт.

1.5.1.4. Ө сү ү нү же ө ндү рү шгү стиму лдашыруу чу заттар (аныничинде антибиотиктер, кокцидиостатиктер жана ө сү ү нү стиму лдашыруу максатындагы башка жасалма каражаттар) жана гормондор жана у цу га окшош заттар кө бө йү ү нү контролдоо максатында же башка максаттарда (мисалы э стру стунду кция лоо же синхрондошуу руу) колдону лбашы керек.

1.5.1.5. Органикалык э мес ө ндү рү шгү к бө лү мдө рдө нмал алына, жергиликтүү шарттарга жараша скрининг сыноолору же карантиндик мө ө нө ттө рсыя ктуу атайын чаралар колдону лат.

Б

1.5.1.6. Ал үчүндү 24-статьяга ылайык органикалык өңдүрүштө колдонууга уруу кесат берилген мал чарба имараттарын жана курулуштардын тазалоо жана дезинфекциялоо үчүн каражаттар гана колдонулат. М9 Операторлор продукциялар колдонулган даталарды бу юмду наталыштын активдүүлүгүн камсыз алууда кыюу колдонууну эсебин жүргүзүү керек. заттар жана мындай колдонууну нормду.

1.5.1.7. Турак жайларды короолорду, жабдууларды жана идиштерди кайчылаш инфекцияны жана оору алып жүрүүчү организмдердин көбөйүшүн болтурбоо үчүн ийгиштүү түрдө тазалайыш жана дезинфекциялашы керек. Жыгтыаз айтуу жана курут-кумурун калар менен кемирүү үчүн лордун таргындын болтурбоо үчүн аң, зыяра жана жебеген же төгүлгөн отот зарыл болушун тез-тез чыгарылат. Мал багыт анимараттарда жана башка курулуштарда курут-кумурун каларды жана башка зыянкелерди жок кылуу үчүн капкандарда гана колдонулуучу родентициддер жана 9 жана 24-статьяларга ылайык органикалык өңдүрүштө колдонууга уруу кесат берилген продукциялар жана заттар колдонулушу мүмкүн.

1.5.2. Ветеринардык дарылоо

1.5.2.1. Алдынала чараларына карабастан жаныбарлар ооруга жаракат алган жерде жаныбарлардын саламаттыгын камсыз кылуу, алар дароо дарылоо керек.

1.5.2.2. Мылдыз абан болтурбоо үчүн дароо дарылануу дане түшү керек.

Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттарынын ичинде антибиотиктер зарыл болгон учурларда, катуу шарттарда жана ветеринардын жоопкерчилиги астында, фитотерапевтиктерди, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдонуу ылайыксыз болгондо колдонулушу мүмкүн. Аталган айтканда, дарылоо курстарына жана токтогуу мөөнөттөрүнө карата чектөөлөр аныкталат.

1.5.2.3. 24-статьяга ылайык органикалык өңдүрүштө колдонууга уруу кесат берилген минералдык тектүү тоют материалдары 24-статьяга ылайык органикалык өңдүрүштө колдонууга уруу кесат берилген ашболу мдуу кошумалар, ошондой эле фитотерапевтик жана гомеопатиялык продукциялар химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттары менен дарылоо оорукчылктуу колдонулат, анын ичинде антибиотиктер, эгерде алардын терапиялык таасири жаныбарлардын түрлөрү үчүн жана дарылоо үчүн нарналганабал үчүн натыйжалуу болсо.

1.5.2.4. Жаныбар же жаныбарлардын тобу химиялык синтезделген аллопатикалык ветеринардык дары-дармектерди, анын ичинде антибиотиктерди 12 айдын ичинде үчтөн ашык дарылоо курсунан алса, паразиттерге каршы эмөөлөрдү, дарылоолорду жана милдеттүү түрдө жок кылуу схемаларын кошпогондо, дарылоо курсу, эгерде алардын продукция үчүн мөөнөтү бир жылдан аз болсо, тиешелүү мөлдө, андан алынган продукцияларда органикалык продукциялар катары сатылбайшы керек, ал эми мал 1.2-пунктта көрсөтүлгөн айлануу мөөнөттөрүнө тийиш.

1.5.2.5. Химиялык синтезделген аллопатикалык ветеринардык дары-дармекти, анын ичинде антибиотикти колдонууну нормолдуу шарттарда жаныбарга акыркы жолу кабыл алуу менен ал жаныбардан органикалык түрдө өңдүрүлгөн витамин-минералдык жана өңдүрүлгөн ортосундагы алып салуу мезгили статьяда көрсөтүлгөн алып салуу мөөнөтүнө нэкизсеп болушу керек. 2001/82/ЕС Директивасынын 11 жана 48 сааттан кем эмес болушу керек.

1.5.2.6. Адамдын жана жаныбарлардын ден соолугуна коргоо байланыштуу союздук закондордун негизинде жүргүзүлгөн дарылоо ошол берилет.

M9

1.5.2.7. Операторлор колдонулганар кандай дарылоону нжана, атап айтканда, дарыланган жаныбарлардын идентификациясын дарылоонун датасын диагнозуңуң позициясына дарылоо продукту нун наталынын жана зарыл болгону чурда ветеринардык жардам көрсөтүү боюнча ветеринардык рецептти жазууну же документтик далилдерди сактоого милдеттүү, жана мал чарба продуктуларын органикалык деп сатууга жана маркировкалоого чейин колдонулганалып салуу мөөнөтү.

Б

- 1.6. Турак-жай жана чарбалык практика
- 1.6.1. Имвратты жылуу лоо, жылыуу жана желдетүү абанын циркуляциясына чың чаңдын деңгээли температурасын абанын салыштырмалуу нымдуулугуна жана газдын концентрациясын жаныбарлардын жыргалчылыгын камсыз кылуу чектерде сактоону камсыз кылууга тийиш Имврат табигый желдетүү нун жана жарыктын көп болушуна мүмкүндүк бериши керек.
- 1.6.2. Климаттык шарттары жаныбарлардын сыртта жашоосуна шарттуул эгө наймктарда мал үчүн турак-жай милдеттүү түрдө берилбейт. Мындай учурларда жаныбарларды абанын ырайынын жагымсыз шарттарын коргоо үчүн башкалоочу жайларга же көлөкөлүү жерлерге кирүү мүмкүндүлүгү болушу керек.
- 1.6.3. Имвраттардагы мөлдүн жыштыгы жаныбарлардын жайлуулуугуна жыргалчылыгын жана түрүнө жараша муктаждыктарын камсыз кылууга тийиш жана эгөчө жаныбарлардын түрүнө, тукумуна жана жашына жараша болот. Ошондой эле жаныбарлардын жүрүм-турум муктаждыктарын эске алуу керек, алар эгөчө топтун чоңдугуна жана жаныбарлардын жынысына жараша болот. Жыштык жаныбарлардын табигый турушу, кыймылдары оңой жатышы айлануусу, өзүн өзү күтүүсү, баардык табигый позаларды алуусу жана баардык табигый кыймылдарды мисалы чоюлуу, кыймылдары чүнөт иштүү мейкиндикти камсыз кылуу аркылуу алардын жыргалчылыгын камсыз кылууга тийиш канат кагуу.
- 1.6.4. 14(3)-статьяда көрсөтүлгөн нишке ашыруу актыларында белгиленген ички жана сырткы аянттар үчүн минималдуу бети, ошондой эле турак жайга тиешелүү техникалык деталдар сакталууга тийиш
- 1.6.5. Ачык аянттар жарымжартылай жабылгыч мүмкүн Верандалар ачык аянттар катары каралбашы керек.
- 1.6.6. Мөлдүн жалпы жыштыгы жылына 170 кг органикалык азоттун негизинен жана айыл чарба аянттарын өктөрүнө ашырууга тийиш
- 1.6.7. 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн мөлдүн тиешелүү жыштыгын аныктоо үчүн компетенттүү орган 1.6.6-пунктта көрсөтүлгөн чекке эквиваленттүү мөлдүн бирдигин белгилейт, мында мөлдүн түрүнө карата конкреттүү талаптардын биринде көрсөтүлгөн цифралар сакталат. мөлдүнү рүү.
- 1.6.8. Мөлдү багуу үчүн капастарды коробалардын жана жалпак палу балардын мөлдүн чакандай түрлөрүнө колдонууга болбойт.
- 1.6.9. Мөлдү ветеринардык себептер боюнча жекече дарылоодо ал катуу полубар жайларда багылат жана саман же тиешелүү төшөнүлөр менен камсыз кылынат. Жаныбар оңой айланп, толук узундугу менен гайлуу жатышы керек.
- 1.6.10. Органикалык мөлдө төнмдүү же саздак жерде багууга болбойт

Б

- 1.7. Жаныбарларга кам көрүү
- 1.7.1. Жаныбарларды багуу менен алектенген жана ташуу жана союу учурунда жаныбарларды тейлөө менен алектенген бардык адамдар жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына муктаждыктары боюнча зарыл болгон негизги билимге жана көндүмгө ээ болушу керек жана, атап айтканда, Кеңештин Регламентинде (ЕС) талап кылынгандай, адекваттуу окутуу данөтүшү керек. No 1/2005 (1) жана Кеңештин Регламентинин № (ЕС) 1099/2009 (2), ушул Регламентте баяндалган эрежелердин туура колдонулушун камсыз кылуу үчүн.
- 1.7.2. Мал чарбачылыгы анын ичинде малдын жыштыгына багуу шарттары жаныбарлардын өнүгүүсү, физиологиялык жана этологиялык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн камсыз кылуу гатийиш.
- 1.7.3. Адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна коргоо боюнча чектөөлөр жана милдеттенмелер коюлгандан башка учурларда, малды багырайын жана мезгилдик шарттардын жана жердин абалы мүнөзүнүн өзгөрүшү менен жаныбарлардын машгуусуна, эң жакшы жайытка чыгуусуна мүнөзүнүн өзгөрүшүнүн ачык асман алдындагы айымктарга туруктуу кирүү мүнөзүнүн болушу керек. Союздук эрежелердин негизинде.
- 1.7.4. Малдын санына жайыттын кыргыздын райондорунун өзгөрүшүнө жана булганышын азайтуу максатында чектелет. Жаныбарлар же алардын кызынчалуу жолу менен.
- 1.7.5. Малды байлоого же обочолонтууга туюу салынат, айрым жаныбарларга карата чектелген мөөнөткө жана бул ветеринардык себептер боюнча негиздүү болгон учурлардан тышкары Малды обочолонтууга жумушчулардын коопсуздугу бузулган же жаныбарлардын жыргалчылыгы чектелген мөөнөттөгү гана учурларда берилиши мүмкүн. Компетенттүү органдар 50дөн ашык амалыбар чарбаларда (жашмалды кошпогондо) бодо малды алардын жүрүм-турум талаптарына ылайыктуу топторго бөлүп кармоого мүнөзүнүн болгон малды багуу учуру кат берилиши мүмкүн. Эгерде алар жайыт мезгилинде жайыттарга жетсе жана жайлоого мүнөзүнүн болгон учурда жумасына эки жолу данкемэ мес ачык аянттарга чыгуу учуру мүнөзүнүн болушу керек.
- 1.7.6. Малды ташуу үчүн акттын минималдаштырылсын.
- 1.7.7. Жаныбардын бүткүл өмүрүнүн ичинде, анын ичинде союу үчүн багында да ар кандай азат, оору жана кыйынчылык болбошу керек жана минималдуу болушу керек.
- 1.7.8. Жаныбарлардын жыргалчылыгы өнүккөн союздук мыйзамдардын өнүгүшүнө залал келтирбестен койдуңку йругуңкесүгөгө, туура муктууналгачкыч күнүндө кыркууга жана мүйүзүнө нажыратууга өзгөчө жол берилиши мүмкүн бирок ар бир учурда гана жана ошол аракеттер болгондо гана. Малдын ден соолугуна жыргалчылыгыне гигиенасын жакшыртууга же жумушчулардын коопсуздугуна ангпесебузула турган жерлерде. Малдын ден соолугуна жыргалчылыгыне гигиенасын жакшыртса же жумушчулардын коопсуздугуна башка жол менен бузулган учурларда гана ажыратууга жол берилет. Компетенттүү органдардын операцияларды жүргүзүүгө оператор ошол компетенттүү органдарга операцияларды тийиштүү түрдө кабарлаган жана негиздеген жана операция квалификациялуу персонал тарабынан жүргүзүлө турган болсо гана учурларда берет.

(1) 2004-жылдын 22-декабрындагы (ЕС) № 1/2005 Транспорти жана тиешелүү операцияларда жаныбарларды коргоо жана 64/432/ЕЕС жана 93/119/ЕС Директиваларына Регламент (ЕС) № 1255/97 (ОЖ L 3, 5.1.2005, 1-бет).

(2) коргоо жөнүндө Кеңештин 2009-жылдын 24-сентябрындагы № 1099/2009 жобосу (ЕС) өлтүрүлгөн учурда жаныбарлар (ОЖ L 303, 18.11.2009, 1-бет).

Б

- 1.7.9. Адекваттуу наркотику жана/же анализинин ыкмалары жана ар бир операциянын квалификациялуу персонал тарабынан ыктымалдуу куракта гана жасоо менен жаныбарларга болгон ар кандай азыл-минималга чейин азайтылышы керек.
- 1.7.10. Физикалык кастрацияга продукциянын сапатын жана салттуу өндүрүшкүмдөрүн сактоо максатында, бирок 1.7.9-пунктта белгиленген шарттарда гана жол берилет.
- 1.7.11. Жаныбарларды жүктөө жана түшүрүү жаныбарларды мажбурлоо үчүн электрдик же башка оору туучу стимулдардын чыңалышы ар кандай түрүн колдонбоштон жүзөгө ашырылат. Аллопатикалык транквилизаторлорду таңуу алдында жетилүүсүз жана колдонууга туюу салынат.

М9

- 1.7.12. Операторлор 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 же 1.7.10-пункттарды колдонуунун негиздемелерин жана колдонулушун ар кандай конкреттүү операциянын сепке алууларына документтик далилдерин сактоо отийиш Чарбадан чыгып жаткан жаныбарларга тиешелүү учурларда төмөнкү дөй мөөмөттөр жазылат: жашы мөлдөн саны союлуу үчүн мөлдүн салмагы тиешелүү идентификациялоо (бир мөлгө же партияга/үчүргө/люкка) кеткен жана баруучу жери.

Б

- 1.8. Иштетилбеген продукцияны даярдоо
- Эгерде мөлгө кайра иштетүүдөн башка даярдоо операциялары жүргүзүлсө, мындай операцияларга IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3 пунктарында белгиленген жапыталар тиешелүү өзгөргүчтөр менен колдонулат.
- 1.9. Кошумча жалпы эрежелер
- 1.9.1. Бодо молдар, койлор, каприндер жана жылкылар үчүн
- 1.9.1.1. Тамктануу
- Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:
- (а) тоюттун негизинде 60% чарбанын өзүнөн алынышы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүшкүч бөлүмдөр жана тоютту жана тоютту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошол эле райондон тоют материалы Бул пайызын дан баштап 70%ке чейин көтөрүлөт М3 1-январь 2024 ;
- (б) жаныбарлардын жайытка каалагануу бакта жетүү мүмкүнүлүгү болушу керек шарттар мүмкүн болгон берет;
- (в) бул пунктта карабастан бир жашанашкан эркек бодо молдар жайытка же ачык аялга кире алат;
- (г) жайыт мезгилинде мол жайытка жетсе жана кышкытуурак-жай системасы жаныбарлардын ркинжүрүсүнө шарттүү эсеп, кышайларында ачык аялгтар менен камсыз кылуу милдеттенмеси алынп салынышы мүмкүн;
- (е) багуу системасы жолдору ар кандай мезгилдериндеги жайыттардын болушун таянуу менен жайыттарды максималдуу пайдаланууга негизделет;

Б

(е) су ткалык рациондогу ку ргак заттардын кеминде 60% кесек тоюттаң жаңы же ку ргатылган антоюттан же силостон турат. Бул пайыздын релактация даэң көп үч айга чейин сүт өңдүрүшүндө гүл жаныбарлар үчүн 50%ке чейин төмөндөтүлгө болот.

1.9.1.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) турак-жайдын полдору жылмакай, бирок тайгак болушу керек;

(б) турак-жай ыңгайлуу, таз жана ку ргак төшө же жетишүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен камсыз кылынышы керек. чийилбеген ку рлу шэсалуу чу жайда ташандылар менен чачылган ку ргак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өңдүрүштө колдонуу үчүн жер семирткич же кондиционер катары 24-статьяга ылайыктуу рк сат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртлышы жана байыгылышы мүмкүн.

(с) Кеңештин директивасынын 3(1)-беренесинин биринчи пунктундагы (а) пунктуна жана 3(1)-беренесинин кинни пунктундагы карабастан 2008/119/ЕС (1), эгерде жеке жаныбарлар үчүн чектелген өмөктө кирбесе, жана ветеринария үчүн негиздүү болсо, муз оолорду жеке ку турларга салууга бир жумалык жашан кийин тыюу салынат. себептер;

(г) ветеринардык себептер боюнча муз оону жеке дарылоодо ал катуу болуу бар жайларда багылат жана саман төшөнү сү менен камсыз кылынат. Муз оонун ой айланып, толук үзүндүктө ыңгайлуу жатышы керек.

1.9.2. Жатын жаныбарлары үчүн

1.9.2.1. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) тоюттун кеминде 60% чарбанын өзүнө налыншы керек, же эгерде бул ишке ашыруу мүмкүн болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өңдүрүшүк бөлүмдөр жана тоютту жана тоютту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өңдүрүлүшү керек. ошол эле райондон тоют материалы Бул пайыздан баштап 70%ке чейин көтөрүлөт
M31 январь 2024 ;

(б) жаныбарлардын жайытка каалагануу бакта жетүү мүмкүнүлүгү болушу керек шарттар мүмкүн к берет;

(в) жайыт мезгилинде мал жайытка жетсе жана кышытуурак-жай системасы жаныбарлардын эркин жүрүшүнө шарт түзсө, кышайларында ачык аялгаларды берүү милдеттенмеси алынп салынышы мүмкүн.

(г) багыт өстүрүү системалары жылдын ар кандай мезгилинде жайыттардын болушуна таянуу менен жайыттардын максималдуу пайдаланууга негизделет;

(1) 2008-жылдын 18-декабрындагы 2008/119/ЕС Кеңешинин Директивасы муз оолорду коргоону минималдуу стандарттарын белгилеген (ОJ L 10, 15.1.2009, 7-бет).

Б

- е) су ткалык рациондогу ку ргак заттардын кеминде 60% кесек тоюттаң жаң ыже ку ргатылган тоюттан же силостонту рат. Бу л пайыз дыз рте лактация да эң кө п ү ч айга чейинсү т ө ндү рү ү дө у ргачы жатын жаныбарлары ү чү н 50%ке чейин тө мө ндө тү ү гө болот;
- (е) вегетация мезгилинде табигый жайыг короодо камсыз кылынат. маалында жайлоо менен тоют менен камсыз кыла албаган королор вегетация мезгилине жол берилбейт;
- (ж) аба ырайынын начар шарттарын алуу үчүн ламжыйг жетишсиз болгону чурда гана тоюттандыруу га жол берилет;
- з) короодогу айыл чарба жаныбарлары таз а жана таз а су у менен камсыз болу шу керек. Эгерде жаныбарларга оң ой жетү ү чү табигый су у ну нбу лагы жок болсо, анда су гат жерлери каралышы керек.

1.9.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата тө мө нкү э режелер колдону лат:

- а) жатын жаныбарлары жашнуу чу жай, башкалалоочу жай жана жаныбарларга зыян келтирбегентосмолор;
- б) мөлдүн короолору нда терисинин таз алашынын жана дене температу расын жө нгө салуу ну камсыз кылуу ү чү н жаныбарлар ылайг а тог олошу керек;
- (в) ар кандай корпусту н полдору жылмакай, бирок тайг ак болб ошу керек;
- (г) ар кандай турак жай жайлуу , таз а жана ку ргак тө шө ө же жетишү ү ө лчө мдө гү э салуу з оң асы менен жаб дильшык керек, ал тайг аланбаган катуу коңстру кция дан ту рат. Эс алуу чу жайда ташандылар менен чачылган ку ргак тө шө ктө р болу шу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан ту ру шу керек. Ташанды орг аникалык ө ндү рү шө колдону ү чү н жер семирткич же кондиционер катары 24-статья га ылайык у ру к сат берилген ар кандай минералдык продукту лар менен жак шыртылышы жана байыгылышы мү н;
- е) тоюттандыруу чу жайлар аба ырайынан корго лгон жана жаныбарлар ү чү нда, аларды багып жаткан адамдар ү чү нда жеткиликтү ү жерлер е орноту лат. аларга. Азыктандыруу чу жайлар жайг ашкан топурак бириктирилип, азыктандыруу чу аппарат чатыр менен жаб дильшык керек;
- (ф) тоютка туруктуу жетү ү нү камсыз кылуу мү н болбосо, тоюттандыруу чу жайлар бардык жаныбарлар бир э леу чу рда тамактан ала ту ргандай долбоорлонуу га тийиш

1.9.3. Ч очко жаныбарлары ү чү н

1.9.3.1. Тамактануу

Тамактануу га карата тө мө нкү э режелер колдону лат:

- (а) тоютту нкеминде 30% чарбаннө зү нө нальшык керек, же э герде бу л мү н болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсия лык ө ндү рү шү к бө лү мдө р жана тоютту жана тоютту пайдалануу чу тоют операторлору менен биргеликте ө ндү рү лү шу керек. ошл э ле аймактагы тоют материалы

Б

б) күндүк рационго кесек тоют, жаңы же кургатылган тоют, силос кошулат;

(с) эгерде фермерлер протеиндик тоюттарды бир гана органикалык өндүрүшөн ала албаса жана компетенгүү органикалык протеиназынын жетишүүсүндө жок келгендигин тастыктаса, органикалык эмес протеиндик тоюттар МЗ 31-декабрьна 2026 чейин колдонулушу мүмкүн эмес деген шарттар аткарылат:

(i) органикалык түрдө жок;

(ii) химиялык эриткичтерсиз өндүрүлгөн же даярдалган;

(iii) аны колдонуу 35 кг чейинки чочколорду тамактандыруу менен чектелет спецификалык белок кошулмалары жана

(iv) бул жаңыбарлар үчүн 12 айлык мөөнөттө уруксат берилген жогорку пайыз 5% ашпоготтуйиш Айыл чарба азыктарынын уруксаттарынын пайызы септелинет.

1.9.3.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) корпустун полдору жылмакай, бирок тайгак болбошу керек;

(б) турак-жайдын айлуусу, тазалануусу жана кургактөөсү жетишүүсү өлчөмдөгү эсалуу эрежелерин камсыз кылышы керек, ал шрихсиз катуу конструкциядан турат. Эсалуучу жайда ташандылар менен чачылган кургактөөсү болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды органикалык өндүрүшөн колдонуучу чүңчер семирткич же кондиционер катары 24-статьяга ылайык уруксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен жакшыртлышы жана байыгылышы мүмкүн;

(в) дайыма самандан же башка ылайыктуу төшөк болушу керек короодогу бардык чочколор бир эле учурда эң мейкиндикти талап кылгандай жатышы үчүн жетишүүсү чоң материал;

г) кошбойлуу лүктү накыркы таптарын жана эмне эмизүү мезгилин тышары топ-топ болуп багылат. үрөн короосуна эркин жүрүүгө жөндөмдүү болушу керек жана анын кыймылына көзөңүл гана чектелиши керек;

(е) саманга карата кандайдыр бир кошумча талаптарга ээ болгон ирбестен күтүлүп жаткан төлөөдөн бир нече күнмүрдө уруксат берилген учурда үчүн жетишүүсүндө саман же башка ылайыктуу табигый материал менен камсыз болушу керек;

(ф) машгуу зоналары чочко жаңыбарларын тезегине жана тамырына жол бериши керек. тамырлоо мксатында, ар кандай субстраттарды колдонсо болот.

Б

1.9.4. Канаттуу лару чү н

1.9.4.1. Жаныбарлардын келип чыгышы

Багуу нунингенс ивдү ү ыкмаларын колдонууга жол бербөө ү чү н канаттуу лар минималдуу куракка жеткенге чейин өстүрүлөт же сыртта багууга ылайыкташтырылган жай өсүү чү канаттуу лардын шамдарына нальншык керек.

Компетенттү ү орган жай өсүү чү шамдардын критерийлеринан ыктайт же ал шамдардын тизмесинтү э өт жана бул мөалыматты операторлорго, башка мү чө мамлекеттерге жана Комиссияга берет.

Эгерде фермер канаттуу лардын жай өсүү чү шамдарын колдонбосо, анда союу нун минималдуу курагы төмөнкү дөй болушу керек:

(а) тоок ү чү н 81 кү н

(б) капондор ү чү н 150 кү н

(с) Пекин өрдөктөрү ү чү н 49 кү н

(г) ургаачы москваль өрдөктөрү чү н 70 кү н

(д) эркек москваль өрдөктөрү чү н 84 кү н

C2

(е) Мулард өрдөктөрү ү чү н 92 кү н

Б

(ж) гвинея канаттуу лары чү н 94 кү н

(з) эркек үндүк жана кууру лган каздарү чү н 140 кү н жана

(и) ургаачы үндүк ү чү н 100 кү н

1.9.4.2. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) тоюттун кемеинде 30% чарбань өзү нө нальншык керек, же эгерде бул мү мкү н болбосо же андай тоют жок болсо, башка органикалык же конверсиялык өндүрүш бөлүмдөрү жана тоюттун пайдаланган тоют операторлору менен биргелешип өндүрүлүшү керек. жана тоют материалы ошол эле райондоң

(б) күндү мдүк рационго кесек тоют, жаңы же курагы ан тоют, силос кошулат;

(с) эгерде фермерлер канаттуу лардын түрлөрү ү чү н органикалык өндүрүш өнган протейндик тоют ала албаса жана компетенттү ү орган органикалык протейндик тоют жетишүү саңда жок экендигин тастыктаса, органикалык эмес протейндик тоюттар канаттуу лардын түрлөрү ү чү нган колдонулушу мү мкү н

M3 31 December 2026 , төмөнкү шарттар аткарылган шартта:

(i) органикалык түрдө жок;

(ii) химиялык эриткичтерсиз өндүрүлгөн же даярдалган;

(iii) аны колдонуу жашканаттуу ларды белгилүү бир протейндик кошулмалар менен аз ыктандыруу менен чектелет; жана

Б

(iv) бу л жаңбарлару чү н12 айлык мө ө нө ттө у ру ксат берилгенэң жогорку пайыв
5 % ашпооготийиш Айыл чарба аз ыктарынкү ргак э аттарынкү пайывы
э септелинет.

1.9.4.3. Жаңбарларга камкө рү ү

Канаттуу лардытирү ү лө й жу лу п алу у га тьюу салынат.

1.9.4.4. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата тө мө нкү э режелер колдонулат:

(а) полдуная нгынкү чтө нбириненкемэ меси катуу , башача айтканда, тордонжетордон
э мес болу шу керек жана самаң жыгач сыктары ку мже чымсыя ктуу ташанды
материалыменжабылышыккерек;

б) жу мурталоочу тооктару чү нбакмө канаттуу ларсарайларында канаттуу лардынкыын
чогултуу ү чү нтооктару чү нжеткиликтү ү ая нгтынжетишерлик чоң бөлү гү
болу шу керек;

M9

(в) бакылганканаттуу лардынбир партия сыртосу нда имераттар мөлдөнбөштү лат. Бу л
у бакылтнйичинде имераттар жана армөту ралартаз аланып, дез инфекция ланет. Мындан
тышкары качан
канаттуу лардынбир партия сынгауу ая ктаса, ө сү мдү ктө рдү нкайра ө сү п
чыгышына мү мкү ндү к берү ү ү чү нмү чө мөлекеттер тарабынан белгилениү ү чү
мө ө нө ттү ничинде жу гү рү ү бошкальтырлат. Оператор мындай мө ө нө ттү н
колдонулу шу жө нү ндө жазуу лардыже доку менттик далилдерди жу ргү зө т. Бу л
талаптару й канаттуу ларытоп-топ болу п ө стү рү лбө гө н жу гү рү п бакпаган
жана су тка бою э ркинжу рү ү ү чү нколдону лбайт;

Б

(г) канаттуу ларө мурү нү нкеминде ү чтө нбирбөлү гү ндө ачык асманалдындагы ая нага
жетү ү гө тийиш Бирок, Союзду к мыйз амдардыннегизиндеу бактылуу чектө ө лө р
киргизилгенден башка у чу рларда жу мурталоочу тооктар жана бакмө канаттуу лар
ө мурү нү нкеминде ү чтө нбирбөлү гү ндө ачык асманалдындагы ая нгкачыуу га
мү мкү ннү лү к алышат;

(е) ачык абага кү ндү згү ү згү лтү ксү з кирү ү мү мкү нболу шу нна э рге жашанбашап
жана физиологиялык
жана физикалык шарттар союзду к закордуннегизиндеу бактылуу чектө ө лө р
киргизилгенден башка у чу рларда жол берет;

(е) 1.6.5-пункттан четтетү ү жолу менен 18 жу мга жетпеген асылтуу канаттуу ларга
жана уя чаларга карата, 1.7.3-пунктта кө рсө тү лгө н шарттарда адамдардын жана
жаңбарлардын денс оолу гу нкоргоогобайланыштуу чектө ө лө р жана милдеттер
коюлганда; Союзду к мыйз амдардыннегизинде 18 жу мга чейинки асылтуу ку м
канаттуу лардын жана бакмө канаттуу лардын ачык асманалдындагы ая нгкачыуу су на
жол бербө ө ү чү н верандалар ачык асманалдындагы ая нгчалар катары каралат жана
мындай у чу рларда башка канаттуу ларды кармоо ү чү н зымтор менен тосмосу болуу га
тийишчыуу ;

(ж) канаттуу лару чү начык ая нгтар канаттуу ларга жетишү ү сандагы ичү ү чү идиштерге
оң ой жетү ү гө мү мкү ндү к берет;

(з) канаттуу лару чү начык ая нгтар негизинен ө сү мдү ктө р менен жабылышыккерек;

Б

(i) ас сортиментин аймгынан тоютту нжет ишиз диги чектелген шарттарда, мисалы у эак мө ө нөттү ү каркаптоосу нанже ку ргак аба ырайынын шарттарында, кесек тоютту кошу мна аз ыктандыруу киргизилет.

канаттуу лардын даясынын бир бөлүгү катары

(к) эгерде канаттуулар союздук мыйзамдардын негизинде коюлган чектөөлөр жемилдеттенмелер боюнча жабдык жайларда багыла турган болсо, алардын э тологиялык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жетиштүү сандагы кесек тоютка жана ылайыктуу материалга туруктуу жетүүгө;

(к) суу канаттуулары алардын түрлөрүн өзгөчө муктаждыктарын жана жаныбарлардын жьргалчылыгына сактоочу чүнаба ырайына гигиеналык шарттаруу ксат берген учурда сууга, көлмөгө, көлгө же бассейнге кире алат; эгерде аба ырайынын шарттарындай кирүүгө мүмкүндүк бербесе, анда алардын жүндөнүнтээз алоо үчүн башынчу муну тууган сууга жетүүсү керек;

(l) табигый жарык сууксына эң көп дегенде 16 саат жарыкты камсыз кылуу үчүн жасалма каражаттар менен толукталышы мүмкүн ал эми түнкү эсалуу мезгили жасалма жарыксыз сегиз сааттан кем эмес;

(м) ар кандай өндүрүшүк бирдиктин канаттуулар сарайында канаттуулардын бордоп семиртүү үчүн жалпы пайдалануу жераяныгы 1600 м² ашпооготийиш

(n) 3000 ден ашык жумушчуларга ошол бир эл жол берилет канаттуулар баккануу.

1.9.5. коёндорчуун

1.9.5.1. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) тоюттун негизинде 70% чарбанын өзүнөн алыншы керек, же эгерде бул мүмкүн болбосо жандай тоют жок болсо, башка органикалык же консерсиялык өндүрүшүк бөлүмдөр жана тоютту жана тоютту пайдалануучу тоют операторлору менен биргеликте өндүрүлүшү керек. ошл эл аймктагы тоют материалы

(б) коёндор каалагануу бакта жайыкка жетүү мүмкүнүлүгүнө ээ болушу керек шарттар мүмкүндүк берет;

(в) багуу системасын жыйнаар кандай мезгилдериндеги жайыктардын болушун таянуу менен жайыктардын максималдуу пайдаланууга негизделет;

(г) чөп жетишиз болгондо саман же чөп сыяктуу булалуу тоюттар берилет. Тоют рациондун 60% кем эмес болушу керек.

1.9.5.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) турак жай жайлуу, таза жана ку ргак төшө же жетиштүү өлчөмдөгү эсалуу зонасы менен камсыз кылуууга тийиш шарттары жок бекем конструкциядан турат. Эсалуучу жайда ташандылар менен чачылган ку ргак төшөктөр болушу керек. Ташандылар саман же башка ылайыктуу табигый материалдан турушу керек. Ташанды жакынкы мүнөтүн жана органикалык өндүрүштө колдонуучу нжер семирткич же кондиционер катары 24-статьяга ылайык уу ксат берилген ар кандай минералдык продуктулар менен байыылган

Б

(б) коёндортопторго бөлүнөт.

(в) коёнчарбаларысырткышарттарга ылайыкташтырылганбышк породалардыколдонууга тийиш

(г) коёндорто мөңкүлөргө мөңкүнүлүк калат:

(i) караңгыжашнуучу жерлерди камтыган жабык башкалоочу жай;

(ii) өсүмдүктөрү барачык талаа, жакшыраак жайыг;

(iii) ичинде жесыргында отура турганбийик платформа;

(iv) бардык медаймдарүчүнүя салуу материалы

1.9.6. Аарыларүчүн

1.9.6.1. Жаныбарлардын келип чыгышы

АарынылыкүчүнApis mellifera колдонууга артыкчылык берилет
жана алардын жергиликтүү э когиптери.

1.9.6.2. Тамктануу

Тамктанууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өңдүрүшмезгилининаягындауюктар аарылардын жашосу үчүн балдын жана чаң чаңын жетишүү үз апасы менен калтырылышы керек.
кыш

М

(б) аары колониялары лимиттик шарттардан лам колониянын жашосуна коркунучтуу дурган жерлерде гана азыктандырылышы мүмкүн. Мындай учурда аары колониялары органикалык бал, органикалык чаңча, органикалык канг сироптору же органикалык канг менен азыктандырылышы керек.

Б

1.9.6.3. Саламаттыкты сактоо

Саламаттыкты сактоого карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) каркастардыуюктарды жана тарактарды атайтканда, зыянкечтерден коргоо максатында капкаңдарда колдонулуучу родентициддерге, ошондой эле органикалык өңдүрүштө колдонууга 9-жана 24-статьяларга ылайык уруксат берилген тийишүүүпродуктуларга жана заттарга гана уруксат берилет;

(б) бал чекетериндез инфекциялоочу үчүнбуу жетүз жальнсыяктуу физикалык процеду раларга уруксат берилет;

(с) эркек тукумун жок кылуу практикасына Varroa деструктору ну нинвазиясын из оляция лоомксатында гана уруксат берилет ;

(г) эгерде бардык профилактикалык ишчараларга карабастан колониялар оору пажугуштуу ооруга чалдыкса, алар дароо дарыланууга жана зарыл болгону учурда өзүнчө балканаларга жайгаштырылышы мүмкүн;

Б

(е) варроа деструктору менениназия да ку му рска кислотасы сүт кислотасы уксу кислотасы жана оксал кислотасы ошондой эле менгол, тимол, эвкалиптол же камфора колдонулушу мүмкүн;

(ф) эгерде химиялык синтезделген аллопатикалык продуктулар, анын ичинде антибиотиктер менен дарылоо 9-жана 24-статьяларга ылайык органикалык өңдүрүшө колдонулганда уруусат берилген продуктулардан жана заттардан башка менен колдонулса, анда дарыланган колониялар изолацияга жайгаштырылат. Бал челектери жана бардык мөм органикалык балчылктан алынган мөм менен алмаштырылат.

Кийинбул колонияларга 1.2.2-пунктта белгиленген 12 айга айлануу мөөнөтү колдонулат.

1.9.6.4. Жаныбарларга кам көрүү

Аарыныкка карата төмөнкү кошумча жалпы режелер колдонулат:

а) аарынык продуктуларын жыйноого байланыштуу өкмөт аарылардын уяларда жок кылууга тыюу салынат;

(б) эне аарылардын канаттарын кыркуусуна ктуу майып кылууга тыюу салынат.

1.9.6.5. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү режелер колдонулат:

(а) бал челектери органикалык заттардан туранктар жана чаңчабулактарын болушун камсыз кылган аймактарга жайгаштырылууга тийиш өңдүрүлгөн түшүмдөрү же зарыл болгон учурда, стихиялуу өсүмдүктөр же зоологиялык жактан аз таасир этүүчү өкмөлөр менен аны иштетилген органикалык эмес токойлор же өсүмдүктөр;

(б) бал челектери бал чарба продукциясын булгануусуна же калктын жакыр катмарына алып келиши мүмкүн болгон булктардан жетишүү аралыкта кармалууга тийиш аарылардын ден соолугу;

(в) бал челектерин жайгаштыруу бал челектен 3 км радиуста, нектар жана чаңчабулактары негизинен органикалык түрдө өңдүрүлгөн өсүмдүктөрдөн же стихиялуу өсүмдүктөрдөн же зоологиялык жактан төмөнтасир этүүчү өкмөлөр менен иштетилген өсүмдүктөрдөн турандай болушу керек. Регламенттин 28-жана 30-статьяларында (ЕБ) № 1305/2013 аарынык өңдүрүшүнүн органикалык өңдүрүшүк квалификациясына таасир эте албайт. Бул талап гүлдөмө болбой жаткан же аары колониялары уктап жаткан жерлерде колдонулбайт;

(г) бал челектерин жана аарыныкты колдонулуучу материалдар негизинен булгануу коркунучу болгон табигый материалдардан жасалышы керек. айлана-чөйрөнү коргоо же аары чарба продукциялары;

(е) жаңы негиздер үчүн бал мөм органикалык өңдүрүшүк бөлүмдөрүн алышы керек;

(ф) уюктарда прополис, мөмжана өсүмдүк майлары сыяктуу табигый аз ыктарды аны колдонууга болот;

Б

(ж) бал у чу ру нда синтетикалык химиялык репелленттерди колдонуу га болбойт казып алуу операциялары

(з) бал алуу үчү нүя ларды колдонуу га болбойт;

(и) репелленттер тарабынан органикалык балчылыкты ишке ашыруу мүнөзү болбогон аймактарда же аймактарда жүзөгө ашырылганда балчылык органикалык болуп эсептелбейт.

M9

1.9.6.6. Ишгаз дарын жүргүзүү боюнча милдеттемелер

Операторлор контролдоочу органга же контролдоочу органга колонияларга жетүүгө мүнөзү болбогон аймактар ушул Эрежелердин талаптарына жооп берерин далилдеген чектелердин жайгашкан жеринин географиялык координаттары боюнча тиешелүү масштабдагы картаны жүргүзөт.

Балынын реестрин туюктандырууга карата төмөнкү дөй мөөмөттөр жазылат: колдонулган продукту нун наталышы датасы саны жана продукцияны колдонулган уюктар.

Бал чекелтеринанктоо жана көчүрүү мезгили менен бирге бал чекел туура аймак жазылат.

Колдонулган бардык чаралар бал чекелтерин альп салуу жана бал алуу операцияларынын коштоодо, бал чекелтерин реестринде жазылат. Ошондой эле балды чогултуу үчүн көлөмү жана датасы жазылат.

Б

III бөлүм Бальларды жана аквакультура жаңыбарлары өндүрүү эрежелери

1. Жалпы талаптар

1.1. Операциялар органикалык өндүрүштө колдонууга уруксаты жок продукциялар жез аттар, же продукциянын органикалык табиятын бузуучу булгочу заттар менен булганууга дуушар болбогон жерлерде жайгаштырылышы керек.

1.2. Органикалык жана органикалык эмес өндүрүшүк бөлүмдө тиешелүү учурларда мүнөзү мамлекеттер тарабынан белгиленген минималдуу бөлүм аралыктарына ылайык бөлүнөт. Мындай бөлүм чаралары табигый кырдаалга, өзүнчө суу бөлүшүрүүчү системаларга, аралыктарга, толкундуу агымына, ошондой эле органикалык өндүрүш блогуну агымынын жогору жана төмөндөгүндө жайгашкан жерине негизделиши керек. Бальларды жана аквакультура өндүрүү органикалык болуп эсептелбейт жерлерде мүнөзү мамлекеттин органдары тарабынан белгиленген аймактарда мындай ишаракеттер үчүн жараксыз жерлер же аймактар.

1.3. Жылына 20 тоннадан ашык аквакультура продукциясын өндүрүүчү органикалык өндүрүшкө артык бергенер кандай жаңы операторлор өндүрүшүк бөлүмдүн шарттарына анын жакшычыче йрөсүн жана анын ишенимин мүнөзү болуучу кесепеттеринанктоочу чүңөндүрүшүк бөлүмгө ылайыктуу экологиялык баа берүү талап кылынат. Оператор экологиялык баа берүүнү контролдоочу органга же контролдоочу органга берүүгө милдеттүү. Экологиялык баалоону мазмуну Европарламенттин жана Кеңештин 2011/92/EU Директивасынын IV тиркемесине негизделет (1). Эгерде өндүрүш бирдиги бул чейин эквиваленттүү баалоо оодуу шарт болгон болсо, бул баалоо шарт максатта колдонулушу мүнөзү.

(1) Айрым мамлекеттик жана жеке долбоорлорду найлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо боюнча Европарламенттин жана Кеңештин 2011-жылдын 13-декабрындагы 2011/92/EU Директивасы (ОJ L 26, 28.1.2012, 1-бет).

Б

- 1.4. Мөнгүлөрдү жок кылуу үчүн жол берилбейт.
- 1.5. Оператор аквакультура жана балыкчылык боюнча өндүрүшүк бөлүмгө пропорционалдуу башкаруу нутуруктуу планын берүүгө тийиш.
- 1.6. План жыл сайын жаңыланган туурата жана эки плу атацияны айландыруу үчүн тийгизген таасирин жана айландыруу үчүн мониторинг жүргүзүүнү деталдаштырат. Минимум мөнгү салуу үчүн көрүлө турган чараларды санап чыгат. Кучаптуу органсуу жана жерүстүндө гүчөйрөлөргө терс таасирлер, анын ичинде зарыл болгон учурда, бир өндүрүш циклин жөжөйлө айландыруу үчүн аш болууду узаттардынагып чыгышы. Планды техникалык жабдууларды көзөмөлдөө жана оңдоо жазылат.
- 1.7. 92/43/ЕЕС Директивасына жана улуттук эрежелерге ылайык жергиликтүү карама-каршы көрүлгөн чараларды жана алдыналуучу чаралары туруктуу башкаруу планында жазылган.
- 1.8. Тиешелүү учурларда, башкаруу планын түзүүдө коңшу операторлор менен макулдашуу жүргүзүлөт.
- 1.9. Аквакультура жана балыкчылык бизнесинин операторлору туруктуу башкаруу планын бир бөлүгү катары өндүрүшү нбашталышында ишке ашырылатуу органкалдыктарды азайтуу графигин түзүү керек. Мүмкүн болгон учурда калдык жылуулукту пайдалануу кайра жаралуучу булактардан алынган энергия менен чектелиши керек.
- 1.10. Иштеги белгилердин кыска мөөнөтүндө
- Эгерде кайра иштетүүдө нбашка даярдоо операциялары балыкчыларга же аквакультура жөнүндө арларын карата жүргүзүлсө, IV бөлүктүн 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жана 2.2.3-пункттарында белгиленген жалпы талаптар мундай операцияларга mutatis mutandis колдонулат.

M9

- 1.11. Операторлор 3.1.2.1(d) жана (e) пункттарына ылайык алынган аквакультура жөнүндө арларын өндүрүшү эрежелеринен кандай четтетүү боюнча колдо болгондоку менчик далилдерди сакташы керек.

Б

2. Балыкчыларга коюлуучу талаптар
- 9, 10, 11 жана 15-статьяларында баяндалган өндүрүшү жалпы эрежелеринен тышкары жана ул бөлүктүн 1-бөлүмүндө тиешелүү болгон учурларда, бул бөлүмдө баяндалган эрежелер балыкчылардын органикалык чогултууга жана өндүрүшүгө карата колдонулат. Бул эрежелер фитопланктонду өндүрүшүгө тиешелүү өзгөртүүлөр менен колдонулат.
- 2.1. Конверсия
- 2.1.1. Балыкчылардын чогултуу боюнча өндүрүшүк бирдикти конверсия лөөмө өнөтү алты айды түзөт.
- 2.1.2. Балыкчылардын стүрүчүчү өндүрүшүк бирдикти конверсия лөө мезгили кайсысыбыз болсо, алты айлык мезгилди же бир толук өндүрүшүк циклин түзөт.
- 2.2. Балыкчылардын өндүрүшү эрежелери
- 2.2.1. Жапайы балыкчылардын алардын бөлүктөрүн чогултуу төмөнкү шарттарда органикалык өндүрүш болуу пэ септелет:
- (a) өсүүчү аймктар ден соолук жагынан ылайыктуу жана 2000/60/ЕС Директивасында аныкталгандай жогорку экологиялык статуска ээ, жетемөңкүгө барабар сапатта:

Б

- Жободо (ЕС) Ажана Вкатарыкклассификацияланган өндүрүш шарттары
№ 854/2004 Европа Парламентинин жана
Кеңеш (1), 2019-жылдын 13-декабрына чейин же

— Ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган ишке ашыруучу актыларда
белгиленген тиешелүү классификациялык чөйрөлөр
(ЕБ) 2017/625 Регламентинин 18(8) беренеси, 2019-жылдын 14-декабрынан баштап;

(б) коллекция табигый эко системанын туруктуулугуна же коллекция
эко системасында туруктуулукка таасир этпесе.

2.2.2. Бальлардын өстүрүү экологиялык жана ден соолукту чыңдоочу өзгөчөлүктөргө
эзэ, жок дегенде 2.2.1(а) пунктунда белгиленгендерге эквиваленттүү болгон
аймактарда органикалык деп эсептелиши керек. Мындан тышкары өндүрүштүн өтө мөңкү
эрежелери колдонулат:

(а) туруктуу практика өндүрүштүн бардык этаптарында колдонулушу керек
жашыга элек бальлардын жыйноочу чейин чогултуу;

(б) генотиптин кеңири сакталыш камсыз кылуу үчүн жапайы жаратылышта жашыга
элек бальлардын чогултуу үй ичиндеги маданий запастар туруктуулугун
сактоо жана көбөйтүү үчүн нүзгүлүксүз негизде жүргүзүлүшү керек;

(в) жер семирткичтерди, эгерде алар 24-статьяга ылайык ушул максатта органикалык
өндүрүштө колдонууга уруксат берилген болсо, ички жайлардын кошпогондо,
колдонууга болбойт. М9 Операторлор ошол продуктулардын колдонуу нүзгү
анын ичинде кайсы күн же даталардын актооготийиш
ар бир продукт колдонулган продуктуну наталыш жана колдонулган суу мө,
тиешелүү лоттор/цистерналар/бассейндер боюнча маалымат менен

2.3. Бальлардын өстүрүү

2.3.1. Деңиздеги бальлар култуу расыйлана чөйрөдө табигый түрдө пайда болгон же
органикалык аквакултуура жаңбарлардын өндүрүшүнө наталыш азыктарды гана колдонушу керек.
Жакшыраак поликултуу системасын бир бөлүгү катары жакын жайгашкан

2.3.2. Сырткы азык булктары пайдаланылган жердеги объекттерде агынды суулардагы
ашболу мдуу заттардын деңгээли текшерилүүгө тийиш азыгы кирген сууга
караганда бирдей жетем болушу керек. 24-статьяга ылайык органикалык
өндүрүштө колдонууга уруксат берилген өсүмдүк же минералдык азыктар
гана колдонулушу мүмкүн. М9 Операторлор бул продукттардын колдонуу нун
эсебин анын ичинде продукт колдонулган даталарды же даталарды бу юмдун
аталыш жана тиешелүү лоттор/цистерналар/бассейндер боюнча маалымат менен
колдонулган суу маанисактооготийиш

2.3.3. Маданияттын тыгыздыгы же эксплутациялык ингенсивдүүлүгү эсепке алынууга
жана айлана-чөйрөгө терс таасирин тийгизбестен колдоого болоттурган бальлардын
максималдуу санына шаоону камсыз кылуу аркылуу суучөйрөсүнүн бүтүндүгүн
сактооготийиш

(1) Регламент (ЕС) № 854/2004 Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2004-жылдын 29-апрелиндеги
адам керектөөсүнө арналган жаңы барлардан алынган продукттарга расмий контролду
уюштуруу үчүн керектүү эрежелерин белгилеген (ОJ L 139, 30.4.2004), 206-б.).

Б

- 2.3.4. Б альларды ө стү рү ү чү н колдону лг анаркандар жана башка жабду у лар мү мкү н болсо, кайра колдону лу цу же кайра иштетилиши керек.
- 2.4. Жапайы б альлардын ту ру кту у коллекция сы
- 2.4.1. Б альларды чогу лту у ну н б аш алышында биомасс аны бир жолку баалоо жү ргү зү лө т.
- 2.4.2. Доку менгтик э сеп бө лү мдө же жайда жү ргү зү лү ү гө тийиш жана операторго идентиф икация лоого, ал э ми конгролдоочу орг анга же конгролдоо орг анына коллекторлору цу л Эрежеге ылайык ө ндү рү лг ө н жапайы б альлардыг ана берг ендиг ин текшерү ү гө мү мкү ндү к берет.
- 2.4.3. Ө нү ктү рү ү ө ндү рү лг ө н су мвлардына б алына олу тту у таасиринтийг из бей ту ргандай кылып жү ргү зү лө т. су у чө йрө сү . Ч огу у техникасы минималду у ө лчө мдө рү , жашы репроду ктивдү ү циклдери же калган б альлардын ө лчө мү сья кту у чаралар б альлардын кайра жаралышн камсы в кылу у жана кошу мна кармоону налдыналу у ү чү нкө рү лү цу керек.
- 2.4.4. Эгерде б альлар жалпы же жалпы чогу лту у ая нгчасынан чогу лту лса, тиешелү ү мү чө мөлөкөт тарабынан дайындалг антиешелү ү орган тарабынан дая рдалг аң жалпы чогу лту у у цу л Эрежеге ылайык келг ендиг ин тастыктаг андоку менгалду у далилдер болу цу керек.
3. Акваку лту ра жаңбарларына талаптар
- 9, 10, 11 жана 15-статья ларында бая ндалган ө ндү рү шү н жалпы э режелеринен тышкары жана у цу л бө лү ктү н 1-бө лү мү ндө тиешелү ү болг ону чу рларда, у цу л бө лү мдө белг иленген э режелер б алыктардын рак сымалдардын э хинодермдердин тү рлө рү н органикалык ө ндү рү ү гө карата колдону лат. жана моллюскалар. Бу л э режелер ошондой э ле mutatis mutandis з оопланктондорду , микро рак сымалду у ларды роти ферлерди, ку ртт арды жана б ашка су у тоют жаңбарларына ө ндү рү ү гө карата колдону лат .
- 3.1. Жалпы талаптар
- 3.1.1. Конверсия
- Акваку лту ра ө ндү рү цу нү н бирдиктеринө згө ргү ү нү нтө мө нкү мө ө нө ттө рү акваку лту ра объекттерининтө мө нкү тү рлө рү нө , анын ичинде у чу рдагы акваку лту ра жаңбарларына карата колдону лат:
- (а) дренаж а, таз алоого жана дез инф екция лоого мү мкү н болбогон объекттерү чү н а конверсия мө ө нө тү 24 ай;
- (б) дренаждалган же кайра иштетилг ен объекттерү чү н мө ө нө тү 12 ай;
- (в) дренаждалг аң таз аланган жана дез инф екция ланган объекттерү чү н а конверсия мө ө нө тү алты ай;
- (г) ачык су у объекттери ү чү н анын ичинде кошкапкалу у моллюскаларды чыгару у чу объекттерү чү н конверсия нынү ч айлык мез гили.
- 3.1.2. Акваку лту ра жаңбарларынын келип чыгышы
- 3.1.2.1. Акваку лту ра жаңбарларынын келип чыгышына карата тө мө нкү э режелер колдону лат:

Б

(а) органикалык аквакультура органикалык асылтукумданжана органикалык өндүрүштөн алынган жашылдык өстүрүүгө негизделет.

бирдиктер:

(б) жергиликтүү жерде өстүрүлгөн түрлөр колдонулушу керек, ал эми асылдандыруу өндүрүш шарттарына жакшыраак ыңгайлашаң жаныбарлардын соолугуна жана баку баттуулугуна камсыз кылуу чүшамдарды өндүрүүнү көздөйт. тоют ресурстары Алардын келип чыгышына колдонулушу жөнүндө документтик далилдер компетенттүү органга, жезарыл болгону чурда контролдоочу органга же контролдоочу органга берилет;

(в) бекемжана жапайы корлорго олуттуу эволюцияга келтирбестен өндүрүлө турган түрлөрдө тандалат;

(г) асылтукум максаттары чүш жапайы кармалган же органикалык эмес аквакультура жаныбарлары органикалык порода жок же өндүрүшү күбөлүмгө жаңы генетикалык запас киргизилген учурларда гана чарбачылыкка киргизилиши мүмкүн. генетикалык кордун алынуу чүш нжогору латуу максатында компетенттүү орган тарабынан рүк сат берилгенден кийин. Мындай жаныбарларды асылдандыруу чүшн пайдаланганга чейин кеминде үч ай органикалык башкарууда кармоо керек. үчүн IUCN жоголуп бара жаткан түрлөрдүн Кызыл тизмесине кирген жаныбарлар, жапайы жаныбарлардын лгүлөрүн пайдаланууга уруксат коргоо боюнча иш алып барган тиешелүү мамлекеттик орган тарабынан аныланган коргоо программаларынын контекстинде гана берилиши мүмкүн.

(е) өстүрүү максатында жапайы аквакультура ыңгайлуу Жашы жетпегендерге өзгөчө төмөнкү дөйүчү рларда чектөө коюлат:

(i) көлмөлөрдү, тосмос системаларды жана тосмолорду толтурууда балыктардын же рак сымалдардын личинкаларын жана жашы жетпеген лектердин табигый агымы

(ii) туздун көлмөлөрү, суу ташкындун аймектар жана жезктеги лагуналар сыяктуу саздак жерлердин ичиндеги эхстенсивдүү аквакультура чарбаларында IUCN Кызыл тизмесине кирген түрлөрдүн жапайы чабактарды же рак сымалдуу личинкаларын кайра багуу, эгерде:

- жаныбарларды көбөйтүү тиешелүү органдар тарабынан бекитилген түрлөрдү турутуу эхсплуатациялоону камсыз кылуу үчүн башкаруу чараларына ылайык келет жана

— малды табигый тоют менен гана багышат чөйрөдө жеткиликтүү.

(а) пунктуна четтөө жолу менен чөш мамлекеттер органикалык өндүрүш бирдигине 50% дан ашаган органикалык эмес жашы жетпеген лек түрлөрдүн Союздa органикалык катары иштелип чыкпаган түрлөрүн өстүрүү максатында интродукциялоого уруксат бере алат.

М31 январь 2022, өндүрүш циклинин узактыгынын эң аз дегендүү чөшн эхиси органикалык башкаруунун астында башкарылса. Мындай четтетүү эң көп эхки жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

Союздун негизинен тышкары жайгашкан аквакультура чарбалары чүшн мындай чектөөнүн 46(1)-статьяга ылайык таанылган контролдоочу органдар же контролдоочу органдар тарабынан бир гана өлкөнүн аймагында органикалык катары өнүкпөгөн түрлөрүн чүш берилиши мүмкүн холдинг жайгашкан же Союз. Мындай четтетүү эң көп эхки жылдык мөөнөткө берилиши мүмкүн жана кайра узартылбайт.

Б

3.1.2.2. Асылдандыруу боюнча төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) гормондорду жана гормондорду нтуу ндуларын колдонууга болбойт;
- (б) кол менен сарттоо, полиплоидия индукциясы жасалма гибриддештирүү жана клоношуруу жолунан тышары моносекс шамдарын жасалмөндүрү колдонулбайт;
- (с) ылайыктуу шамдар тандалат.

М

3.1.2.3. Жашөндүрүш

Деңиз балыктарын түрлөрүнүн личинкаларды сүрүндө багуу системалары («мезокосм» же «чоң көлөмдөгү багуу» жакшыраак) колдонулушумүнкүн Бул багуу системалары төмөнкү талаптарга жооп бериши керек:

- (a) мөлдүн баштапкы жыштыгы 20 жумурткадан же личинкадан төмөн болушу керек литр;
- (б) личинкаларды багуу үчүнрезервуардын көлөмү кеминде 20 м³ болушу керек; жана
- (в) личинкалар сарттанөндүрүлгөн фитопланктон жана зоопланктон менен толукталган резервуарда өсүп жаткан табигый планктон менен азыктанышы керек.

М9

3.1.2.4. Операторлор жаңбарлардын/жаңбарлардын партияларын идентификациялоо менен жаңбарлардын келип чыгышын эсебин түрлөрдүн келген датасын жана түрүн санын органикалык жергиликтүү статустун ошондой эле конверсия мөөнөтүн жүргүзөт.

Б

3.1.3. Тамактануу

3.1.3.1. Балык, рак сымалдуулар жана хинодермалар үчүн тоютка карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (a) жаңбарлар анын өңүсү нүнар кандай э таптарында жаңбарлардын тамактануу талаптарына жооп берген тоют менен камсыз кылуууга тийиш
- (б) тамактандыруу режиминде төмөнкү артыкчылыктарды эске алуу менен түзүлөт:

(i) жаңбарлардын саламаттыгына жана жыргалчылыгы

(ii) азыктан жогорку сапаты анын ичинде акыркы жегич продукту нун жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн азыктан курамы

(iii) айлана-чөйрөгө тийгизген таасири аз;

- (в) тоюттун өңүсүндүк фракциясы органикалык болушу керек жана суу жаңбарлардын анын антоют фракциясы органикалык аквакультурадан же белгиленген принциптерге ылайык компетенттүү органдарынан таанылган схема боюнча туруктуу деп тастыкталган балык чарбасынан келип чыгышы керек. Регламент (ЕС) № 1380/2013;

Б

(г) өсүмдүк, жаңбар, балыр же ачыккытектуу органикалык эмес тоют материалдары, минералдык же микробдук келип чыккан тоют материалдары, тоют кошулмаларына кайра иштетүүчү каражаттаруусу кат берилген учурда гана колдонулушу керек.
органикалык өңдүрүштө колдонуучу нускалар Жобого ылайык;

(е) өсүмдүктердин жана синтетикалык аминокислоталарды колдонууга болбойт.

3.1.3.2. Кошкапкалуу моллюскаларга жана адамга таанбаган анын ордуна табигый планктон менен азыктанган башка түрлөргө карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) мындай чыпкалоочу жаңбарлар, инкубатордо жана питомниктерде өстүрүлгөн жашы жетпейт балдарды кошпогондо, алардын тамак-ашка болгон бардык талаптарын жаратылыштан алууга тийиш

(б) өсүмдүк аймактар ден соолук жагынан ылайыктуу жана Директивада аныкталгандай жогорку экологиялык статуска ээ болууга тийиш
2000/60/ЕС же аныктагандай жакшы экологиялык абалы
Директивасы 2008/56/ЕС же ага барабар сапат:

- Регламентте (ЕС) Актары классификацияланган өңдүрүшүнөн
№ 854/2004, 2019-жылдын 13-декабрына чейин же

— 2019-жылдын 14-декабрынан тартып (ЕБ) 2017/625 Регламенттин 18(8)
беренесине ылайык Комиссия тарабынан кабыл алынган ишке ашыруучу
актыларда белгиленген иешелүү классификация чөйрөлөрү.

3.1.3.3. Жырткын аквакультура жаңбарлары чүнтөт буюна конкреттүү эрежелер

Эт жеген аквакультура жаңбарлары чүнтөт төмөнкү артыкчылыктар менен камсыз кылынат:

(а) аквакультурадан алынган органикалык тоют;

(б) органикалык аквакультурадан алынган балык уну жана балык майы
балыктаңрак сымалдуулардан же моллюскалардан;

(с) туруктуу балык чарбаларында адамды керектөөсү чүнкормалган балыктын рак сымалдардын же моллюскалардын кесилишинен алынган балык уну жана балык майы жана тоют материалы;

(г) туруктуу балык чарбаларында кормалган жана адамды керектөөсү чүнкормалданбаган бүйт балыктаңрак сымалдуулардан же моллюскалардан алынган балык уну жана балык майы жана тоют материалы;

М

(е) өсүмдүк же жаңбарлардан алынган органикалык тоют материалдары

Б

3.1.3.4. Кээ бир аквакультура жаңбарлары чүнтөт буюна конкреттүү эрежелер

Өсүмдүк азыгында ички суулардагы балыктар, пенид креветкалары жана тузсуу креветкалары жана тропикалык тузсуу балыктары төмөнкүдөй азыктанат:

Б

(а) алар көлмө лөрдөгү жана көлдөрдөгү табигый тоют менен азыктанышы керек;

(б) эгерде (а) пунктунда айтылган табигый тоют жетишсиз болсо, өсүмдүктөрдүн органикалык тоют чарбада өстүрүлгөн же бальрлар колдонулушуму менен. Операторлор кошулган тоюттарды пайдалануу зарылчылыгынын докүмөнгалдуу далилдерин сактоого;

(в) эгерде (б) пунктунан алайык табигый тоют кошулган:

(i) Penaeid креветкаларынын жана тузсуз суу креветкаларынын (Macrobrachium spp.) тоют рационуну туруктуу бальк чарбасынын алынганын көп 25% бальк унун жана 10% бальк майынан турушуму менен;

(ii) сиамосмунун (Pangasius spp.) тоют рационуну туруктуу бальк чарбасынын алынганын көп 10% бальк унунан же бальк майынан турушуму менен;

M7

Өсүмдүк фазасында жана питомниктер менен ички батормодогу жашоонун мурунку этаптарында органикалык холестерол пенид креветкаларынын жана тузсуз суу креветкаларынын (Macrobrachium spp.) рационуну толуктоочу чүңдүктөрдүн сандык диеталык муктаждыгын камсыз кылуу үчүн колдонулушуму менен.

M9

3.1.3.5. Операторлор тоюттандыруунун конкреттүү режимдерин атай айтканда, тоютту наталыш жана саңын жана кошулган тоюттарды пайдаланууну, ошондой эле тоюттандыруучу жаныбарлардын жаныбарлардын тиешелүү партияларына сепке алууну жүргүзүшөт.

Б

3.1.4. Саламаттыкты сактоо

3.1.4.1. Ооруналдыналуу

Ооруналдыналуу үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) оорулардын алдыналуу жаныбарларды кармоого негизделет суунун жакшы сапаты агымына алмашуу курсу, чарбаларды оптималдуу долбоорлоо, жакшы чарба жүргүзүү жана башкаруу ыкмаларын колдонуу, анын ичинде үзгүлтүксүз тазалоону жана дезинфекциялоону эске алуу менен тийиштүү жайгаштыруу аркылуу оптималдуу шарттар жайлардын жогорку сапаттагы тоюттун алдында тиешелүү жылдыгынын тукумун жана шамдын тандоосу;

(б) иммунологиялык ветеринардык дары-дармектер колдонулушуму менен;

(в) жаныбарлардын ден соолугун башкаруу планы биохимиялык анализдер менен оорулардын алдыналуунун практикасында деталдыраат, анын ичинде өндүрүшүк бөлүмгө пропорционалдуу ден соолук боюнча консултация берүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү келишим чарбага жылына бир жолу данкемэ мес жышк менен келип туруган квалификациялуу аквакультура жаныбарлардын ден соолук кыялматы менен же кош капкалуу моллюскаларда эки жылда бир жолу данкемэ мес;

Б

- (г) кармоочу системалар, жабдуулар жана идиштер тийиштүү түрдө тазаланышы керек жана дезинфекцияланган;
- (е) биологиялык булганган организмдер физикалык каражаттар же кол менен гана жок кылынышы керек жана ээрчел болгону чурда алыс кыаралыкта деңизге кайтарылышы керек. чарбадан;
- (ф) 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонулган ургактар берилген жабдууларды жана түзүлүштөрдү тазалоо жана дезинфекциялоочу чарбаларга ээ болгон өндүрүшкөндү лүчүмүң;
- (ж) кайра иштетүүгө карата төмөнкү эрежелер колдонулат:
- (i) компетенттүү орган же ээрчел болгону чурда, контролдоочу орган же контролдоочу орган кайра иштетүүнү зарылдыгын аныктайт жана деңиздеги ачык сууну кармап туруу туураларында ар бир өндүрүш циклинен кийин колдонулуучу жана документтештирилген тугандыгы үчүн өлтүрүлүшү керек;
- (ii) кошкап калуу моллюскалардын стүрүчүчү нмилдеттүү ээмес;
- (iii) айдоочу чурда аквамания таянчаларынын стүрүчүчү колдонулган капас же башка түзүлүштө лат, дезинфекцияланат жана кайра колдонулуучу натыйжада бош калтырылат;
- (h) ээрчел болгону чурда, сууну набалына олуттуу экологиялык зыян келтирүү коркунучу болуп тобуу чурдуу минималдаштыруу үчүн жебеген бальттын жеми, ээрчел жана өлгөн жаныбарлар тез арада чыгарылат. тобокелдиктерди жана кургак муз каларды же кемуру үчүн лөрдү тартуу данкануу;
- (i) ультрафиолет нурулары жана озондуку баторлордо жана питомиктер;
- (к) ээрчел паразиттерге биологиялык каршы күрөшүү үчүн азобальтарды колдонулган жана түзүлүштө, деңиз суусуна натрий хлоридинин ээрчелдерин колдонулган артыкчылык берилет.

3.1.4.2. Ветеринардык дарылоо

Ветеринардык дарылоодо төмөнкү эрежелер колдонулат:

- (а) мөлдү назардан олтуруу чурдароо дарылоо керек. Химиялык синтезделген аллопатиялык ветеринардык дарыларды каражаттарынын ичинде антибиотиктер ээрчел болгону чурларда, катуу шарттарда жана ветеринардык врачтын жоопкерчилигинде, фитотерапевтик, гомеопатиялык жана башка каражаттарды колдонулуучу раэмес болгон учурларда колдонулуучу мөңүң Керектүү учурларда дарылоочу рстарына жана токтотуу мөңүңтөрүң карата чектөөлөр аныкталат;
- (б) адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна коргоочу байланыштуу союздук мыйзамдардын негизинде белгиленген дарылоо ошол берилет;
- (в) 3.1.4.1-пункттан көрсөтүлгөн жаныбарлардын саламаттыгын камсыз кылуу боюнча профилактикалык ишчараларга карабастан ден соолук маселеси пайда болгондо, ветеринардык дарылоодо төмөнкү дөй артыкчылыктуу тартипте колдонулуучу мөңүң

Б

(i) гомеопатикалык су юлту лгане сү мдү ктө рдө н жаныбарлардан же минералдардан алынган заттар;

(ii) анестезиялык таасири жок ө сү мдү ктө р жана алардын экстракттары жана

(iii) микроб элементтер, металлдар, табигый иммунос-
стимулятор же уруксат берилген пробиотиктер;

(г) э мдө ө лө рдү жана мажбуурап жок кылуу схемаларына кошпогондо, аллопатиялык дарылоо колдонуу жыйнагы ки дарылоо кучу менен чектелет. Бирок, ө ндү рү ш цикли бир жылдан аз болгону чурларда, бир аллопатикалык чек

дарылоо колдонулат. Аллопатиялык дарылоо нкө рсө тү лгөн чектери ашкан учурда тиешелүү аквакультура жаныбарлары органикалык продуктулар катары сатылбайт;

M7

(е) мүчө мамлекеттер тарабынан башкарылуучу милдеттүү контролдоо схемаларынан тышкары мите куруттарды дарылоо колдонуу төмөнкүдөй чектелет:

(i) лосось чүн-жыйнагына көп дегенде эки дарылоо кучуна чейин же ө ндү рү ш цикли 18 айдан аз болсо, жыйнагы бир дарылоо кучуна чейин;

(ii) лосось балыктарынан башка бардык түрлөрү чүн-жыйнагына эки дарылоо кучуна же ө ндү рү ш цикли 12 айдан аз болгон жыйнагы бир дарылоо кучуна;

(iii) бардык түрлөрү чүн түрдүн ө ндү рү штү к циклинин узактыгына карабастан, жалпысынан төртөөнө бир дарылоо кучуна чейин;

Б

(f) (d) пунктунан тышкары аллопатиялык ветеринардык дарылоо жана мите куруттарды дарылоо, анын ичинде милдеттүү контролдоо жана жок кылуу схемалары боюнча дарылоо токтотуу мөөнөтү ушул Кодекстин 11-статьясында көрсөтүлгөн токтотуу мөөнөтүнөн кезексиз болушу керек.
Директива 2001/82/ЕС же, эгерде бул мөөнөт көрсөтүлбөсө, 48 саат;

(g) ветеринардык дары-дармек каражаттарынын кандай колдонулушу жаныбарларды органикалык продуктулар катары сатуу үчүн алардын компетенттүү органына, же зарыл болгону чурда контролдоочу органына же контролдоочу органына билдирилет. Тазаланган апас так идентификацияланууга тийиш

M9

3.1.4.3. Оорулардын алдында уюмга ишканалардын дарынуу үчүн

Операторлор оорунун алдында уюмга ишканалардын себинжүргүзөт айдоо, тазалоо жана суунун тазалоо, ошондой эле колдонулган кандай ветеринардык жана башка паразиттик дарылоо нреквизиттерин атайтканда, дарылоо ндатасын диагнозуна позологиясын дарылоо продуктуна наталыш жана ветеринардык жардам көрсөтүүгө ветеринардык рецепти көрсөтүү менен колдонулат, жана аквакультура продукцияларын сатууга жана органикалык деп белгилөөгө чейин колдонулган алып салуу мөөнөттөрү.

Б

3.1.5. Турак-жай жана чарбалык практика

3.1.5.1. Жабык рециркуляциялык аквакультура жана барлардын өндүрүшү ишканаларга, инкубациялык заводдорду жана питомиктерди же органикалык тоют организмдери үчүн колдонулган түрлөрү өндүрүшү үчүн жайларды кошпогондо, туюу салынат.

3.1.5.2. Сууну жасалма жылытууга же муздатууга инкубатордо жана питомиктерде гана уруксат берилет. Табигый скважина суусу өндүрүшү нбардык баскычтарында сууну жылытуу же муздатуу үчүн колдонулушумүмүн.

3.1.5.3. Аквакультура жана барларын багуу чөйрөсү аквакультура жана барларын түрлөрүнүн өзгөчө муктаждыктарына ылайык төмөнкүдөй долбоорлонууга тийиш

(а) алардын жергиликтүү чүнжетишүү мейкиндикке ээ жана тиешелүү кампалардын жыштыгы жогору да көрсөтүлгөн наткаруу актыларында белгиленген 15(3)-статьяда;

(б) адекваттуу агымы жана алмашуу курсу, кычкылтектин жетишүү деңгээли жана метаболиттердин төмөндөгү элин сактаган жакшы сапаттагы суу да кармалат;

(в) географиялык шарттарды эске алуу менен түрлөрдүн талаптарына ылайык температура жана жарык шарттарында кармалат

жайгашкан жери.

Балыктын жыштыгы өнөндүрүлгөн балыктын жергиликтүү тийгизген таасирин эске алуу менен балыктын абалына (мисалы канаттарынын бузулушу, башка жаракаттар, өсүү темпери, жүрүмтүрүмү жана жалпы ден соолугу) жана сууну нсапатына мониторинг жүргүзүү жана эске алуу зарыл.

Тузсуз суу дагы балыктардын бү табигый шарттарга мүмкүн болушунан жакын болушу керек.

Карп жана уулу сыяктуу түрлөр боюнча:

- тү бү табигый жер болушу керек;

— көлмөлөрү жана көлдөрү органикалык жана минералдык жер семирткичтер 24-беренеге ылайык органикалык өндүрүшө колдонууга уруксат берилген жер семирткичтер жана кондиционерлер менен гана, 20 кг азот/га азотту максималдуу колдонуу менен жүзөгө ашырылат;

- өндүрүшү ксуулардагы гидрофиттерди жана өсүмдүктөрдү каптоо үчүн синтетикалык химиялык заттар менен азалоолор туюу салынган

M9

Операторлор жана барлардын баку баттуулугуна жана сууну нсапатына мониторинг жана тейлөө боюнча ишканалардын эсебин жүргүзүшү керек. Көлмөлөрү жана көлдөрү жер семирткичтер менен азыктандырууда экинчиликте аталор жер семирткичтерди жана топурактын кондиционерлерди колдонуунун эсебин аны ичинде колдонулган датасын продукциянын наталынын колдонулган көлмөнүн жана тиешелүү жерди камтыйт.

Б

3.1.5.4. Сууну түтүндөрдө долбоорлоо жана куруу жана барлардын ден соолугуна жана жергиликтүү коргоойтуган жана алардын жүрүмтүрүмү муктаждыктарын камсыз кылган агымдын алдамдыгына физикалык-химиялык параметрлерин камсыз кылуу тийиш

Б

15(3)-статья да эскерилген түрлөрдүн же түрлөрдүн нтобу нунөндүрүшүк системаларынын жана сактоочу системалардын спецификалык мүнөздөрү аткарылууга тийиш

3.1.5.5. Жердеги багуу агрегаттары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) агып өтүүчү системалар агып жаткан жана агып чыккан сууну нагымнын ылдамдыгына жана суунун сапатына мониторинг жүргүзүүгө жана контролдоого мүмкүндүк берет;

(б) периметрдин ("жер менен суунун интерфейс") аягынын кеминде 10% бөтүзүшү керек табигый өсүмдүктөр бар.

3.1.5.6. Деңизде кармоо системалары төмөнкү шарттарга жооп бериши керек:

(а) алар сууну нагым тереңдиги жана суу объектисинин алмашуу куюсу деңиз түбүнө жана анын айланасындагы суу объектисине таасирин минималдаштыруу үчүн натыйжалуу болгон жерде жайгаштырылышы керек;

(б) алардын ксплуатациялоочу чөйрөнүн таасирине карата ылайыктуу капас конструкциясы конструкциясы жана тейлөөсү болушу керек.

3.1.5.7. Коргоочу тударына чуу инциденттеринин коркунучу наз айтуу үчүн ништелип чыгышы жайгаштырылышы жана иштетилиши керек.

3.1.5.8. Эгерде балыктар же рак сымалдуулар качып кетсе, жергиликтүү экосистемга тийгизген таасирин наз айтуу үчүн тийишүүчү чаралар көрүлөт, анын ичинде зарыл болгон учурда кайра кармоо. Ишканалар дарысакталат.

3.1.5.9. Аквакультура жаңбырларын балык көлмөлөрүндө, резервуарларда же раковиналарда өстүрүү үчүн чарбаларта табигый чыпкалуу керебеттер, отургуучу көлмөлөр, биологиялык чыпкалар же механикалык фильтрлер менен жабдылышы керек, же калдыктарды же балыктарды же жаңбырларды (эки капкалууларды) пайдалануу үчүн жабдылышы керек. Агынды Агындылардын мониторингиз аралы болгон учурларда үзгүлтүксүз аралыкта жүргүзүлүшү керек.

3.1.6. Жаңбырларга кам көрүү

3.1.6.1. Аквакультура жаңбырларын багуу менен алектенген бардык адамдар ал жаңбырлардын ден соолугуна жана жергиликтүү муктаждыктары боюнча зарыл болгон негизги билимдерге жана көндүмдөргө ээ болууга тийиш

3.1.6.2. Аквакультура жаңбырларын кармоо минимумга түшүрүлүп, эң кыска мөөнөтү жүргүзүлүүгө тийиш. Колдонуу процедураларына байланыштуу стресстен жана физикалык зыяндан качуу үчүн тийишүүчү жабдуулар жана протоколдор колдонулушу керек. Асылтуу күммүлдар физикалык зыянды жана стрессти азайтууга андай кылып, керек болсо нөркөздү настынды кармалышы керек. Гранттоо операциялары минималдуу болушу керек жана балыктын жергиликтүү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон учурларда гана колдонулушу керек.

3.1.6.3. Жасалма жарыкты колдонууга төмөнкү чектөөлөр колдонулат:

Б

(а) табигый күндү нүзактыгын узартуу үчүн эл тологиялык керектөөлөрдү, географиялык шарттарды жана жаныбарлардын жалпы ден соолугуна эске алган максимумданаашооготийиш репродуктивдүк максаттар үчүн зарыл болгон учурлардан тышкары бул максимумдуккасына 14 сааттанашооготийиш

(б) жарыктын интенсивдүүлүгүнүн кескин өзгөрүшүнө өзгөргүчү бактысында күндүрткылуу учурларда же арткы жарыктандыруу колдонуу аркылуу жол бербөө керек.

3.1.6.4. Жаныбарлардын баку баттуулугун жана ден соолугун камсыз кылуу үчүн наараңгыга учураган кат берилет. Механикалык аз раторлор кайра жаралуучу энергия менен иштөөсү керек булктар.

3.1.6.5. Кызыкпек жаныбарлардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына байланыштуу талаптарга жана өндүрүштүн же транспорттук критикалык мезгилдери үчүн жана төмөнкү учурларда гана колдонулушумүмүн

(а) температура өзгөрүшүнүн атмосферанын төмөндүшүнө өзгөчө учурларда фрикалык басым же сууну коюу станбулганыш

(б) запастарды башкаруу жол-жоболору, мисалы үлгүлөрдү алуу жана сорттоо;

(в) чарбалык мөлдүн амнанкалыш камсыз кылуу үчүн

M9

Операторлор (а) (б) же (с) пункттарында колдонулган кескөө түшүнүгү менен мандай пайдалануулардын эсебин жүргүзөт.

Б

3.1.6.6. мөнөтүн сактоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт аквакультура жаныбарларын минимумга чейин ташуу.

3.1.6.7. Жаныбардын бүткүл өмүрүнүн ичинде, анын ичинде союлган учурда да аз ап-кайгы минималдуу болушу керек.

3.1.6.8. Көз талына баянциясына, анын ичинде байлатуу, кесүү жана чымоосу ктуу бардык учурлар ктуу аракеттерге тыюу салынат.

3.1.6.9. Союу нүктөлөрү бальктарды дароо эс-учуноготуп, ооруусез бейкалышна алып келиши керек. Союлганга чейин иштетүү жаракаттарды болтурбоого жана аз ап жана стрессти минималдуу түрдө сактооготийиш Союу нүктөсүндө оптималдуу ыкмаларын кароодо жыйноо өлчөмүнө гү, түрлөрүндө гү жана өндүрүш жерлериндеги айырмачылыктар эске алынат.

3.2. моллюскалардын деталдуу эрежелери

3.2.1. учураган келип чыгышы

Үрөндү келип чыгышына карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

а) өндүрүштүк бирдиктин чегинен тышкары жердеги жапайы рөнө ки капкалуу моллюскаларга карата колдонулушумүмүн эгерде эколофияга олуттуу зыян келтирилбесе, жергиликтүү мыйзамдарда учураган берилген жапайы рөнө жергиликтүү:

(i) кышкы бабарына турушкучу берабаган коноштун керектөөлөрү жеталптарданагы кетсе; же

(ii) коллекторлорго моллюскалардын учураган табигый жайгашуусу;

Б

(б) чөйчөктү үчүстрица (*Crassostrea gigas*) үчү жапайы жаратылышта урукчачуу нүз айтуу үчү нтаңдалып алынган малга артыкчылык берилет;

(в) жапайы рөндөрдүнкантип, каяктанжана качанчогу лту лганыже нүндө жазуулар чогултуу аягына чейин байкоо жүргүзүлүчүнсакталууга тийиш

(г) жапайы рөнкомпетенттүү органоуруксат бергенденкийингана чогултуулуцүмүкүн

3.2.2. Турак-жай жана чарбалык практика

Турак-жай жана чарбалык практикага карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүш органикалык балыктарды жана балырларды өндүрүшүсүз ктуу бир элесуу зонасында, туруктуу башкаруу планында документтирилген полику лтуу системасында жүргүзүлүшү мүмкүн кошкапкалуу моллюскалар ошондой эле полику лтуу рада карынбуу ттуу моллюскалар менен бирге өстүрүлүшү мүмкүн

(б) органикалык кошкапкалуу моллюскаларды өндүрүшү мамллар, сүзгүчтөр же башка ачык белгилер менен чектелген аймактарда ишке ашат жана зарыл болгон учурда торбашыктар, клеткалар же башка адамдар тарабынан жасалган билдирет;

(с) органикалык моллюскалар чарбалары оогон кыякдар болгон түрлөрүчү нтобоекдиктерди минималдаштырууга тийиш Жыргыктардын торлору колдонулса, алардын конструкциясы суучуу канаттууларга азын келтирүүгө жол бербеш керек.

3.2.3. Өстүрүү

Өстүрүү үчүнтөмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) 15(3)-статья да эскертилген мидия аржанда өстүрүү жана башка өкмөлөр органикалык өндүрүштө колдонулушү мүмкүн

(б) моллюскалардын түбүндө өстүрүүгө, чогултуу жана өстүрүү жерлеринде экологияга олу ттуу таасир тийгизбеген учурда гана жол берилет. Айлана-чөйрөгө минималдуу таасир этүүнү ндалилини растаган илде ө жана отчет туруктуу башкаруу планына өзүнүн глава катары кошуп лат жана оператор тарабынан компетенттүү органга, же зарыл болгон учурда конгрлодоочу органга же конгрлодоочу органга берилет. операцияларды баштоо.

3.2.4. Башкаруу

Башкарууга карата төмөнкү эрежелер колдонулат:

(а) өндүрүш өшл жердеги органикалык эмес моллюскалар үчүнколдонулгандан ашаган мөлдүн жыштыгы колдонулушү керек. Сорттоо, суултуу жана мөлдүн жыштыгын же нгө салуу биомассага ылайык жана жаңы барлардын жыргалчылыгын жана продукциянын жогорку сапатын камсыз кылуу үчүнкү жүргүзүлөт;

Б

(б) биологиялык булган организмдер физикалык каражаттар менен же кол менен жок кылышы керек жана зыян болгону чурда моллюскалардын чарбаларына нөлсүз аракеттенүүгө кайтарлат. Моллюскалардын өндүрүш циклинде бир жолу дарылоого болот атаандашканбулган организмдерди көзөмөлдөө үчүнакиташ ритмиси менен.

3.2.5. Устрицалардын өстүрүүчү нөзөгөчө эрежелери

Эстакадаларда каптарда өстүрүүчү уруксат берилет. Устрицалар жайгашкан тигил же башка курулуштар жөзөксө ыгыныбойлото жалпытосмолорду нпайда болушуна жол бербөө үчүн жасалышы керек. Өндүрүшү оптималдаштыруу үчүнз апастарагындагы мана байланышуу керектерге кыдат жайгаштырышы керек. Өндүрүш 15(3)-статья да көрсөтүлгөн наткаруу актыларында белгиленген талаптарга жооп бериши керек.

IV бөлүм Кайра иштелип чыккан аш-өндүрүшүчү нэ режелери

9, 11 жана 16-статьяларда белгиленген өндүрүшүн жалпы эрежелеринен тышкары кайра иштелип чыккан аш-өндүрүшүчү нэ ушул бөлүктө белгиленген эрежелер колдонулат.

1. Кайра иштелип чыккан аш-өндүрүшүчү жалпы талаптар
- 1.1. Тамак-ашкошумдары кайра иштетүүчү каражаттар жана тамак-ашы кайра иштетүүчүчү колдонулуучу башка заттар жана ингредиенттер жана тамеки чегүүчү сүзүктү колдонулганар кандай кайра иштетүү практикасы жакшы өндүрүш принциптерине ылайык келүүчү тийиш практика (1).
- 1.2. Кайра иштелип чыккан аш-өндүрүшүчү операторлор кайра иштетүүчү нманилуу кадамдарын системелуу идентификациялоону негизинде тиешелүү жол-жоболорду түзүүчү жана жаңылоого милдеттүү.
- 1.3. 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өндүрүшүчү н кайра иштетүүчү продукттарыны ушул Регламентке ар дайым цайкешкелишин камсыз кылуу гатийиш
- 1.4. Операторлор 1.2-пунктта көрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондой эле 28-беренеге ыянакелтирбестен атап айтканда:

M9

(а) сактык чараларын көрүүчү жана ал чаралардын эсебин жүргүзүүчү ;

Б

(б) тиешелүү тазалоо чараларды ишке ашыруу, алардын натыйжалуулугун көзөмөлдөө жана бул операциялардын эсебин жүргүзүү ;

(в) органикалык эмес продукцияны органикалык өндүрүшкө шилтеме кылуу менен рынокко жайгаштырбоо кепилдиги.

- 1.5. Кайра иштелип чыккан органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес азыктарды даярдооу бакы жемейкиндик боюнча бири-биринен өзүнө кармалууга тийиш. Эгерде органикалык, конвертацияланган жана органикалык эмес продукттар кайсы болбосун комбинациядалса же тиешелүү даярдообөлүмүндө сакталса, оператор төмөнкүлөргө милдеттүү:
 - (а) компетенттүү органга, жезыян болгону чурда контролго мөалымдоо тиешелүү үчүнө жараша бийлик же контролдоо органы;

(1) 2006-жылдын 22-декабрындагы № 2023/2006 Комиссиянын Регламентинин (ЕС) 3(а) беренесинде аныкталгандай жакшы өндүрүшүчү кпрактикалар (GMPs) тамак-аш менен байланышууга арналган материалдар жана бу юмдар үчүн жакшы өндүрүш практикасы (OJ) L384, 29.12.2006, 75-б.).

Б

(b) өндүрүшү шаяк таанган чейин операцияларды жүзүлтүкүзүтүрдө, кайсыболбосун башка түрдөгү продукцияга (органикалык, конверсияланган же органикалык эмес) жасалган окшош операциялардан өзүнчө ордуна да же убактысында жүзүзүзү;

(в) органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продукцияларды операцияларга чейин жана андан кийин бири-биринен ордуна же убактысы боюнча бөлөксактоо;

(г) бардык операциялардын жана көлөмдөрдүн жаңыланган регистр жеткиликтүү кармалтууруу иштелиген;

(e) лотторду идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продукциялардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн назар чараларды жүзүзүзү;

(f) өндүрүшүк жабдууларды талаптагыдай тазалоодон кийин гана органикалык же конверсиялык продукциялар боюнча операцияларды жүзүзүзү.

- 1.6. Органикалык тамак-ашыкайра иштетүүдө жана сактоодо жогорку оксидтерин калыбына келтирүүчү, органикалык тамак-ашыкайра иштетүүдө кайдыгерликтин натыйжаларын оңдоно же башка жол менен сатууга арналган продукциянын чыгыштагы таян карата жаңылыгы болушу мүмкүн болгон продукциялар, заттар жана техникалар органикалык тамак-ашкатары колдонууга болбойт.

M9

- 1.7. Операторлор 25-статьяга ылайык кайра иштелиген органикалык тамак-ашыктарын өндүрүшү үчүн органикалык эмес айыл чарба индустриясын пайдаланууга уруксаттар же үндө колдо болгондо ментик далилдерди сакташат, эгерде алар мындай уруксаттарды алышкан же пайдаланышкан.

Б

2. кайра иштелиген тамак-ашы өндүрүшү үчүн толуу талаптар
- 2.1. Кайра иштелиген органикалык тамак-ашыкка рамына төмөнкү шарттар колдонулат:
- (a) продукция негизинен айыл чарба индустриясынын же Итиркемеде көрсөтүлгөн тамак-ашкатары колдонууга арналган продукциялардан өндүрүлөт; үчүн продукциянын негизинен ошол азыктардан өндүрүлгөн үзүлгөнүктөнүм сатышы кошулган суу жана туз эске алынат;
- (b) органикалык индустрия бир эле индустрия менен органикалык эмес формада болбошу керек;
- (c) конверсия дагы индустрия органикалык же органикалык эмес формадагы бир эле индустрия менен бирге болбошу керек.
- 2.2. Тамак-ашыктарын кайра иштетүүдө айрым азыктарды жана заттарды колдонуу
- 2.2.1. Тамак-ашыкайра иштетүүдө 24-беренеге же 25-беренеге ылайык уруксат берилген тамак-ашыкчүлмө кайра иштетүүчү каражаттар жана органикалык эмес айыл чарба индустриясы, ошондой эле 2.2.2-пунктта көрсөтүлгөн продукциялар жана заттар колдонулушу мүмкүн VI бөлүктүн 2-пункту колдонулатуу органофосфор секторуна продукцияларын жана заттарын жана VII бөлүктүн 1.3-пункттары колдонулуучу ачыктыктардан башкасы

Б

- 2.2.2. Тамк-ашаз ыктарын кайра иштетүүдө төмөнкү продуктулар жана заттар колдонулушумүмкүн:
- (а) тамк-ашаз ыктарын кайра иштетүүдө адатта колдонулуучу микроорганизмдердин жана тамк-ашферменттеринин препараттары эгерде тамк-ашкоюмалары катары колдонулуучу тамк-ашферменттерине органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген шартта;
- (б) (с) жана (д) (i) пункттарында аныкталган заттар жана буюмдар
(ЕС) № 1334/2008 Регламентинин 3(2) б-бери, алар табигый жыпар жыг берүүчү заттар же табигый жыпар жыг берүүчү катары белгиленген 16(2), (3) жана (4) статьяларына ылайык даярдоо
Регламент;
- в) ээти жана жумуртканын кабыгынын шамптоочу чүнтүстөр
(ЕС) № 1333/2008 жобосунун 17-б-бери;
- (г) жылдын белгилүү бир мезгилинде рынокко чыгаруу максатында өндүрүлгөн кайнатылган жумуртканын кабыгынын салттуу декоративдик боёочу табигый түстөр жана табигый каптоочу заттар;
- (е) ичүүчү суу жана органикалык же органикалык эместуу (натрий менен негизги компоненттер катары лорид же калий хлориди) көбүнчө тамк-аш кайра иштетүүдө колдонулат;
- (ф) минералдар (микроэлементтер кирет), витаминдер, аминокислоталар жана микроэлементтер, эгерде:
- (i) аларды тамк-ашка кадимки керектөө үчүн пайдалануу Союздук мыйзамдардын жоболору же Союздук мыйзамдарына туура келген улууттук мыйзамдардын жоболору тарабынан түздөнтүздө талап кылынган мааниде "түздөнтүздө мыйзамдуу түрдө талап кылынган", мунун натыйжасында тамк-ашты такыр жайгаштыруу мүмкүн эмес. бул минералдар, витаминдер, аминокислоталар же микроэлементтер кошулбаса, рынокто кадимки керектөө үчүн назык катары же
- (ii) ден соолукка жетамктанууга же керектөөчүлөрдүн белгилүү бир топтору үчүн керектөөлөрүнө карата өзгөчө мүнөздөмөлөргө жеттирилген ээ катары рынокко чыгарылган тамк-ашка карата:
- 1(1)-статьянын (а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөн продукция да
Регламенттин (ЕБ) № 609/2013 Европа
Парламентин жана Кеңешин (1) аларды пайдаланууга ушул
Регламент жана анын негизинде кабыл алынган актылары уруксат берет
Тиешелүү продукция үчүн ушул Нускаманын 11(1) б-бери же
- 2006/125/ЕС (2) Комиссиянын Директивасы менен жөнөсө салынган
продукция да аларды колдонууга ошол Директивага уруксат берилет.

(1) Регламент (ЕБ) № 609/2013 Европа Парламентин жана Кеңешинин 2013-жылдын 12-июнундагы ымыркайлар жана жаш балдар үчүн нармалган тамк-аштын медициналык максаттар үчүн тамк-аш жана салмактык көзөмөлдөө үчүн диетанын толуукан алмаштыруу жана Кеңештин 92 Директивасын жокко чыгаруу /52/ЕЕС, 96/8/ЕЕС Комиссиянын Директивалары 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС жана 2006/141/ЕС, Европарламенттин 2009/39/ЕС Директивасы жана Кеңештин жана Комиссиянын Регламентинин (ЕС) № 41/2009 жана (ЕС) № 953/2009 (ОJ L 181, 29.6.2013, 35-ст.).

(2) 2006-жылдын 5-декабрындагы 2006/125/ЕС Комиссиянын 2006/125/ЕС Директивасы ымыркайлар жана жаш балдар үчүн кайра иштетилген азыктарына балдар тамк-аштары (ОJ L 339, 6.12.2006, 16-б-бери).

Б

- 2.2.3. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттарга колдонулат.
M9 Операторлор ар бир продукту колдонуу лгандаталардыже даталарды кошолгондо, ошол продукттарды колдонуу нунэ себинжүргүзүүү керек.
 продукту нунаталышы анынактивдүүү заттары жана мундай колдонуу нунорду .
- 2.2.4. 30(5)-статья даэскертилгенэ септөө максаттарыүчүнтөмөнкү эрежелер колдонулат:
- (a) 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүшө колдонууга уруксат берилгенкээ бир тамак-ашкоо малары айыл чарба ингредиенттери катарыэ септелинет;
- (b) 2.2.2-пунктту н(a), (c), (d), (e) жана (f) пункттарында көрсөтүлгөнпрепараттар жана заттар айыл чарба ингредиенттери катарыэ септелбейт;
- (e) ачыккыжана ачыккыазыктары айыл чарба продукциялары катарыэ септелет ингредиенттер.

M9

- 2.3. Операторлор тамак-ашөндүрүшөндө колдонуу лганар кандай материалдардынэ себинжүргүзүүү керек. Композиттик продуктулардыөндүрүшө компетенттүү органдаже конгрлодоочу органдакыришжана чыгаруу нункөмөмүнкөрсөткөнталуу рецептер/формулар сакталууга тийиш

Б

Убөлүм Кайра иштетилгенототтардыөндүрүшө эрежелери

9, 11 жана 17-статьяларда белгиленгенөндүрүшүнжалпы эрежелеринен тышкары кайра иштетилгенототту органикалык өндүрүшөүшүлбөлүктө каралган эрежелер колдонулат.

1. Кайра иштетилгенототтардыөндүрүшөгө жалпы талаптар
- 1.1. Тюткошу малары кайра иштетүүчү каражаттар жана тютоттарды кайра иштетүүчү колдонуулуучу башка заттар жана ингредиенттер, ошондойэ летамекитартуусыяктуу колдонуу лганар кандай кайра иштетүү практикасы жакшыөндүрүшпринциптеринө ылайык келүүгө тийиш практика.
- 1.2. Кайра иштетилгенототтунөндүргөн операторлор кайра иштетүүнүнманилүү кадамдарын системалуу түрдө аныктоону ннегизинде тийишүү жол-жоболорду түзүүү жана жаңыртгышы керек.
- 1.3. 1.2-пункттакөрсөтүлгөн жол-жоболорду колдонуу өндүрүшөгөнкайра иштетүүү продуктуларыннушул Регламентке ар дайым шайкешкелишин камсыз кылууга тийиш
- 1.4. Операторлор 1.2-пункттакөрсөтүлгөн жол-жоболорду сактоого жана ишке ашырууга, ошондойэ ле 28-беренегезыянкелтирбестен атап айтканда:

M9

(a) сактык чараларынкөрсөтүү жана ал чаралардынэ себинжүргүзүүүгө ;

Б

(b) тиешелүү тазалоо чараларды ишке ашыруу , алардын натыйжалуулугункөзөмөлдөө жана бул операциялардынэ себинжүргүзүүү ;

(e) органикалык эмес продукциянын органикалык өндүрүшө шилтеме кылуу менен рынокко жайгаштырылоо кепилдиги.

Б

- 1.5. Кайра иштетилген органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес азыктарды даярдоо убактыгы мейкиндик боюнча бири-биринен өзүнчө кармалууга тийиш. Эгерде органикалык, конвертацияланган жана органикалык эмес продуктулар кайсы болбосун комбинацияда даярдалса же тиешелүү даярдообөлүмүндө сакталса, оператор төмөнкүлөргө милдеттүү:
- (а) тиешелүү түрдө контролдоочу органга же контролдоо органына маалымдайт;
- (б) өндүрүшү катанга чейин операцияларды өзүлүктүзүздө, кайсы болбосун башка түрдөгү продукцияга (органикалык, конверсияланган органикалык эмес) жасалган окшош операциялардан өзүнчө өрдүндө же убактысында жүргүзүү;
- (в) органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продукцияларды операцияларга чейин жана андан кийин бири-биринен өрдү же убактысы боюнча бөлөксактоо;
- (г) бардык операциялардын жана көлөмдөрдүн жаңыланган реестрдин жеткиликтүү кармалтуу иштетилген;
- (е) лотторду идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык, конверсия дагы жана органикалык эмес продуктулардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүгө;
- (ф) өндүрүшүк жабдууларды талаптагыдай тазалоодон кийин гана органикалык же конверсиялык продуктулар боюнча операцияларды жүргүзүү.
2. кайра иштетилген тоютто өндүрүш боюнча толук талаптар
- 2.1. Органикалык тоют материалдары же конверсиялык тоют материалдары органикалык эмес жол менен өндүрүлгөн тоют материалдары менен бириктирилген органикалык тоют продуктуна курамына кирбеш керек.
- 2.2. Органикалык өндүрүштө колдонулган же кайра иштетилген тоют материалдары химиялык синтезделген ритмиктердин жардамы менен иштетилбеш керек.
- 2.3. Тоютту кайра иштетүүдө өсүмдүк, балыр, жаныбар же ачык тектүү органикалык эмес тоют материалы минералдык тоют материалы ошондой эле 24-статьяга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилген тоюттоочу малары жана кайра иштетүүчү каражаттарга колдонулушумүмүн.
- 2.4. Бул мексатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттарга колдонулат. МЭ Операторлор бир продукту колдонулган даталарды же даталарды кошумчалаганда, ошол продуктуларды колдонууну себин жүргүзүүчү керек. продуктуна наталышы аны активдүү заттары жана мундай колдонууну өрдү.
- 2.5. Операторлор тоют өндүрүшүндө колдонулган кандай каражаттардын себин жүргүзүүчү керек. Композиттик продуктулардын өндүрүшүндө компетенттүү органга же контролдоочу органга киришкенин чыгарууну көлөмүнө өсөткөн тоют рецептер/формулар сакталууга тийиш.

Б

VI бөлүм Царап

1.
 - 1.1. 9, 10, 11, 16-жана 18-статьяларда белгиленген өндүрүш үчүн жалпы эжелеринен тышкары ушул бөлүктө белгиленген эжелер ушул Кодекстин (I) пунктуна карата көрсөтүлгөн царап сектору үчүн продукция сыноганизация өндүрүшүгө карата колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013 жобону н1(2) беренеси.
 - 1.2. Комиссиянын Регламенти (ЕС) № 606/2009 (1) жана (ЕС) № 607/2009 (2) ушул бөлүктө ачыктаначык каралбаса, колдонулат.
2.
 - 2.1. Кээ бир бу юмдарды жана заттарды колдонуу
 - 2.1.1. Царап тармагынын продукция сыноганизациялык чийки заттан өндүрүлөт.
 - 2.2. Царап сектору үчүн продукция сында рдоо үчүн 24-беренеге ылайык уруксат берилген продукциялар жана заттар гана колдонулушумүмүнүн анычында энологиялык практикалар, процесстер жана процедуралар ушунда, Нускамада (ЕБ) белгиленген шарттарды жана чектөөлөрдү эске алуу менен № 1308/2013 жана Регламент (ЕС) № 606/2009, атап айтканда, акыркы Регламенттин IA тиркемесинде.

M9

- 2.3. Операторлор царап өндүрүшүндө жана тазалоодо жана дезинфекциялоодо колдонулган ар кандай продукцияларды жана заттарды колдонуу үчүн эсебин анычында ар бир продукция колдонулган күндө даталарды бу юмдун наталышы аныктивдүү эаттары жана колдонулушумүмүн болсо, мындай колдонуу үчүн норду.

Б

3.
 - 3.1. Энологиялык практикалар жана чектөөлөр
 - 3.1.1. Ушул бөлүктүн 1-жана 2-бөлүмдөрүнө жана 3.2, 3.3 жана 3.4-пункттарында каралган белгилүү бир тыюу салууларга жана чектөөлөргө зыян келтирбестен, регуляменттин 80-беренесинде жана 83(2) статьясында каралган чектөөлөрдү кошкондо, энологиялык практикалар, процесстер жана дарылоолор гана колдонулат. (ЕБ) № 1308/2013, 2010-жылдын 1-августуна чейин колдонулган (ЕС) № 606/2009 Регламенттин 3-беренесинде, 5-9-беренелеринде жана 11-14-беренелеринде жана ушул Регламенттин Тиркемелеринде уруксат берилет.
 - 3.2. Төмөнкү энологиялык тажрыйбаларды процесстерди жана дарылоо ыкмаларын колдонууга тыюу салынат:
 - (а) Регламенттин VIII тиркемесинин I бөлүгүнүн V.1 бөлүмүнүн (в) пунктуна ылайык муздатуу аркылуу жарымжартылай концентрация (ЕБ) № 1308/2013;
 - (б) № 606/2009 Регламенттин IA Тиркемесинин 8-пунктуна ылайык физикалык процесстер менен күрттүндий оксидин жуюу;
 - (с) Эрежелердин (ЕС) IA тиркемесинин 36-пунктуна ылайык цараптын тармагы турукташтыруу сункамсыз кылуу үчүн нэлектродиализ менен дарылоо № 606/2009;

(1) Комиссиянын (ЕС) 2009-жылдын 10-июлуна дагы № 606/2009 Регламенти, жүзүмөсүмдүктө өндүрүшүн категорияларына, энологиялык тажрыйбаларга жана колдонулуучу чектөөлөргө (OJ L 193) карата Кеңештин № 479/2008 Регламентинин ашыруу үчүн найымдеталдуу эжелерин белгилеген, 24.7.2009, 1-б.).

(2) Комиссиянын (ЕС) 2009-жылдын 14-июлуна дагы № 607/2009 Регламентинин № 479/2008 Кеңешинин Регламентинин ашыруу үчүн найымдеталдуу эжелери келип чыккан жерлердин жана географиялык көрсөткүчтөрдүн корголуучу белгилерине, салттуу терминдерге, маркировкага жана презентацияга карата кээ бир царап секторуна назыктарын (OJ L 193, 24.7.2009, 60-б.).

Б

- (г) 40-пунктуна ылайык шарапты жарымжартылай алког олизация лоо (ЕС) № 606/2009 жобосуна IA тиркemesi;
- (е) № 606/2009 Регламентин IA тиркemesинин 43-пунктуна ылайык шараптын тарлыктуу рукташтыруу сункамсывкылуу үчүнкатионалмш ьргынтар менен дарылоо.
- 3.3. Төмөнкү энологиялык практикаларды процесстерди жана дарылоо ькмларын колдонууга төмөнкү шарттарда жол берилет:
- (а) IA тиркemesинин 2-пунктуна ылайык жылуулук менеништетүү Регламент (ЕС) No 606/2009, температура 75 ° C ашаган шартта;
- (б) (ЕС) Регламентин IA тиркemesинин 3-пунктуна ылайык инерттүү чыпкалоочу агент менен же ансыв центрифугалоо жана фильтрлөө No 606/2009, тешикчелердин өлчөмү аз эмес болсо 0,2 микронго чейин жогору.
- 3.4. Регламентте (ЕС) № 1234/2007 же Регламентте (ЕС) № 606/2009 каралган 2010-жылдын 1-августунан кийин киргизилген ар кандай оңдоолор шараптын органикалык өндүрүшүнө ушул чаралардан кийин гана колдонулушу мүмкүн ушул бөлүмгө уруксат берилгендей жана зарыл болгон учурда ушул Эрежелердин 24-беренесине ылайык баалангандан кийин киргизилет.

VII бөлүк: Анык кытамк жетуют катары колдонулат

9, 11, 16, 17-статьяларда белгиленген өндүрүшүн жалпы эрежелерин тышкары ушул бөлүктө белгиленген эрежелер тамк-ашже туют катары колдонулган ачык кыларды органикалык өндүрүшүгө карата колдонулат.

1. Жалпы талаптар
- 1.1. Органикалык ачык кыларды өндүрүшү чүнк органикалык түрдө өндүрүлгөн субстраттар гана колдонулушу керек. Бирок, МЗ 2024-жылдын 31-декабрына чейин, субстратка 5% га чейин органикалык эмес ачык кызы кстрактыже автолизат кошууга (куркак заттын салмагы менен эсептелген) органикалык ачык кыларды өндүрүшү чүкнуруксат берилет. органикалык өндүрүштө ачык кызы кстрактыже автолизат алуу мүмкүн эмес.
- 1.2. Органикалык ачык кыларды органикалык эмес ачык кылар менен бирге органикалык тамк-ашже туютта болбошу керек.
- 1.3. Органикалык ачык кыларды өндүрүшү, кондитерлөө жана түзүшү чүнтөмөнкү продуктулар жана заттар колдонулушу мүмкүн:
- (а) 24-статьяга ылайык органикалык түрдө колдонууга уруксат берилген кайра иштетүүчү каражаттар өндүрүшү
- (б) (а), (б) жана (е) пункттарында айтылган буюмдар жана заттар IV бөлүктүн 2.2.2-пункту.
- 1.4. Бул максатта кайра иштетүүдө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоо жана дезинфекциялоочу каражаттар гана колдонулат.

M9

- 1.5. Операторлор ачык кыларды өндүрүшү жана тазалоо жана дезинфекциялоочу колдонулган ар кандай продуктулардын жана заттардын эсебин анык ичинде ар бир продукт колдонулган даталарды же даталарды продуктуну наталыш анын активдүү заттарын жана мундай колдонууну нурду камгышы керек.

Б

III ТИРКЕМЕ

ЖИНОО, ПАКТОО, ТАШУ У ЖАНА САКТОО
ПРОДУ КЦИЯЛАР

1. Проду кция ныжыйно жана дая рдоо з венолору на жеткиру у
 Операторлор бир э ле у бакта орг аникалык,
 конверсия дагы жана орг аникалык э мес проду ктылар орг аникалык, конверсия дагы жана
 орг аникалык э мес проду кту лардын ортосу нда мү н болгон аралашу у ну же
 алмашу у ну болту рбоо жана орг аникалык жана конверсия дагы проду кту лардын
 идентификация сын камсыз кылуу ү чү нтиешелү ү чаралар кө рү лгө ндө гана.
 Оператор конролдоо орг анында же конролдоочу орг анда жеткиликтү ү болгон
 проду кция ныкабыл алуу кү ндө рү , сааттары схемасы жана датасы жана у бактысы
 жөнү ндө маалыматты сактоо о милдеттү ү .
2. Башка операторлорго же бөлү мдө ргө аз ыктарды таң гактоо жана ташу у

M5

2.1. Берилү ү чү маалымат

- 2.1.1. Операторлор орг аникалык проду кту ларды жана конверсия лык проду кту ларды башка
 операторлорго же бөлү мдө ргө , анын ичинде дү н жана чекене сату у чу ларга тиешелү ү
 таң гактарда, контейнерлерде же транспорт каражаттарында, анын ичинде мез му ну н
 өзгө ртү ү гө , анын ичинде алмаштыру у га жетү ү мү мү н болбой тургандай жабык
 тү рдө ташылыш камсыз кылыш керек. пломба ны манипуляция лоо же бузу у жана
 Союздук мыйзамдарда талап кылынган башка кө рсө ткү чтө ргө зья нкелтирбестен
 тө мө нкү дө й э тикетка менен камсыз кылуу :

(а) операторду натыйжана дарег и, ал э ми башкача болсо, проду кту ну н э синин же
сату у чу ну н

(б) буюмду наталышы

(в) конролдоочу орг анын же конролду к орг анын аталышы же кодду к номери
оператор башийг ең жана

(д) тиешелү ү чу рларда, у лутту к деңгээ лде бекитилген же конролдоочу
орг аны конролдоо орг аны менен макулдашилган жана лотту 34(5)-статья да
э скерт илген жазу у лар менен байланыштыру у га мү мү ндү к берү ү чү
маркалоо системасына ылайык лотту н идентификация лык белгиси.

- 2.1.2. Операторлор башка операторлорго же холдингдерге, анын ичинде бү тү ндө й сату у чу ларга жана
 чекене сату у чу ларга ташылып келинген орг аникалык ө ндү рү штө у ру ксат берилген аралаш
 тооттар Бирликтин мыйзамдарында талап кылынган башка кө рсө ткү чтө рдө нтышкары
 тө мө нкү дө й белгилер менен камсыз болу шу н камсыз кылуу га тийиш

(а) 2.1.1-пунктта кө рсө тү лгө н маалыматтар;

(б) тиешелү ү чу рларда, кургак заттын салмагы боюнча:

(i) орг аникалык тоют материалдарын жалпы пайызы

(ii) конверсия дагы тоют материалдарын жалпы пайызы

(iii) пункттарда камылбаган тоют материалдарын жалпы пайызы (i)
жана (ii);

(iv) айыл чарба аз ыктарын жалпы лү шү ;

M5

(в) тиешелү үчүрларда, органикалык тоют материалдарынын талыгы

(г) тиешелү үчүрларда, конверсиялык тоют материалдарынын талыгы жана

(е) 30(б)-статьяга ылайык маркировкалоо мүнөзү болбогон аралаштоо үчүрү үчүр
 Нускамага ылайык мындай тоют органикалык өңдүрүштө колдонулушу мүнөзү
 экеңдигинин белгиси.

2.1.3. 66/401/ЕЕС Директивасына зыянкелирбестен операторлор таңгагынын тикеткасында
 органикалык жана конверсия дагыже органикалык эмес өсүмдүктөрүнүн найрымтуурунун
 уруктарына камгыч антот өсүмдүктөрүнүн уруктарынууру ксаты берилгендик инкамьв
 кылышы керек. ушул Регламенттин II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктүндө белгиленген
 тиешелү шарттарда аралашын так компоненттери жөнүндө маалымат, ар бир компоненттин
 түрүнүн салмагына карата пайыз менен көрсөтүлөт, ал эми зарыл болгон учурда сорттор.

66/401/ЕЕС Директивасынын IV тиркемесине ылайык тиешелү талаптардан тышкары бул
 маалымат ушул пункттун биринчи абзацында талап кылынган көрсөткүчтөрдөн тышкары
 органикалык жана инфраспектралык деп белгиленген аралашын компоненттеринин
 түрүнүн нтизмесинде камгышы керек. конверсия. Аралашмадагы органикалык жана
 конверсиялык үрөндөрүнүн салмагынын минималдуу жалпы пайызы 70% кемес болушу
 керек.

Эгерде аралашма органикалык эмес үрөндөрү камгаса, э тикеткада төмөнкүдөй
 билдирүү камгычу га тийиш "Ашаны пайдаланууга уруксат берген ыргарыму кутуу
 органдын ыргарыму кутуурунун чегинде жана мүнөзү мөмлекеттин аймагында гана жол берилет.
 органикалык өңдүрүш жана органикалык продуктуларды маркировкалоо боюнча (ЕБ) 2018/848
 Регламенттин II тиркемесинин 1.8.5 пунктуна ылайык булар аралашма."

2.1.1 жана 2.1.2-пункттерде көрсөтүлгөн маалымат, эгерде мындай документ буюмдун
 таңгагы конгейнери же транспорттук транспорт менен ташуу менен байланыштырылышы мүнөзү
 болсо, коштоочу документте гана көрсөтүлүшү мүнөзү. Бул коштоочу документ берүүчү
 жеташуучу жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Б

2.2. Таңгактарды конгейнерлерди же транспорт каражаттарын жабуу талап кылынбайт
 кайда:

(а) транспорттүздөнүтүз эки оператордун ортосунда ишке ашат
 органикалык башкаруу системасына башийет;

(б) транспорт органикалык же бир гана конверсиялык продуктуларды камтыйт;

(в) продуктулар 2.1 пунктка ылайык талап кылынган маалыматты камгандоо менен
 кошолсо жана

(д) тездетүүчү дагы кабыл алуучу дагы ушундай транспорттук операциялардын
 документалдык эсебин контролдоочу орган же контролдоо органы чүнсактайт.

3. Тоютту башка өңдүрүштүк же даярдоочу агрегаттарга же сактоочу жайларга ташуунун
 атайын режелери

Тоютту башка өңдүрүштүк же даярдоочу бөлүмдөргө же сактоо жайларына ташууда
 операторлор төмөнкү шарттардын аткарылышына камгышы керек:

Б

(а) тауу уу чурунда органикалык түрдө өндүрүлгөн отют, конверсия дагы отют жана органикалык эмес отюттар физикалык жактан натыйжалуу бөлүнөт;

(б) органикалык эмес продукцияны ташыгачы транспорт каражаттары же контейнерлер органикалык же конверсияланган продукцияны тауу үчүнгөн колдонулат, эгерде:

(i) натыйжалуу лугу текшерилген иешелүү тазалоочу чаралары органикалык же конверсиялык продукцияларды тауу башоонуналдында жүргүзүлсө жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшөт;

(ii) контролдоо механизминде ылайык бааланган тобокелдиктерге жараша бардык тийишүү чаралар ишке ашырылат жана зарыл болгон учурда операторлор органикалык эмес продукциялардын өңөрөлбөйт деп кепилдик берет. органикалык көрсөтүү менен рынокко жайгаштырылат өндүрүшү;

(iii) оператор контролдоочу орган же контролдоочу чүмөтүктү үч болгон мандай транспорттук операциялардындокументалдык эсебин жүргүзөт;

(в) даяр органикалык же конверсиялык отюттарды тауу башка даяр продукцияларды тауу дан физикалык жөзү багында бөлүнөт;

(г) тауу уу чурунда продукциянын башталышындагы сынагы жана жеткирүү раундунун жүрүшүндө жеткирилген бир жеке санжазылат.

4. Тирүү балыктарды тауу

4.1. Тирүү балыктарды тауу температурасы жана эригендиги боюнча физиологиялык муктаждыктарын канааттандырган температурада суусу барылайыктуу резервуарларда жүргүзүлөт. кыкылтек.

4.2. Органикалык балыктарды жана балык продукцияларын тауууналдында резервуарлар кылдат тазаланат, дезинфекцияланат жана чайкалат.

4.3. Стресс азайтуу үчүнсактык чаралары көрүлүшү керек. Тауу уу чурунда тыгыздык түргөзүлүшү деңгээлге жетпеш керек.

4.4. 4.1, 4.2 жана 4.3-пункттарда көрсөтүлгөн операциялар үчүн жазуулар жүргүзүлөт.

5. С6 Б ашса операторлордон же агрегаттардан продукцияларды кабыл алуу

Органикалык же конверсиялык продукцияны алуу оператор таңгактын идишин же транспорттун зарыл болгон жерде жабилышына 2-бөлүмдө каралган көрсөткүчтөрдүн бар-жогун текшерет.

Оператор 2-бөлүмдө көрсөтүлгөн нэ тикеткадагы мавальматты коштоочу документтердеги мавальмат менен кайчылаштырылат. Бул текшерүү лөрдүн натыйжасы 34(5)-статьяда айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

6. Үчүнүн өлкөдө назыктарды кабыл алуу үчүн натыйжа режелер

Органикалык же конверсиялык продукциялар үчүнүн өлкөдө нташылып келинген учурда, алар мезмунуналмышырууга жол бербөөчү жана экспорттоочунун идентификациясын жана башка белгилерди жана номерлерди камсыз аныгашылуучу таңгактарда же контейнерлерде ташылат. партиянын идентификациялоочуну жана зарыл болгон учурда үчүнүн өлкөлөрдө нташып келүү үчүн контролдоо сертификаты менен кошолууга тийиш

Б

Үчүнчү өлкөдө нташылып келинген органикалык же конверсиялык продукту нүлүсү да импортту кпартия жеткирилген жана анынданарыдая рдоо же сатуу үчүн кабыл алган жеке же юридикалык жак таңгактын же идиш инжабын текшерет жана 45(1)-статьянын (b)(iii) пунктуна ылайык ташылып келинген продукция да ушул статья да эскертилген инспекциялык сертификаттын партия да камылган продукциянын түрү камылган текшерүүгө милдеттүү. Бул текшерүү үчүн натыйжасы 34(5)-статья да айтылган жазууларда ачык көрсөтүлөт.

7. Продукцияларды сактоо

7.1. Продукцияларды сактоочу жайлар партиялардын идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык өндүрүшүнө режелерине туура келбеген продукциялар же заттар менен аралашууну же булганууну болтурбоо үчүн башкарылууга тийиш. Органикалык жана конверсиялык продукттар дайыма так аныкталышы керек.

7.2. 9-жана 24-статьяларга ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилгенден башка эч кандай башкапкы продукттар же заттар органикалык же конверсиялык өсүмдүк жана мөлчө чарба өндүрүшүккө бөлүмдөрдө сакталышы керек.

7.3. Аллопатиялык ветеринардык дары-дармек каражаттарынын ичинде ангибиотиктер, алар II бөлүктүн 1.5.2.2 жана III бөлүктүн 3.1.4.2 (а) пункттарында көрсөтүлгөн дарылоога байланыштуу ветеринар тарабынан белгиленген шартта айыл чарба жана аквакультура чарбаларында сакталышы мүмкүн. II тиркемеде, алар көзөмөлдөнүүчү жерде сакталат жана алар 34(5)-статья да көрсөтүлгөн жазууларга киргизилет.

7.4. Операторлор органикалык, же конверсия дагы же органикалык эмес продуктуларды кандай комбинацияда иштеткенде жана органикалык же конверсияланган продукттар башка айыл чарба азыктары же тамак-ашазыктары сакталган кампаларда сакталган учурда:

(а) органикалык же конверсиялык продукттар башкадан өсүмдүк сакталууга тийиш башка айыл чарба продукттары же тамак-ашазыктары

(б) жүктөрдүн идентификациялоону камсыз кылуу жана органикалык, конверсиялык жана органикалык эмес продуктулардын аралашуусуна же алмашуусуна жол бербөө үчүн бардык чаралар көрүлөт;

(в) натыйжалуу лугу текшерилген иешелүү тазалоочу чаралары органикалык же конверсиялык продуктуларды сактоого чейин жүргүзүлүшү керек жана операторлор бул операциялардын эсебин жүргүзүшү керек.

7.5. Бул максатта сактоочу жайларда органикалык өндүрүштө колдонууга 24-статьяга ылайык уруксат берилген тазалоочу дезинфекциялоочу продукттар гана колдонулат.

Б

IV ТИРКЕМЕ

30-СТАТЪДА КЕЛГ ЕНЦАРТТАР

BG: биолог ичен

ES: э колог ия лык, биолог ия лык, органикалык.

CS: э колог ия , биолог ия .

DA: økologisk.

DE: ökologisch, биолог ия .

ET: mahe, ökoloogiline.

EL: βιολογικό.

EN: органикалык.

FR: биолог ия лык.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

IT: biologico.

LV: биолог ия лар, э колог ия лар.

LT: ekologiškas.

LU: биолог ещ, околг ещ.

HU: околг ия и.

MT: органику .

NL: биолог ия .

PL: ekologiczne.

PT: biológico.

RO: э колог ия лык.

SK: э колог ия , биолог ия .

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: э колог ия .

Б

V ТИРКЕМЕ

ЕВРОПА СОЮУ НУ НОРГАНИКАЛЫК ӨНДҮРҮҮ ЛОГОСУ ЖАНА
КQД НОМЕРЛЕР

1. Логотип

1.1. Европа Биримдигинин органикалык өндүрүш логотиби төмөнкү талаптарга ылайык келиши керек
төмөнкү модель:



1.2. Pantone'догу маалымдаматус - Жашыл Pantone № 376 жана Жашыл (50% көгүшт + 100% сары),
төрттүстү процесс колдонулганда.

1.3. Европ биримдиктин органикалык өндүрүш логотиби көрсөтүлгөндөй ак жана кара
түстө да колдонулушу мүмкүн анытүстү колдонуу мүмкүн болбогону чурларда
гана:



1.4. Эгерде таңгактын же тикетканын фонунунтүстү күңүрт болсо, таңгактын же
эңбелгинин фонунтүстү колдонуу менен символдор терс форматта колдонулушу
мүмкүн.

1.5. Эгерде логотип түстү фондо түстө колдонулса, бул көрүлүш кыйында, фонду
түстөрүнүн контрастын жакшыртуу үчүн логотипти айланындагы чектөөчү
тышкы сызык колдонулушу мүмкүн.

1.6. Таңгакта бир түстө көрсөткүчтөр болгону чурда, Европа Биримдигинин
органикалык өндүрүш логотиби ошол эле түстө колдонулушу мүмкүн.

Б

- 1.7. Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби бийиктиги 9 ммкемэ мес, туу расы 13,5 ммкемэ мес болуу гатийишпропорциянын бийиктиги итуу расы дайыма 1:1,5 болушу керек. Өзгөчө, минималдуу өлчөмү өтө кичинекей пакеттер үчүн 6 ммбийиктикке чейин аз айтылышы мүмкүн.
- 1.8. Евробиримдиктин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби органикалык өндүрүшө тиешелүү графикалык жетектик элементтер менен байланыштырылышы мүмкүн, эгерде алар Евробиримдиктин органикалык өндүрүшлөготибинин табиятын өзгөртпөсө же өзгөртпөсө, ошондой эле ылайык аныкталган көрсөткүчтөрдүн бири да 32-статья менен Улуттук же жеке логотиптерге 1.2-пунктта каралган эталондук түстө найрмаланган жашыл түстү колдонуу менен байланышканда, Европа Бирлигинин органикалык өндүрүшүнү нлоготиби ошол шилтеме эместүстө колдонулушу мүмкүн.

2. Код номерлери

Кодду код номерлердин жалпы форматына мүнөздөй болушу керек:

AB-CDE-999

кайда:

- (a) 'AB' - контроль жүргүзүлүп жаткан өлкөнүн ISO коду;
- (b) 'CDE' - үч тамга менен көрсөтүлгөн термин
Комиссия же ар бир мүчө мамлекет, мисалы "био" же "око" же "орг" же "эко"
органикалык өндүрүш менен байланыштыруу үчүн; жана
- (c) '999' - эң көп үч цифра менен көрсөтүлгөн маалымдама номери
тарабынан дайындалган
- (i) ар бир мүчө мамлекеттин компетенттүү органын контролдоо буюмна милдеттерди өткөрүп берген контролдоо органдарына же контролдоо органдарына;
- (ii) Комиссияга:
- тарабынан таанылган контролдоо органдарына жана контролдоо органдары
Комиссия 46-статьясына ылайык,
 - тарабынан таанылган үчүнчү өлкөлөрдүн компетенттүү органдарына
48-статьясына ылайык комиссия.

M12

VI ТИРКЕМЕ

СЕРТИФИКАТТЫН МОДЕЛИ

ОРГАНИКАЛЬК 2018/848 ЖӨНҮНДӨ (ЕС) 35(1) БЕРЕНЕСИНДЕ СЕРТИФИКАТ
ОРГАНИКАЛЬК ПРОДУКЦИЯЛАРДЫН ӨНДҮРҮ ЖАНА ЭРКЕКЧИЛИК

Төмөнкү: Милдеттүү ээлементтер

1. Документтин номери	2. (тиешелүү тандоо) — Оператор — Операторлор тобу – 9-пунктту караңыз
3. Оператордун же топтун натыйжана дарегин операторлор:	4. Компетенттүү органдын же тиешелүү учурларда оператордун же операторлор тобунун контролдоочу органын же контролдоочу органдын аталышы жана дарегин жана контролдоочу органын же контролдоочу органын олгонуучу рда код номери:
5. Оператордун же операторлор тобунун ниши же ишаракети (тийиштүүлүгүнө жараша тандоо) — Өндүрүш — Даярдоо — Бөлүштүрүү / Базарга жайгаштыруу — Сактоо — Импорт — Экспорт	
6. Европарламенттин жана Кеңештин (ЕБ) 2018/848 Регламентинин (1) 35(7) беренесинде айтылган продукциянын категориясы же категориялары жана өндүрүшкөмөлөрү (тийиштүүлүгүнө жараша тандоо)	
(а) кайра иштетилбеген сүмдүктөрүнүн же сүмдүктөрүнүн продукцияларынын ичинде уруктар жана башка өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалдары Өндүрүшкөмөсү конверсия мезгилин эсепке албаганда органикалык өндүрүш конверсия мезгилинин ичинде өндүрүш органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш	
(б) мөлжөнү кайра иштетилбеген мал чарба продукциялары Өндүрүшкөмөсү конверсия мезгилин эсепке албаганда органикалык өндүрүш конверсия мезгилинин ичинде өндүрүш органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш	
(в) балыктар жана иштетилбеген аквакультура продукциялары Өндүрүшкөмөсү конверсия мезгилин эсепке албаганда органикалык өндүрүш конверсия мезгилинин ичинде өндүрүш органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш	
(г) тамек-ашка тарыпайдалануучу кайра иштетилбеген мал чарба продукцияларынын ичинде аквакультура продукциялары Өндүрүшкөмөсү органикалык продукцияларды чыгаруу конверсия дагы продукцияны чыгаруу органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш	

M12

(e) тоют

Өндүрүшкүмөсү

органикалык продукцияларды чыгаруу
 конверсия дагы продукцияны чыгаруу
 органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш

(e) шарап

Өндүрүшкүмөсү

органикалык продукцияларды чыгаруу
 конверсия дагы продукцияны чыгаруу
 органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш

(g) 2018/848 Регламенттин I Тиркемесинде санылган же мурнку категориялар менен камтылбаган башка продукциялар

Өндүрүшкүмөсү

органикалык продукцияларды чыгаруу
 конверсия дагы продукцияны чыгаруу
 органикалык эмес өндүрүш менен органикалык өндүрүш

Бул документ (ЕБ) 2018/848 Регламентке ылайык оператордун же операторлордун тобунун (тиешелүү лүгүнө жараша тандаңыз) ошол
 Жобого ылайык келээрин тастыктоо үчүн чыгарылган.

<p>7. Датасы жери Агы же нү жана колтам асын берген компетенттүү органдың же тиешелүү учурларда контролду к органдың же контролду к органдың атынаң же квалификациялуу электрондук мөөр:</p>	<p>8. Сертификат ... [датаны киргизүү] башап ... [күндү киргизүү] чейин жарактуу</p>
---	--

9. Регламенттин (ЕБ) 2018/848 36-беренесинде аныкталгандай операторлор тобунун мүчөлөрүнүн тизмеси

Мүчөнүн аты	Дарек же мүчөнүн идентификациясын башка түрү

II бөлүк: Конкреттүү кошулма элементтер

Эгерде компетенттүү орган же аралы болгон учурда (ЕБ) 2018/848 Регламенттин 35-беренесине ылайык операторго же операторлор тобуна сертификат берген контролду к орган же контролдоочу органдардын чечим кабыл алына, бир же бир нече элементтер олтурулат.

1. Продукциялардын каталогу

<p>2018/848 Регламенттин (ЕБ) чөйрөсүндө гү өндүрүчү Кеңештин Регламентинде (ЕЭК) № 2658/87 (1) айтылган продукциянын наталышы жана же Комбинацияланган номенклатура (CN) коду</p>	<p>Органикалык Конверсия да</p>

(1) Кеңештин (ЕЭК) 1987-жылдын 23-июлундагы № 2658/87 тарифтик жана статистикалык номенклатура жана Бирдиктүү Бажы тарифи (ОJ L 256, 7.9.1987, 1-бет).

M12

2. Проду кция лардын саны

Регламенттин (ЕБ) 2018/848 чөйрөсүндөгү өнүмдөрү чүчү н№ 2658/87 Регламентте айтылган продукту нунаталышы жана/же CN коду	Органикалык Конверсия да	Килограммда, литрде же тиешелүү учурларда бирдиктердин саны менен эсептелген сан

3. Жер жөнүндө маалымат

Бу юмду натаалышы	Органикалык Конверсия да Органикалык эмес	Аянты гектар

4. Ишоператор же операторлор тобу тарабынан аткарылуучу жайлардын же бөлүмдөрдүн тизмеси

Дарек же геолокация	Ибөлүктү н5-пунктунда көрсөтүлгөн ишин же ишин сьпаттамасы

5. Оператор же операторлор тобу тарабынан ишке ашырылып жаткан ишаракет же ишаракеттер жөнүндө маалымат жана бул ишаракет, же ишаракеттер өз максаттары үчүн же субподрядчыктары башка оператор үчүн ишти же ишаракеттерди жүзөгө ашырып жаткандыгы жөнүндө маалымат ишке аткарылган ишаракеттер

Ибөлүктү н5-пунктунда көрсөтүлгөн ишин же ишин сьпаттамасы	Өз максаты үчүн ишаракетти/ишаракеттерди жүргүзүү субподрядчы башка оператор үчүн субподрядчыктары ишаракетти/ ишаракеттерди жүргүзүү, ал эми субподрядчыктары ишаракетти ишаракеттерди жүргүзүү, ал эми субподрядчыктары ишаракеттерди ишаракеттерди жүргүзүү бийдонкалууда.

M12

6. Ылайк су бподря дчыү чү нү жак тарабынанише ашырылг анише ишчаралар жө нү нде мөальмат
(ЕБ) 2018/848 Рег ламент инин34(3) беренеси

Ибөлүктү н5-пункту нда көрсөтүлгөн нишин же ишинсыпаттамасы	Оператор же операторлор тобу жооптуу бойдонкалуу да Су бподря ддык ү чү нү жак жооп берет

7. (ЕБ) 2018/848 Рег ламент инин34(3) беренесине ылайк оператор же операторлор тобу ү чү нишаракетти же ишаракеттерди жүзөгө ашырган
су бподря дчылардын тизмеси, аларү чү ноператор же операторлор тобу органикалык өндүрүшө карата жооптуу бойдонкалуу да жана алар
ү чү нбул жоопкерчиликти су бподря дчыга өткөрүп бергенэ мес

Атыже нү жана дарег и	Ибөлүктү н5-пункту нда көрсөтүлгөн нишинже ишинсыпаттамасы

8. (ЕБ) 2018/848 Рег ламент инин40(3) беренесине ылайк контролдоо орг анын аккредитация лоо жө нү нде мөальмат

(а) аккредитация лоочу орг андын аты

(б) аккредитация сертификатына гипершилтеме.

9. Башка мөальмат
